





1-Бөлүм:

БАШТАЛЫШ

A man with glasses and a beard, wearing a suit, is sitting in a large, ornate chair in a library. He is reading a book. The room has a large window with red curtains and a chandelier. Bookshelves filled with books are visible in the background.

Бул окуя байыркы
китепте айтылат, ага миңдеген
жылдар болду. Мен сиздерге
айтайын деген ар бир сөз
чындык. Кээ бирине
ишенүү абдан оор,

Арийне, көп
учурда чындык - ойлоп
тапкан окуяга караганда
чоочундай туюлат.




Эң башында, адам баласы,
жер, күн, жылдыздар, ал эле эмес
жарык жана убакыт жаралганга
чейин эле Кудай бар болгон.

Бирок, Кудай өз өмүрүн
башкалар менен өткөргүсү
келет; Ал досторго жана
коңшуларга муктаж болот.

Ал башталышы жок
жашаган, бирок ал жалгыз
эмес эле. Кадимки адамга
салыштырып айтканда, Кудай бир
эле убакта бир денеде үч адам
бардай жашайт. Анын ар бири
бирдей, түбөлүк жана бир
маңызга, жаратылышка, күчкө,
кыймылга жана эркке ээ. Ал өзү
менен өзү гармониялуу сүйүү
менен айкалышкан.



Ыйык Китеп* бизге: «Кудай өзүнүн даңкын өз ак тактысынын айланасында жайылтуу үчүн, көптөгөн периштелерди жаратат, бирок алардын ичинен Люцифер деген бирөөсү, алардын үчтөн бирин баштап Кудайга каршы чыкканда, Кудай алардын баарын бейиштен кууп жиберет, ал эми Люцифердин атын «Шайтан» деп атап койду!» – деп, айтат.




Бирок, бул окуя алар
жөнүндө эмес.

Бул Кудайдын адамзаттын
үстүнөн жүргүзгөн
иштери жөнүндөгү окуя.

*Шайтан жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат алуу үчүн төмөнкү
аяттарды карап чыккыла: Ышайа 14:12-14, 45:18;
Жезекиел 28:13-19; Матай 25:41; Лука 10:18; Аян 12:4, 20:2

Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз, ээн болуп, түпсүз туңгуюкту каптап турчу, ал эми Кудайдын Руху суу үстүндө каалгып учуп жүрдү.





Бир алеттен эле Кудай
караңгылыкты карап туруп:

«Жарык болсун!» - деди.

Ошентип, адам баласы
түшүнгөн убакыт башталды.



Адамзаттын миллиондогон жылдар ичинде эволюциялык жол менен өнүгүп келе жатат деген теория туура эмес. Ал бардыгын жөн эле «Болсун!» деген сөзү менен жараткан. 24 сааттан турган алты күндүн ичинде Кудай жер бетин жаныбарлар жана өсүмдүктөр менен толтурган.




Алтынчы күнү Кудай топурактан жаңы, тирүү жан жаратты.



Анан Кудай топурактан адамдын денесин жаратып, анын жүзүнө өзүнүн өмүр демин үйлөдү. Ошондо адам, башка жаныбарлардан айырмаланып, Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган тирүү жанга айланды.

Кудай жаңы тирүү жанды
адам деп атап, ага «Адам»
деген ысым ыйгарды.



Ошентип Кудай өзү эмнени
жаратса, ошонун бардыгын
карап, «Бул абдан жакшы
болду!» - деп, абдан сүйүндү.


Башталыш 1:31, 2:7

Кудай ар күнү Адам менен пикир алышып, абдан сонун өмүр сүрүп баштаган. Ошол күндөрдүн биринде, Кудай бардык жаныбарларды Адамдын алдына ат коюу үчүн алып келди. Ошентип, жаныбарлардын баары анын астынан өтүп бүткөндөн кийин, Адам тигилердикиндөй өзүнүн жолдошу жок экенин баамдайт.




Анан, Кудай
мындай деди:

«Мен Адамга
жардамчы болсун
деп жолдош
жаратам!»



Ошондо, Кудай Адамды катуу
уйкуга салып, анын бир
кабыргасын алды да андан абдан
сулуу жардамчы аялды жаратты.



Кудай Адамды ойготуп, аялды алып келди. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: «Укумдап-тукумдагыла, жер жүзүн толтургула!» Адам болсо өзүнүн сулуу аялын «Обо» деп атады.

«Бул – менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт»

Мунун баарын амалкөй Шайтан көрүп турду.

Алар экөө тең жылаңач болушса да жаш балдардай абийири таза болгондуктан жылаңач экенине көңүл бурушкан эмес.

Алар ушунчалык бактылуу өмүр сүрүшкөн, ал жерде күнөө, ачкачылык болгон эмес. Аба ырайы да өтө ысык, же өтө суук эмес болуп, жанга жагымдуу болгон.

Кудайдын мөмөлүү дарагы жөнүндө:


**«Силер бардык дарактардын мөмөлөрүнөн жей бергиле, бирок Эден багынын так ортосунан орун алган дарактын мөмөсүнөн жебегиле, жеген күнү өлүп каласыңар!»
- деп айтты.**



Кудай абдан кооз бакты жаратты жана анын ичиндегилердин үстүнөн, ал эле эмес бүт дүйнөнүн үстүнөн бийлик жүргүзүүнү Адамга тапшырды. Бул бейиш багынын ичинде жегенге жарактуу ар түрдүү жашыл жалбырактуу жер жемиш өсүмдүктөрү жана мөмөлүү дарактар бар эле. Ал эми, ошол бактын так ортосунда эки өзгөчө дарак орун алган: биринин аты «Өмүр Дарагы», экинчисинин аты «Жакшылык жана жамандыкты билдирүүчү дарак» эле. Кудай Адамга: “«Өмүр Дарагынын» мөмөсүнөн каалаган убакта жесең болот», - деп уруксат берди. Адам ал дарактын жемишинен жегенде карыбас, оорубас жана өлбөс касиетке ээ болду. А, бирок Кудай Адамга экинчи «Жакшылыкты жана жамандыкты билдирген дарактын» мөмөсүнөн жебе деп буйруду.



Шайтан Кудайды жек көргөндүктөн, Анын жасап жаткан иштерин бузгусу келип, Обого эң сулуу жаратылган жандуу зат аркылуу сүйлөгөн:



«Кудай сага бардык эле дарактардын мөмөлөрүнөн жей бер, дедиби?»


Ал бизге: «Бардык дарактардын мөмөлөрүнөн жей берсеңер болот, бирок мына бул даракка тийсеңер эле өлүп каласыңар!» - деди.

«Ой! Өлбөйсүң. Сен Кудайдай гана болуп каласың. Бизге окшоп көзүң ачылып, жакшылык менен жамандыкты билип каласың».



Карачы, бул дарактын мөмөсү чын эле абдан сүйкүмдүү экен. Чын эле, мен бул дарактын мөмөлөрүнөн жесем акылдуу болуп калат окшойм. Бирок Кудай бул дарактын мөмөлөрүнөн жебе деп айтпады беле.

Ал эми Обо жакшылык жана жамандык эмне экенин билген эмес.

A woman with long, dark, wavy hair is shown from the chest up. She is looking upwards and to the right with a surprised or awe-struck expression, her mouth slightly open. Her right hand is raised to her cheek, and her left hand is holding a large, glowing golden apple. The background is a bright, golden-yellow light with radiating lines, suggesting a sun or a divine presence. There are green leaves and branches visible in the upper right and lower right corners. In the upper left corner, there is a white rectangular box containing text.

Ошентип Обо Кудайды
укпай ал дарактын
мөмөсүнөн жеп алат.

Өзүнүн алданып калганын
Обо абдан кеч байкайт. Ал
жакшылык жана жамандык эмне
экендигин билип, бирок
амалкөйдүн жетегине кирип калат.

Обо ал жемиштен
күйөөсүнө алып барат да:



«Көрдүңбү, мен
өлгөн жокмун. Сен
да жесең, акылдуу
болуп каласың!»

Башталыш 3:1-6; Аян 20:2


Алардын көздөрү ачылып,
өздөрүнүн жылаңач экендигин
билишип уялып башташат.

Ха, ха, ха,
Ал силерди эми өлтүрөт!
Карагылачы Ал мени
эмне кылды.

Биз эмне
кылып койдук?

Биз Кудайды укпай койдук.
Эми Кудай жакында келет. Биз
жылаңач денебизди жаап
алышыбыз керек.






Адам, сен кайдасың?

Мен сенин үнүндү угуп, сенден корккондуктан өзүмдүн денемди жаап алдым!

**Ким сага жылаңач экенинди айтты?
Менин сөзүмдү укпай, жебе деп тыюу салган дарактын мөмөсүнөн жеп алдыңбы?**



Сен берген аял мага
аны берип, жедирди!

A comic book illustration showing a woman with long dark hair, wearing a dress made of green leaves, pointing her right hand towards a large, white, scaly dragon. The dragon is standing on a grassy field in a forest setting with trees and a bright sky. The woman is looking at the dragon with a concerned expression.

Хшшш...

«Кудай Ободон эмне болду?» – деп сурады. Обо жооп иретинде:

Жылан мени алдады. Ал мага: «Сен өлбөйсүң деди, анан мени Сизге окшоп каласың!» - деди, бирок мен Сизге окшоп калган деле жокмун. Өзүмдү ушунчалык жаман сезип жатам.

Кудай жыланга
каргыш айтып
жатып:



Сен ушул ишти
кылгандыгың үчүн,
өмүр бою бооруң
менен жылып,
топурак жеп жүрүп
өтөсүң.

Аял экөөңөрдүн
тукумуңардын ортосуна
кастык коём. Сен аялдын
тукумунун согончогуң
чагасың, аялдын тукуму
болсо сенин башыңды
жанчийт.




Мына бул,
келечектеги
таймашуу
жөнүндөгү убада.
Аялдын тукуму
Шайтанды
жеңген убак
келет. Ал
адам адамзатты
күнөөдөн
жана өлүмдөн
кун төлөп,
куткарып алып,
Кудайга кайра
алып келет



Кудай Люциферди жана анын жанында жүргөн башка периштелердин баарын көз ачып жумганча эле жок кылып коё алмак, бирок аларга адамдардын жашоосунун даамын татсын деп жол берген. Адамдар Кудайды ээрчийби же Анын каршылашы Шайтанды ээрчийби? – деген мааниде.

Башталыш 3:13-15

Кудай адамзатка
төмөнкүдөй
каргыш айткан:




**Адам, сен аялыңдын
сөзүнө кирип мага кулак
салбагандыгың үчүн жер каргышка
калды, эми мындан кийин отоо чөптөр
жана тикенектер эгинге караганда
көбүрөөк чыгып, жегенге
жараган эгинди алуу үчүн абдан
көп иштейсиң.**

**Тирүүлүгүндө, өкүнүп
жүрүп, мандай териң менен
нан таап жейсиң, анткени сен
топураксың жана кайра
бараар жериң да топурак.**

Мына эми Кудайдын убадасы боюнча,
Адам менен Обонун өлөөр маалы
келди. Бирок, Кудай аларды
өлтүрүүнүн ордуна жаныбарларды
өлтүрүп, алардын терилеринен Адамга
жана Обого кийим жасап берди.





Ал бизди
өлтүргөн жок!
Биз дагы эле
тирүүбүз!

Ал биздин
ордубузга,
жаныбарларды
өлтүрдү!

Адам менен Обо өлгөн жок,
бирок алардын ордуна, ошол
күнү күнөөсүз жаныбарлар
курман болду. Өлүм
жөнүндөгү өкүм аларга тийген
жок, бирок бара-бара алар да
өлүшөт. Өлүм күнөө үчүн
төлөнүүчү кун.


Адам менен Обо күнөөкөр болуп калгандыктан, эми алар колун сунуп «Өмүр» дарагынын мөмөсүнөн жеп алышып түбөлүк өмүргө ээ болуп калышпасын деп, Кудай аларды кооз бейиш багынан чыгарып жиберди.




Кудай бейиш багынын кире бериш жерине «Өмүр» дарагынын мөмөсүнөн бирөө-жарым жеп албасын деп Керуп аттуу жогорку даражадагы периштени сакчы кылып дайындап койду. Бейиш багы кийинчерээк талкаланып жок болду, ал эми «Өмүр» дарагын Кудай жер бетинен алып чыгып кетти. Бир күнү кайра ал жерге келип конот, бирок ага чейин дагы көптөгөн окуялар бизди күтүп турат.

Башталыш 3:17-24: Жезекеил 18:4

Адам жана Ободон көп балдар төрөлөт.
Кийинчерээк, алардын балдары менен
кыздары бири-бири менен турмуш
курушуп, алар да балалуу болушат.



Алардын тун уулу Кабыл, жер иштеткен дыйкан болот. Экинчи уулу Абыл мал өстүрүп чабан болуп калат. Ушул балдардын бири убадаланган Шайтанды жеңген уул боло алабы?




Кабыл менен Абыл Кудай жөнүндө жана бейиш багында болгон окуя жөнүндө билишкен. Бирок Кудай андан кийин эч бир адам менен сүйлөшпөй калган. Адамдын урук-тукуму Кудайга кулак салбай жасаган иштеринин айынан, Кудайдан ажырап калган болчу. Бирок Кудайсыз жашоо абдан кыйын болду.



О, Кудай, мен
күнөөкөр адаммын,
ушул козуну союп
сенин алдына
өзүмдүн өлүмүмдүн
ордуна тартуу
кылам.

Бир күнү алардын ошол эки
баласы Кудайга табынууну
чечишти. Атасынан Кудайдын
жаныбарларды өлтүргөндүгү
жөнүндө уккан Абыл Кудайга
жаныбар тартуулап Анын
астына алып келди.

Кабыл болсо өзүндө болгон нерселердин эң жакшысын тартуу кылып Анын алдына алып келди. Бирок бул кан чыгарып курмандык чалуу болбоду. Анткени Кабыл өзүнүн күнөөсү менен, Кудайды таарынткандыгын билген эмес.



Кудай, ушул менин колумда болгон нерселердин эң жакшыларын белек катары кабыл алып койчу.

Ушул уулдардын бири убадаланган куткаруучу беле?

Жок, Кабыл




Кабылдын тартуусу кансыз
болгондуктан Кудай аны
кабыл албай койду.

Кудайга Абыл жана анын тартуусу абдан жакты. Кудай Абылдын күнөөсүз козунун канын төккөнүн көрүп, Абылдын күнөөлөрүн кечти.




Кудай Кабылга:
«Эгер сен мага жаккан нерселерди кылсаң, иниц Абылдын үстүнөн башкарасың жана ал сен айткан боюнча жашап жүрөт».



Сен менден
эмнең менен артыксың.
Менин тартуу кылып алып
келген мөмө-жемиштерим
сенин канга боёлгон
козундан кем бекен.

Байке, дагы
деле кандуу
курмандык
чалууга
убакыт бар.


A comic book illustration showing a scene with two men. In the foreground, a man with a beard and a headband, wearing a brown tunic, is shouting "Тарс!" with his mouth wide open and arms outstretched. Behind him, another man with a beard and a headband, also in a brown tunic, looks on with a serious expression. The background is a simple landscape with a blue sky and a red ground. A speech bubble is positioned above the man in the foreground, containing the text "Жетишет, мен сени башка уккум келбейт!". The word "Тарс!" is written in large, bold, white letters with a black outline, slanted across the scene. The overall style is that of a classic comic book illustration.

Жетишет, мен сени башка уккум келбейт!

Тарс!...

Абыл ошол замат жан берди,
ал эми Кабыл болсо, кылар ишин
кылып коюп, кыл жип менен
бууп коюп, өзүнүн күнөөсүн
жашырууга аракет кыла баштады.

Бирок, Кабыл өзүнүн жамандык менен жасаган кылмышын Кудайдан жашыра алган жок. Анткени, Кудай баарын көрүп турат жана билет.



Кабыл,
сенин иниц
кайда?

Мен кайдан
билейин? Эмне мен
анын артынан карап
жүрүшүм керек
беле?

Сенин иницдин
каны дагы деле жер
бетинен кете элек. Ал
сенин жамандыкка жол
берегендигин тууралуу
мага билдирип
жатат.

Кудай баарын билет. Ал бүт баарын, ар убакта көрүп турат. Андан эч нерсени жашырууга мүмкүн эмес. Ошондуктан, Ал Кабылдын Абылга жасаган иштерин көрүп турган. Кудай Кабылды каргыштап, анын аялы экөөнү бириктирип чөлгө айдап жиберди. Ошентип, анын кылган айыбы ага өтө көп кайгы жана азаптарды алып келди.

Кабыл да убадаланган куткаруучу уул боло алган жок.

Адам баласы биринчи жаралганда, азыркы учурда кездешүүчү мутант же болбосо оозу-мурду жана дене түзүлүшү кыйшык адамдар төрөлгөндөрү өөрчүй элек болчу. Кийинчерээк, бул маселе түйшүккө айлана баштаганда, жакын туугандардын бири-бири менен никелешүүсүнө Ал тыюу салды.



Кудайдын элдештирүүчү уул тууралуу убадасы эмне болду? Адам жана Обонун ортосунда дагы бир уул жаралып, анын атын Шет деп аташты. Андан кийин алардан дагы көптөгөн балдар жана кыздар төрөлгөн.



Кудай мага дагы бир уулду Кабыл өлтүрүп койгон Абыл деген уулумдун ордун басын деп берди.

Башталыш 4:9-16,5:4;
Элчилердин иштери 17:24-26

Шеттен уул төрөлөт жана андан да уул төрөлөт, бирок алардын ичинен эч кимиси күнөөнүн каргышынан жана өлүмдөн куткаруучу уул боло алган жок. Кийинчерээк, жер бети көптөгөн шаарларга, айылдарга жана чарбалыктарга толуп чыгат.



Улам жаңы муун келген сайын, киши башы көбөйүп күнөө да өсүп жүрүп отурду. Адамдар жыныстык катнашуу күнөөлөрүн жасап жана зордук-зомбулуктарга бара башташты. Алардын ойлору толук бузулду. Ошентип, алардын эч кимиси адил жашаган жок. Адам бир күнөө кетирген болсо, азыркы адамдар көп күнөө кетире башташты.



Кудай: «Мен жер бетине адам жаратканыма аябай өкүнөмүн. Эми мен жер бетиндеги ар бир жанды кыйратып жок кылам!» - дейт. Ал эми мунун баарын көрүп турган Шайтан абдан кубанса керек.

Арадан тогуз муун (1400 жыл) өттү
жана дүйнө күнөөгө толуп бүттү.

Адамдар өздөрү менен эле
бирге жашап жаткан адамдарды
кулга айландыра башташты.

Кудай деги өзүн
сүйүп жашаган үй-
бүлөгө ээ болобу?


Башталыш 6:5-7; Римдиктер 5:12



Болжол менен биздин заманга
чейин 2500 жыл мурда.



Бирок, алардын арасында Нух
аттуу ар дайым жакшы иштерди
аткарган, бир адил адам болчу .
Анын кылгандарына ыраазы
болгон Кудай, аны жана анын үй-
бүлөсүн жер бетиндеги улуу
кыйратуудан сактап калууну чечти.



Нух, мен жер бетине
болуп көрбөгөндөй топон сууну
жөнөтөм. Бүт бардык тирүү жан
өлөт. Ошондуктан, өзүңдү жана
үй-бүлөңдү сактап калуу үчүн
чої кеме курасың.


Өзүң менен бирге жер
бетинде жашаган ар бир
жаныбардан түгөйү менен кошуп
ал. Анан өзүңө жегенге ар бир адал
жаныбардан 7 ден кошуп ал. Мен
сага кемени кантип жасаганды
айтып берем.

Нух, Шайтандын иштерин талкалаган, убадаланган уул боло алганбы? Ал Кудайга баш ийип жашаганбы же ал да ката кетиреби?



Кудай Нухка жер бетинде жашаган жан-жаныбарлардын түгөйлөрү менен жана алардын тамак-азыктарын батыра ала турган кемени кантип курууну айтып берди.

Башталыш 6:8-9, 17-22, 7:2



Нух, жакында баарын талкалап өлтүрө турган топон суунун келери жөнүндө ойлоп, кайгыга батып, адамдарга күнөө кылгандарын токтотуусун айтып, эскертип жүрдү.

Мен силерге акыркы жолу айтып жатам. Кудай жер жүзүн топон суу каптатып жок кылганы жатат. Силер мага ишенип мени менен кемеге киришиңер керек.

Эмне үчүн Кудай өзүнүн сүйүктүү балдарын кыйратып жок кылгысы келсин?

Күнөө үчүн. Силер күнөө кетиргениңерди токтотуп коңшуларыңарга адилдик менен мамиле кыла баштагыла.


Алжыган абышка десе!

Жүз жыйырма жылдын ичинде кеме курулуп бүткөндөн кийин, Кудай жер жүзүндөгү бардык жаныбарларды кемеге киргизүү үчүн жиберди.

Карагылачы дагы жаныбарлар келип жатышат. Алар кудум бирөө чакырган сыяктуу келип жатышат.

Кээ бири абдан кызыктай экен. Мен мындай жаныбарлар бар экенин билбептирмин. Нухтун, Кудай топон сууну каптатат, дегени чынбы дейм, ыя?

Жок. Кай жерден көрдүң эле ушунча жерди каптай алган сууну?




Болду, башка
орун калган жок.

Бул жаныбарлар
акыркылары.

**Нух, убакыт келди. Кел,
кеменин ичине бүт үй-бүлөңдү
киргиз. Болду эми күнөө
кылганын токтотпогондорго
өтө кеч болуп калды.**

Кудай кеменин
каалгасын
жапты, бирок
жети күндүн
ичинде эч нерсе
болгон жок.



Ха, Ха, Карагылачы
бул акылсыздарды,
тептегиз жана ушунчалык
башка суулардан алыс аралыкта
жайгашкан жерде, жаныбарлар
менен бирге кеменин ичинде
сасыпкамалып отурганын.


Ооба, менин
оюмча аларды
арстандар жара
тартып жеп
койду го.

Алар бир
жумадан бери
ичинде
отурушат.

Бирок жетинчи күнү жамгыр жаап баштаганда суу көтөрүлүп жер бетин каптап баштады.


Мен мындайды
эч качан көргөн эмесмин,
менимче тиги кеменин
ичиндеги акылсыздардын,
Кудайдын адамдарды
күнөөлөрү үчүн өлтүрүп жок
кылат деп айткандары
туура бейм, ыя?





Кишинин
күлкүсүн келтирбечи;
Кудай - сүйүү да. Кантип
эле биздин ушунча динчил
адамдарыбыз калып жалгыз
бир адам күнөөкөр эмес
болуп калсын?

Мурда бул мезгилде жамгыр жааган эмес. Аба ырайы ушунчалык жанга жагымдуу болуп жана жерди сугаруу үчүн жерден буу көтөрүлүп турчу. Эч ким буга чейин, жамгырдын жааганын көргөн эмес. Чындыгында, адамдардын Нухтун Кудайдын асмандан жамгыр жаадырып топон суу каптатат, дегенине ишенбешине толук себеп бар болчу. Ошондуктан, көптөгөн адамдар кантип эле асмандан суу түшсүн деп ишенбей, Нух акылдан адашты деп ойлошконуна карабай, Нух Кудайдын айтканына бекем ишенди.



Мен Нухка кулак
салсам болмок. Мен эмне
деген келесоомун.

Кудай, менин
жаш бөбөгүмдү
сактай көр!

Болжол менен биздин заманга
чейин 2348 жыл мурда.

Нухтун чыркырап чындыкты
айтканын адамдар түшүнө
баштаганда, өтө эле кеч болуп калды.

Жамгыр 40 күн 40 түн тынбай
тоолордун баарын суу басып
калганча жаады. Ошентип,
Нухтун кемесиндегилерден
башка эч бир тирүү жан калбай,
баары өлдү. Ал эми алар кемеден
чыккан мезгилге чейин дагы бир
жылдан ашуун убак бар эле.

Башталыш 7:12, 19-23, 8:9-11



Топон суу
төмөндөп, биз
кемеден сыртка
чыкканда мен
абдан ыраазы
болмокмун.

Акырында, Нух бир көгүчкөндү учуруп жибергенде ал оозуна бир чөп тиштей келет, бул кайсы бир жерде өсүмдүк өсүп турганын билдирди. Кийинчерээк, ал аны дагы бир жолу коё бергенде, ал кайра кайтып келген жок, бул анын жашаганга жай таап алгандыгын билдирди.

Андан көп өтпөй эле, кеме Арарат деген тоонун башына барып токтоду.

Ошентип, алардын бардыгы күнөөдөн арылып, таптаза болгон күнөөсүз дүйнөгө чыгып келишти.



Нух дароо эле курмандык тартылуучу жай кура калып, Кудайга арнап курмандык чалды. Ушундан кийин Нух адил адамга айланды, себеби анын жүрөгүндө дагы эле күнөө жашап турган болчу. Бул кан төгүлүп Кудайга курмандык чалуу, Нух жана анын үй-бүлөсүнүн мындан аркы өмүрү үчүн кун төлөө болчу.



Каны төгүлүп союлган сегиз жаныбардын жаны Кудайдын даңкы менен сакталып калды. Кудайдын бул керемети бейиш багында Адам менен Обону кийиндирүү үчүн терилерин сыйрып алган жаныбарларды өзүнүн даңкы менен кайра тирилткениндей болду.



**Мен силерге асмандан
асан –үсөн (күн желеси) бергеним,
мындан ары жер бетин топон суу
менен каптатпайм дегеним. Силер
көптөгөн балалуу болуп бүт
жер-жүзүн толтургула.**



Мындан ары бардык жаныбарлар адамдардан коркуп жашашат. Эми силер бүт жандуу жаныбарларды, жер жемиштерди жегендей эле жей берсеңер болот. Бирок, эч бир жандын канын ичпегиле. Эч кимди өлтүрбөгүлө.



Ким бирөөнү өлтүрсө, ал башка бирөө аркылуу өлтүрүлөт. Ким бирөөнүн канын төксө, ал адамдын каны өзүнүн кылган кылмышы үчүн башка бирөө аркылуу төгүлөт, анткени канда жан бар.




Нух дыйканчылык кылып, жүзүм эгип өстүрө баштайт. Жаңы дүйнө бир гана төрт үй-бүлөдөн туруп, бирок бат эле алардын балдары да балалуу боло башташты.




Башталыш 8:4. 20. 9:1-29

Нух жүзүмдү бир нече жумага жабык идиштин ичине салып койсо жан дүйнөсүн жыргаткан абалга алып келтирчү ичимдик пайда болорун билип алды. Нух ал ичимдикти жактырып калып кээде иштей албаган күндөр да болуп жатты. Кээ бир учурда ал ичимдикти ичип алып, эстен танып жыгылып калган күндөр да болду. Ошентип бара-бара ал, Кудайга жакпаган иштерди да жасап койчу болду.



Бир күнү Нух кийимдерин чечип таштап, жылаңачтанып жатып уктап кетти. Ошондо, анын баласы Хам атасынын уяттуу жерин көрүп, андан бир оюн көргөнсүп кымындай түштү. Анан ал башка бир туугандарына өзүнүн көргөнү жөнүндө мыскылдап айтып берди.



Нух
ойгонгонд
о анын
балдары
Хам
жөнүндө
айтып
беришти.

Мындан кийин сенин
балаї Канаан жана анын бүт
урук-тукумдары Шемдин урук-
тукумдарынын астында
кул болот.

Көп жылдар өткөндөн кийин анын айткан
пайгамбарчылыгы аткарылды. Ошентип,
Хам урук-тукумдары Ханаанда же болбосо
азыркы Палестина жергесинен орун алышып
Жүйүттөргө кул болуп жашап калышат.

Башталыш 9:21-27;
I Падышачылык 4:40;
Забур 78:51, 105:23,
27,106:22


Адам жана

Обо

Шет

Кабыл

Абыл



Нух жана анын үй-бүлөсү Кудайдын Ак-Батасына ээ болушкан.



Кудай ошол сегиз адамдан башкасын бүт өлтүргөн.

Жепет өз убагында батыш жана түндүккө өз элин жайылтып, жердеп калган. Шем чыгышка барып Азиядан орун алган. Хам түштүктөгү Африкадан жана Азиянын түштүгүнөн орун алган. Анын балдарынан тараган уруулар, Канаан, же бобосо азыркы Палестина жергесинен орун алган. Ушинтип дүйнө- жүзү кайрадан элдерге толгон.



Болжол менен биздин заманга
чейин 2247 жыл мурда.

Нухтун уулу Хамдын Куш деген баласы болот,
ал эми Куштан Нимрод деген уул төрөлөт.
Нимрод ушунчалык чыгаан мергенчи болуп
чыгат жана анын атак-даңкы бүт жер-жүзүнө
тараган. Кийинчерээк ал Кудайдан баш
тартып өзүнүн динин ойлоп таап аны Бабыл
деген жерде жайылта баштаган.

Бабыл жергесинин эли Кудайдын буйругу
боюнча жер жүзүнө тарагыла дегенге каршы
болушуп, баары бир жерде жашашып,
табынуучу жайдын борбору катары аябагандай
бийик мунараны куруп башташкан.



Бирок алар табынып
жаткан кудай аларды
жараткан Кудай эмес болчу.
Шайтан аларды жыгачтан,
таштан жана темирден
жасалган кудайларды
жаратууга үндөп жетелеген.

Кудай алардын бири-биринен ажырабай, жер-жүзүнө тарабай чогу жашап жаткандарына аябай ачуусу келип, аларды ар кандай тилдерде сүйлөтүп койду.



ይህ ዓይነት ጭቃ
ጸሎትና ጭቃ
ከግብርና ጋር

הנה כי יבא
היום הזה ויהיה
השפה

Жумушчулар бири-бирин түшүнө албай калгандыктан, мунараны курууну уланта алышпай калат.



Ар бир тилде сүйлөгөн топтор өз алдынча бир жакка кетип жатышты. Кээ бирлери алыс жерлерге, кээ бирлери кемеге түшүп башка аралдарга, кээ бирлери суук болгон түндүк тарапка, ал эми кээ бирлери абдан ысык чөлдөргө кетип жатышты. Ошентип, Кудайдын жер-жүзүнө тарап аны толтургула деген буйругу өзүнөн өзү эле аткарылды.



Жер бети адамдарга толгон сайын күнөө да көбөйө берди. Адамдар буттарга табынышып тирүү Кудай жөнүндө унутуп коюшат.

Башталыш 10:6-10,11:1-9



2-Бөлүм:
ЫБРАЙЫМ

Ыбрайым деген бир адам кол менен
жасалган сөлөкөттөр чыныгы
Кудайдыкы экендигине ишенбеген. Ал
Кудайды жаратуучу катары таанып жана
жасалма кудайга табынуу аркылуу ага
табынуу мүмкүн эмес экендигин билген.




Кудай ага мындай деп сүйлөдү:
«Ыбрайым, бул бутка
табынуучулардын шаарын ташта.
Өзүңдүн үй-бүлөңдү жана өлкөңдү
таштап мен айткан жерге бар. Мен
сени бүт улуттардын атасы кылам.
Сени алкагандарды мен алкайм, сени
каргагандарды мен каргайм. Сен
аркылуу бүт элдер бата алышат».



Ыбрайым, күнөө менен өлүмдү талкалаган
убадаланган уул боло алмакпы?

Болжол менен биздин заманга
чейин 1921 жыл мурда.




Ыбрайым, өзү уккан үн Кудайдыкы экендигине ишенген жана кайда бара жатканын билбесе да, Ага баш ийген. Ал буттарга табынуучуларды таштап тирүү Кудайды ээрчип баратканын гана билген. Өзүнүн Кудайга ишенгендигин далилдөө үчүн ага башка эч нерсенин кереги жок эле, бирок ал өзүнүн жакын тууганы Лотту өзү менен бирге алып кетти.

Ыбрайымдын сапары Хамдын баласы отурукташкан Канаан жергесин көздөй тартылат. Азыр ал жер «Палестина» деп аталат. Ошол жерде Кудай ага мындай деп сүйлөйт:



Ыбрайым, ошол жердин бул четинен аркы четине чейин басып өт. Ушул Канаан жергесин сенин келечектеги балдарыңа берем. Мен сенден ушунчалык көп жана эсеп жеткис эл жаратам. Аларды жердеги кум сыяктуу көбөйткөндөн көбөйтөм.



Саара, Кудай мага:
«Сенин абдан көп
балдарың болот!» -
деди.

Сен билесиң да,
мен бала төрөй турган
курактан ашып калдым.
Кантип мен балалуу
болмок элем?


Кудай: «Сен
уулдуу болосуң!»
- деди.

Башталыш 12:1-3, 13:14-17

Кээ бир учурларда
Ыбрайым өзүнүн
сапарын токтотуп
Кудайга кан чыгаруу
менен курмандык
чалып турду. Ал
Абыл сыяктуу өзүнүн
күнөөлүү экендигин
жана ал өлүмгө
татыктуу экендигин
моюнуна алып,
курмандык чалган.

Козуну курмандыкка чалуу
күнөөдөн арылта алган эмес, бирок
Кудай анын ишенимин көрүп туруп,
ага жараша анын күнөөсүн кечкен.






Арадан он жыл
өткөндөн кийин...

Ыбрайым, сен он жыл мурда мага: «Сен бала төрөйсүң деп, Кудай айтты!» - дедиң эле. Мен азыр 75 жаштамын сен болсо, 85 тесиң. Биз карып баратабыз, бирок дагы деле балалуу боло алган жокпуз. Жакында, сен бала төрөткөнгө деле жарабай каласың. Сен ошону чын эле Кудайдан уктун беле?

Мен аны Кудай айтканын билем, бирок Ал эмнеге мынча узак убакыт күтүп жатканын билбейм. Ал мага: «Сенден улуу эл чыгарам!» - деп айткан, а бирок анын ордуна курган чал менен бала төрөөгө чамасы жок кары кемпир, дагы эле короо-короо койдон башка эч нерсеси жок отурушат.





**Коркпо, Ыбрайым,
Мен сенин калканыңмын,
сенин сыйлыгың абдан
чоң болот.**

Мага кандай
сыйлык бермек
элең, өзүм балалуу
боло албай
жүргөндө?

**Сен жана Саара
перзенттүү
болосуңар!**



**Келчи, Ыбрайым, мына бу
жылдыздарды көрдүңбү, сен
аларды санай албайсың. Ушул
жылдыздардай эле сенин
балдарың да сан жеткис
көп болот.**

Баары Сен
айткандай болот, мен
ага ишенем.

**Сенин мага болгон ишениминди,
мен адилдик катары кабыл алам. Сен
билип кой, сенин балдарың бөтөн жерде
жашайт. 400 жыл кул катары бөтөн жерде
кызмат өтөгөн сенин балдарың эбегейсиз
чоң байлык менен ал жерди таштап чыгат.
Анан алар ушул жерге келишип аны
мурас катары кабыл алышат.**

УБашталыш 15:1-6, 13-14



Уул жөнүндөгү убада
кайда? Мен күндөн күнгө
карып баратам. Жакында сенин
уругуң түгөнөт. Ыбрайым,
мен сага эч качан бала
төрөп бере албайм.

Салт боюнча, күң
аялдардын бири менин
ордума төрөп бериш
керек.



Бул биздин балалуу
болушубуздун акыркы айласы
экенин көрбөй турасыңбы? Кеч
болуп кала электе аны ал да,
перзенттүү болуп калганга аракет
кыл. Бул Кудайдын эрки.
Антпесең кантип улуу элдин
атасы болмок элең.





Мындан
башка
жол жок.


Ыбрайым сыйынбай туруп, ал эле эмес Кудайдын берген убадасын да унутуп, аялынын айтканына көндү.

Бир нече айдан
кийин...

Мен
Ыбраымдан
балалуу болгону
калдым.




Ажар Ыбраымдан төрөй тургандыгын
билгенде өзүнүн көөдөнүн көтөрүп Саараны
жек көрүү менен карай баштады. Саара
муну көргөндө, ичи ачышып ачуусу келди.



Саара Ажарды кара санатайлык менен аябай эзип иштетип жатты. Кудай эч качан адамды эки аялдуу болусун же болбосо күңүнөн балалуу болсун деген эмес.

Сууну ташып
бүткөндөн кийин,
отун жарып
башта.

Ажар качуу планын
ойлоп чыкты.


A woman wearing a grey headscarf and a grey dress is shown in a state of distress. She is looking upwards with an open mouth, as if shouting or crying. A hand is visible on her right shoulder, suggesting she is being supported or restrained. The background is a dark, stylized landscape with some foliage.

Ажар ошентип ал жерден чөлдү көздөй качып чыгып кетти. Ал качып жүрүп олтуруп чарчады жана андан ары бара албай калганда, ачкалыгынан кулап түштү. Кудай Ажардын азап чегип жатканын көрүп:

Ажар, Саарага кайтып барып ага баш ийгиниң. Сен балалуу болосуң жана анын атын Ысмайыл деп коёсуң. Анын мааниси, Кудай угуп турат дегенди билдирет.



**Андан көптөгөн
сан жеткис балдар
төрөлөт. Ысмайыл жапайы
эшектей болот. Ал ар дайым
ар ким менен урушуп-
талашып жашайт. Ал өз
бир туугандарынын
жанында жашайт.**



Ажар ошентип кайтып
келип жана өз убагы
келгенде уул төрөдү.

«Кудай мага:
«Бул уул Ыбрайымдын уулу
болгондуктан ал көп элдин
атасы болот!» - деди».

Ысмайыл кийинчерээк бүткүл араб
элдеринин атасы болуп калды.

Ыбрайым 86 жашка толгондо Ысмайыл төрөлдү. Ысмайыл төрөлгөндөн көп өтпөй эле Ыбрайым бала төрөткөнгө жарабай калгандай болуп аябай карып калды. Ысмайыл, Кудай Ыбрайымга убадалаган уул болдубу? Бирок Кудай ал уул Саара менен Ыбрайымдан төрөлөт деп айткан да.




Эгер Ыбрайым менен Саара балалуу болгонго жарабай калышса Кудай өзүнүн убадасын кантип аткара алат?

Ысмайыл 13 жашка чыкканда, Ыбрайым 99 жашка чыкты, ошондо Кудай ага дагы бир жолу сүйлөдү:

**Ыбрайым, мен Кудуретүү
Кудаймын. Мен айткандын
баарын аткар жана күнөө кетирбе.
Мен сага мурда айткандай, сенин
балдарыңды көбөйткөндөн
көбөйтөм жана сен көп улуттардын
атасы болосуң. Сени менен түзгөн
келишимимди сени менен жана
сенин балдарың менен бузбай
сактап ишке ашырам.**



Мен Канаан жергесин сага жана сенин балдарыңа түбөлүккө энчилеп берем. Сааранын боюна бүтүп, мен убадалаган жана ошол көп улуттун клечектеги төрөсү болгон уулду төрөп берет.



Ха-ха. Кантип эле ошондой болсун? Менин жашым 99 га ал эми Саараныкы болсо 89 га барып калды. Менин денем солгундап өлүктөн айырмасы жоктой болуп калды. Биз балалуу боло албайбыз. Ошондуктан, суранам, Ысмайылды эле ошол убадаланган уулга айландырып салчы.

**Жок, мен башында эле убадалагандай
силердин өз денелерден жаралган убадаланган
уулдуу болосунар. Ошентип кандай болгондо
да, мен убадалаган Ак-Бата Ысмайыл
аркылуу эмес, Анын өзү аркылуу таралат.
Бир жылдан кийин Саара уул төрөйт.**




Ушундай да болчу беле?... Ооба!
Адамды жараткан Кудай эки карыган
денеден уул жараталбай эмне
болуптур... Албетте, Кудай муну да
жасай алат!





Бир нече күн өткөндөн кийин үч жолоочу чөл тараптан чыгып келишти. Алар алыс жол жүрүп чарчап-чаалыккандай эмес жана ошол эле замат жакын арадан келгендерге да окшошподу.

Алар демдүү-күчтүү, ишенимдүү жана түбөлүк өмүргө ээ адамдар сыктуу эле.

An illustration of three men in a desert landscape. The man on the left wears a red head covering and a white robe with a red sash, holding a long staff. The man in the middle wears a brown head covering and a brown robe. The man on the right wears a white head covering and a white robe with a green sash. They are standing in a sandy, hilly area. The background shows rolling hills and a clear sky.

Ыбрайым, аларды улам карап отуруп бул чөлкөмдөгүлөргө окшобогонун сизди, бирок ал бул коноктордун бул дүйнөдөн эмес экендигин билген жок.


Алардын экөөсү адил периштелер эле, ал эми үчүнчүсү болсо, Ыбрайым менен сүйлөшүүгө мүмкүн болсун деп, периштенин бейнесин кийген Кудайдын өзү болчу. Ыбрайым аларды утурлап тосуп чыкты.



«Ыбрайым,
сенин жубайың
Саара уулдуу
болот».

Хи-хи-хи...

«Мен карыган
кемпирмин жана абышкам
Ыбрайым менден да
карыраак болсо, кантип эле
мындайга жөндөмдүү
болушубуз мүмкүн?»



Эмне үчүн Кудай: «Сен
уулдуу болосун!» - деп, айтса
Саара күлүп жатат?


Мен күлгөн
жокмун.

Жок, сен чындап эле күлдүң,
анткени ишенбей жатасың. Кудай
үчүн кыйын нерсе барбы? Сенин
боюңа бүтүп, төрөй турган
маалыңда мен кайра келем.



Ыбрайымга, мен кылганы жатканым жөнүндө айтып беришим керекпи? Ал көп балалуу болуп, укум-тукумуна мага баш ийип жашоону үйрөтөт.

Ооба, ал билиши керек.




Содом жана Амор
шаарларында күнөө абдан күч
алып, чегине жетти. Ошондуктан,
мен ушул шаарда жашаган ар бир
жанды, атап айтканда, эркектерди,
аялдарды жана жаш балдарды,
тыптыйпыл кылып
жок кылам».

Бирокменин
тууганым Лот да
өзүнүн үй-бүлөсү
менен ошол жерде
жашайт!



Кудай,
адил адамдарды күнөөкөр
адамдар менен кошо жок кылбайт
го.. Эгер ошол шаарда 50 адил
адам бар болсо эмне кыласыз? Адил
адамдарды сактоо үчүн бүт шаарга
ырайым кыласызбы? Акыркы Сот
адилдик менен ишке ашары
белгилүү.

Эгер мен ошол
шаардан 50 адил адам
тапсам, анда бүт
шаарга ырайым
кылам.



Мен пендемин, топуракмын,
Кудай менен сүйлөшүүгө татыксызмын, бирок
эгер ошол шаарда 45 адил болуп калса, дагы 5 адил
адам жетпей калды деп, бардык шаарды
жок кыласызбы?

Эгер ал жерде 45 адил
адам чыкса, мен ал шаарды
талкалабайм.

Эгер 40 адил адам
табылса да, шаарга
тийбейм.

А, эгер 40 адил адам
гана табылсачы?




Таксыр, мага
ачууланбаңыз, бирок
30 эле адил адам
табылсачы?

Ошол 30 адам
үчүн шаарга
тийбейм.

Эгер 20 адил
адам табылса,
ошол күнөөгө
баткан шаарга
тийбейм.

Эгер 20 адам
табылса эмне
болот?

A comic book illustration showing a man and a woman in a desert setting. The man, on the right, has a beard and is wearing a brown turban and a red tunic. He is holding a wooden staff. The woman, on the left, is shown in profile, looking towards the man. She has dark hair and is wearing a white headscarf. The background is a simple, stylized desert landscape with some foliage. There are three speech bubbles containing text in Kyrgyz.

Сизден өтө суранам, каардана көрбөсөнүз экен,
бул менин акыркы суроом болсун, жооп бере көрүнүз.
Эгер 10 гана адил адам чыкса эмне болот?
Шаарды талкалайсызбы?

Жок, эгер
мен 10 адил жан
тапсам, шаарды
талкалабайм.

Эгер 10 адил адам
да таппасаңыз, анда менин
жээним Лотко эскертип
коюңузчу.


Бүгүн кечинде
биз ага тийе кетебиз.

Ошол эки периште шаарга кечинде кирип, Лоттун үйүнүн жанынан өтүп баратышып.



Ушунчалык бузулган жер турбайбы, мен ойлогондон да жаман экен.

Мен эми, Кудай эмне үчүн бул жерде жашаган бардык адамдарды жана жаныбарларды жок кылгысы келип жатканын, түшүндүм.



Эй, жолоочулар,
силер эмне кечинде көчөдө
жүрөсүңөр, бул жер коопсуз
эмес. Келгиле, менин үйүмө
кирип, түнөп кеткиле.

Сулуу
кишилер
экен. Жүрү
башкаларга да
булар жөнүндө
айтып берели.



Лот, буларды биз менен бачабаздык кылсын деп жөнөткөн го.


Жоголгула, булар андай бузукулукка барышпайт.

Ал эмне өзүн бизден жакшыраакмын деп ойлоп жатабы?

Биз сенин үйүндүн эшигин талкалап, сенин чет элдик конокторуна көргүлүктү көрсөтөбүз.

Ал аябай тажаалданган адам го.

Бизге сенин кыздарыңын кереги жок, бизге тээ тиги сулуу эркектер керек.




Кудай-Теңир
силерди көр кылат.

Алар
кайда
кетти?

Ким чыракты
өчүрүп салды?


Ким чыракты
өчүрүп салды?

Менин көзүм
көрбөй атат! Эмне
болду?




Сен эртең менен үй-бүлөң менен шаардан чыгып кет. Кимге бул жөнүндө эскерткиң келсе, эскерт. Кудай адил, ошондуктан мындай күнөөгө эми чыдабайт.

Эртең Кудай бул жерге асмандан от жаадырат. Содом жана Амордо жашагандардын баары өлүшөт.



Болгула бачым,
от жакында келип
түшөт, эч ким качып
кете албайт.

Кудай сага:
"Шаар күйүп жатканда,
кылчайып артын
карабасын!" - деп
айтты.



Арт жакты
караба!

Ы-ы-ы...



Ай, жок! Ата! Апам
Кудайдын сөзүн укпай,
туз мамыга айланып
калды.

Караба!
Токтобой астыга
баса бер.


Ошол күнү Содом менен Амордо жашаган ар бир жан өлүп жок болду. Кудай адил! Ал күнөөнү ушунчалык жек көрөт, айрыкча бузукулук менен жакындашууну – эркек менен эркек жана аял менен аялдын бири-бирине жакындашуусун, жек көрөт. Жаш балдар менен болгон жыныстык катнашуу эң жаман күнөө болуп эсептелет.



Кудай: «Жер жүзүн экинчи жолу эч качан топон суу каптатып кыйратпаймын!» – деп убада берген. Кийинки жолкусунда ал от менен кыйратып жок кылат. Кандай гана күнөө болбосун анын жазасы өрт көлүндөгү денелик жана түбөлүк өлүм. Кудайдын ырайымы менен Лот куткарылды. Лоттун аялы болсо Кудайдын: «Артыңды караба!» – дегенине толук ишенбей, кулак салбагандыктан туз мамыга айланды.



Күнөө үчүн жаза
бир гана өлүм.



Кудайдын сага ырайым кылгандыгына мен абдан кубанып турам. Лот, сен ал жерде өлмөксүң. Кудай күнөө менен бузукулукту абдан жек көрөт. Сен андай адамдарга жолобошуң керек.


Аялың үчүн биз көңүл айтабыз. Сен эми эмне кыласың?

Биздин мындан аркы жашообуз эч качан андай болбойт эми.

Лот эки кызы менен сапарын улады, ал эми Ыбрайымга болсо Кудай батасын берди.

Башталыш 19:24-26; Лебилер 18:22; Римдиктер 1:23-32, 6:23; 1-Корунтуктар 6:9-11; Аян 21:8

Кудай, Саара уулдуу болот деп убада берген. Ыбрайым менен Сааранын көптөн бери уннутта калган бирин-бири каалоо сезимдери ойгоно баштады.



Ыбрайым, сен эмне эле болуп калгансың? Көп жылдардан бери сен мага минтип карай элек болчусуң.



Бул кандай керемет! Көп өтпөй эле бардыгы Сааранын кош бойлуу болуп калгандыгын билишти!

Кудай айткандай, анын атын
Ыскак деп койбуз. Ал улуу
элдин атасы болот.



Ооба, Кудай мага
сен уул төрөйсүн дегенде,
мен күлбөдүм беле. Менин
ушунча жашымда бала
төрөөрүмдү ким билип
коюптур?

Кудай убадасына
турду. Ал ар дайым
ушундай кылат.

Ыбрайымдын Ажардан көргөн 14 жаштагы уулу Ысмайыл, жаңы төрөлгөн бөбөктү жек көрө баштады.



Кичинекей
келесоо менин
үстүмөн күлүп жатат.
Мен бул мисирликти
менин уулум Ыскак
менен бир үйдө
жашатпайм.

Тиги, күндү баласы менен кошо кууп чык! Алар Кудайдын убадасы менен төрөлгөн Ыскагым менен бирге мураскор боло алышпайт.



Кудай Ыбрайымга мындай деп айтты:
«Сааранын айтканын кыл. Ажар менен
Ысмайылды үйүндөн кетир. Ысмайыл
Ыскак менен бирге мураска ээ боло
албайт.


Буга анчалык кайгыра бербе,
себеби Мен алар үчүн өзүм кам көрөм.
Ысмайыл да сенин уулуң, ошондуктан
мен андан да улуу эл чыгарам. Бирок,
Шайтанды жеңе турган Куткаруучу,
убадаланган Уул, Ысмайылдын эмес
Ыскактын тукумунан чыгат.



Ысмайыл эр жетип, Араб
элинин атасы болсо, ал эми
Ыскак Жүйүт элинин
атасы болуп калат. Арабдар
менен Жүйүттөр аталаш
бир туугандардын балдары.


Башталыш 21:1-3, 9-14

* «Ыскак» деген ат, «күлкү» деген сөздү
түшүндүрөт.



Сен керемет уулсун.
Сен дүйнөнү күнөөдөн
арылтасыңбы?

Ыбрайым өзүнүн
уулу Ыскакты
ушунчалык
сүйгөндүктөн, алар
бири-биринен
айрылгыс болуп
калышты.




Ата, сен эмнеге бул татынакай козуларды союп, аларды таштардын үстүнө коюп алып, өрттөп жатасың?

Мен козуну союп, Кудайга тартуулаганым, өзүмдүн күнөөкөр экендигимди моюнума алып, менин ордума күнөөсүз козуну өлтүрүп жатканымды көргөзүү.

Асмандын жана жердин Кудайы, ыйык жана таза, мага окшогон күнөөлүү адамга салыштырганда, ал өтө аруу. Эң биринчи киши - Адам күнөө кетиргенден бери жер бетиндеги бардык пенделер Кудай алдында күнөөлүү.

“Күнөө кылсаң өлөсүң!” дегенине карабай күнөө кетиришкен Адам менен Обонун уяттуу денелерин Кудай өзү өлтүргөн жаныбарлардын терилери менен жапкан.

Ыскак эр жетти жана атасынын Кудайына ишенгенге үйрөндү. Ыбрайым аны ушунчалык сүйгөндүктөн, алар чогуу Кудайга табынып, курмандык кылуучу жайга да бирге барып жүрүштү. Козу союлуп, анан курмандык чалынуучу жерге коюлуп, өрттөлдү.



**Ыбрайым, өзүндүн уулунду
алып, аны бүтүндөй өрттөлүүчү
курмандык кылып мага
тартуулашыңды каалайм.**






Оо, Кудай!

Сен кантип ушул нерсени
сурайсың? Мен Сени тааныбай
турам. Бутпарастар гана адамды
курмандыкка чалышат! Сен деген,
менин уulum Ыскактан улуу эл
чыгарам деп айтпадың беле.
Эгер мен аны өлтүрүп салсам,
сенин убадаң аткарылбай
калбайбы...



А, бирок сен
Кудайсың да.... Мен
эч нерсеге түшүнбөй
турам, бирок мен
Сенин сөзүндү эки
кыла албайм.


Башталыш 22:2; Римдиктер 5:12



Биз үч күндүк сапарга чыгабыз, демек биз бир жумага кетебиз.


Абайлагыла. Мен эки эркегим үчүн сыйынып турам.

Арадан үч күн өттү.

A man with a blindfold and a pack on a donkey is being led by a man with a staff and a lantern. The scene is set in a mountainous landscape with a sunset or sunrise sky. The man with the lantern is wearing a blue tunic and a yellow sash, and the man with the blindfold is wearing a brown tunic. The donkey is carrying a large pack.


Ата, мына тоо да көрүнүп калды. Биз ал жерге кечке жуук жетип барабыз.

Ооба! Биз ал жерге барып, Кудайга табынып, анан кайра кайтабыз.




Ата! Биз отунду алып келдик,
сен болсо курмандык чалынуучу
жайды орноштурдун, а бирок,
курмандыгыбыз кайда?

Ыскак, мен сага
Кудайдын биз менен сүйлөшүп,
анан Ал бизге карыганда уул
бергенин айтып бербедим беле?
Бу сапар да Ал мага сөз айтты.




Ал мага:
«Сенин
уулунду
курмандыкка
чалуу убагы
келди!» - деп
айтты.

**Мениби? Ата,
сен чын эле айтып
жатасыңбы?**



Кудай сага менин мураскор экендигимди, улуу элдин башчысы боло турганымды, анан калса, менин балдарым асмандагы жылдыздардан да көп боло тургандыгын айтпады беле? Эгер мен өлсөм, анда Кудайдын убадасы эмне болот?

Менин билишим боюнча, Кудай эмне деп убада берсе, так ошондой болот. Эгер Ал, сенин улуу элдин башчысы болушунду убадалаган болсо, сен өлгөн учурда да ал нерсе аткарылат.



Бирок, мен
өлүп калсам, ал
нерсе кантип
аткарылмак
эле?

Мен, Ал
сени кайра
тирилтмейинче
биле албайм?

Ата! Биз Кудайдын
сөзүнө эмне болгон
учурда да кулак
салышыбыз керек.

Башталыш 22:3-9

Ыбрайым Кудайдын айтканына баш ийип, анын сөзүн аткарып жатканын билген менен, жүрөгүндөгү уйгу-туйгу ойлордон кайгыга батып, ар дайым аткарып жүргөн курмандык чалуу расмисин кыла албай, колдору калтырап жатты.



Ал уулунун колу-бутун байлап, курмандык чалынуучу жайга жаткызды. Кийинки кадам, аны бычак менен союу эле.

Кудайга тынымсыз
сыйынуу менен Ыбрайым
бычакты колуна алып, эми
саяйын дегенде капыстан
эле көктөн үн чыкты:




A comic book panel featuring a close-up of a hand gripping a sword hilt. The hand is rendered in shades of brown and tan, with detailed line work showing the texture of the skin and the grip. The sword hilt is wrapped in a blue material. In the background, the face of a man with a thick, grey beard and a turban is visible, looking towards the viewer with a serious expression. The background is filled with diagonal hatching lines. A yellow speech bubble is positioned in the upper right quadrant, containing text in a Cyrillic script.

**Ыбрайым!
Ыбрайым!
Токто! Балага
тийбе!**



**Сенин жалгыз уулунду
сураганымда да, мага кулак
салып тилимди алганыңдан
улам, мага толук ишенгениңди
эми билдим».**

Ыбрайым башын көтөргөндө,
бир бадалга мүйүзүнөн илинип
турган кочкорду көрөт.



Ата, карачы
Кудай менин
ордума
кочкорду
тартуулап
жатат!

Ыбрайым, сен жалгыз уулунду аябай, ушул ишке барганың үчүн, мен сенин балдарыңды асмандагы жылдыздардай сансыз көбөйтөм. Балдарың ушул жерди ээлеп, сенин душмандарыңды талкалайт. Ошондой эле, сенин тукумуңдан жаралган уул аркылуу жер жүзүндөгү бүт улуттарга менин батам тийет.



Ата, Кудай сен айткандай эле өтө ырайымдуу экен!

Башталыш 22:9-18; Еврейлер 11:17-19

Ошентип, Ыбрайымдын Ысмайыл жана Ыскак деген эки уулу болгон. Ыскак Кудайдын Ыбрайымга берген убадасы боюнча берилген. Ыскактан Жакып деген, кийинчерээк Ысрайыл деген атка конгон уул төрөлөт. Жакыптын 12 баласы болот. Жакыптын убагында, анын 12 баласы жана алардын үй-бүлөлөрү Мисирге кетип, кийинчерээк кулга айланып калышат. (Б.э.ч. 1706 жыл мурда)



Башталыш 21:5, 13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Жакыптын 12 баласы
Ысрайылдын
12 уруусуна айланат.

Ысмайылдан 12 мурасчы
төрөлүп, алардан бүткүл
Араб эли жаралган.

Ысмайыл

Ыбрайым

Ыскак

Жакып (Б.э.ч.
1836 жыл мурда)

(Б.э.ч. 1896 жыл мурда)





3 – Бөлүм:

МУСА

Б.з.ч. 1706 жыл мурда

Ачарчылыктын айынан Ыбрайымдын небереси Жакып 12 баласын жана кулдарын ээрчитип, Мисир жергесине көчүп барып, ал жерде өтө көбөйүшөт.

Көп өтпөй Жакыптын балдарынын саны мисирликтердин санынан ашып кетет.






Мисирдин башчысы
фараон Жакыптын
балдарын эң кыйын
кыш куйган иштерге
кыйнап иштетет.
Ал жерде 300 жыл
жашаган соң
Кудайдын Ыбрайымга
берген убадасын
унутуп коюшат.



Кудай Ыбрайымга анын тукумдары бир чоочун жерге барып, кул болот деп эскерткен. Ошол эле замат Ал анын элин 400 жылдан кийин Өзү убадалаган жерге алып чыгып келерин да айткан.




Бул чындык! Фараон бул эл көбөйүп, алар оор жумуштан улам күчтүү болгондуктан, бизди багындырып албасын деп коркуп, жаңы төрөлгөн ымыркайларды өлтүрө баштаган.



Алар менин бөбөгүмдү өлтүрүшпөйт. Кудай аны сактайт.


Кудай Фараонго каршы эмне кыла алмак эле, ыя?



**Жок! Менин
баламды эмес!
Силер андай кыла
албайсыңар.**

Фараон Еврейлердин
көбөйүп баратканын көрүп
алардан корккондуктан, алардын
жаңы төрөлгөн ымыркайларын
өлтүрмөк болду.


Башталыш 46:5-7; Чыгуу 1:1-12, 22



Бирок апа,
мен эмне деп жооп
берем бөбөгүңөр
кайда деп сураган
коңшуларга?

Сен аларга
чындыгын эле айтып
коё бер: «Аны апабыз
жоокерлер кармап алып
өлтүрүп койбосун деп
дайрага ыргытып
ийди»! – деп.

Болжол менен Б.з.ч.
1525 жыл мурда



Апа, буга суу
кирбейт деп
ишенесиңби?

Ал кара чайыр
менен шыбалган.
Ал сүзүп кете
берет.

Биз инибизди
дагы көрө алар бекенбиз
эми? Мисирликтер
да ошону көздөп
турушат, эх!

Кудай аны сактайт.
Сен жакыныраак
барып карап тур.

Фараондун кызы дайрага
жуунганы келди.




Уккулачы! Тээ
тиги, себетте жаш
баланын ыйлаганы
угулуп жатат!

Ой,
ушунчалык
сүймөнчүктүү
экен ээ?

Бул
еврейдин
баласы
болсо
керек.


Ал ачка
болсо
керек».






Эгер аны
эмизе турган
адам табылса
мен аны багып
алмакмын.

Тээ тиги
еврей балдардын
бирөөнөн суроо
керек. Мүмкүн
ал эмизе турган
адамды билет
чыгар.




Мен барып, аны
эмизе турган аялды тапканга
аракет кылып көрөйүн. Мен
баласын дайрага ыргытып
ийген аялды тааныйм. Анын
дагы деле сүтү бар.



Сенде башка айла жок болчу. Сен аны өмүр бою жашырып алып жүрө алмак эмессиң. Эртеби кечпи аны мисирлик аскерлер таап алып өлтүрүшмөк. Сен эми бир гана Кудайга ишенип турганың оң.


Мен эмне кылып койдум? Эми мен баламды көрө алар бекем? Кудай аны сактаар бекен?

Апа, апа!



Апа, фараондун кызы дайрага келип менин кичинекей инимди таап алды. Ал эгер аны эмизе турган адам тапса, өзүнө калтырмай болуп атат! Ал азыр бул жакка келе жатат!


Түбөлүк
Кудайга
даңк!



Мен сенин өз
балаңды дайрага
чөктүрүп алганыңды
уктум. Чын дилимден
көңүл айтам. Мен муну
дайрадан таап алдым.
Эгер сен аны эмизсең,
мен сага төлөп
берем.

Ал эмчектен чыккандан
кийин, мен аны фараондун
сарайына мисирдин
фараону кылуу үчүн алып
кетем. Биз анын атын
Муса деп койдук.

Муса чоңойгонго чейин ал ага анын
ата-бабаларынын чыныгы Кудайы
жөнүндө окутуп жүрдү. Бул бала үчүн
Кудайдын өзгөчө максаты бар эле.



Чык,
бол, жаш
ханзаада,
биз ак
сарайга
барабыз.


Алар
канчалык
бат чуркай
алышат?

Мусаны эмзип
бергениңиз үчүн абдан
ыраазымын. Анын
ден-соолугу абдан чың.
Ал бай жана күчтүү
адам болот.

Чыгуу 2:8-10

Фараондун кызынын бакма баласы катары ал, Мисирдеги эң атак-даңктуу адам болуп өстү. Ал тагдыры боюнча күчтүү жана бай адам болгону менен өзүнүн ата-тегин эч унуткан эмес.






Мен сага айтайын дегеним, Муса, биздин бабаларыбыз болгон Ыбрайымдын, Ыскактын жана Жакыптын Кудайы атабыз Ыбрайымга: «Мен сенин тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм жана алар чоочун жерге барып жашашат»! – деп айткан. Мына, биз мындабыз.

Ооба! Ал Ыбрайымга бизди чоочун жерде 400 жыл тентип жүрөт деп да айткан». Биз азыр бул жерде 359 жыл жашадык, демек дагы 41 жыл жашасак ошол пайгамбарчылык аткарылат экен.



Бул абдан таң калаарлык нерсе. Фараон өзүнүн кулдарын башка жакка кетирбейт анан калса, ал алардын байлык алып чыгып кетишине жол бербейт. Мүмкүн анын да жолу бардыр. Дагы 41 жыл эмнени күтмөк элек?

Ал Ыбрайымга анын элин кыйнагандыгы үчүн, ал жердин элин соттоп жана биз ал жерден көптөгөн байлыктар менен чыгып Кудай айткан жерге кетерибизди да айткан.




Еврей балдар көзөмөлчүлөрдүн кысымы астында аябай эзилген. Алар кыш жасаган ылай чыланган чуңкурларда иштешкен. Муса мунун баарын көрүп туруп, чыдап тура албай, бирдеме жасаш керек деп чечти.

Өлтүрүп коё элегимде тур өйдө.

Тур! Кашайган эшек!

Эбер, тур өйдө.



Муса бир күнү
Мисирликтердин бирөөсү,
анын элинин бирөөсүн аябай
катуу сабап жатканын көрөт.

Боштондук маалы
келди. Бул нерсе
токтошу керек.



Тарс!

Болду
жетет!

Муса тиги мисирликти
өлтүрүп салып, анын өлүгүн
жашырып салды. Бирок аны
башка бирөө көрүп калып,
Фараонго айтып барды.



Сен
өлтүргөнүңдү
ТОКТОТ!

Бул Муса!

О, Кудайым!
Мен эмне
кылдым?

Болжол менен б.з.ч.
1491 жыл мурда.

Муса Мисирден качып чыгып,
ээн чөлдө баратты. Ал жападан
жалгыз, жанында үй-бүлөсү да,
достору да жок эле. Ал өзүнүн
элин боштондукка чыгарган жок.
Ал аны кыла да алмак эмес.

Чыгуу 2:11-15

Муса көп күндөр бою басып жүрдү. Ал акыры баса албай калганда, койчулардын отурукташкан жерин тапты.

Карагылачы!
Бир киши келе
жатат!

Ал өлгөнү эле
калыптыр. Суу
алып кел.



Ал мисирлик
экен!

Муса Мидиандыктардын арасынан жаңы жашоону тапты. Ал чөлдө жашоону үйрөнүп, үйлөнүп, анан койчу болуп калды. Кырк жыл өткөндөн кийин Мисир анын эсинен да чыгып бүттү. Муса өзүнүн элин эми эч качан көрө албайм го деген ойдо жүрдү.



Таза кызык болду го! Кантип
эле ал бадал от болуп жалындап
турганы менен күйүп кеткен
жок? Ал токтобой күйүп
эле жатат.





**Муса, бут кийиминди чеч.
Сен ыйык жерди басып турасың.
Мен сенин ата-бабаларың Ыбрайым,
Ыскак жана Жакыптын
Кудайымын.**

Мен Мисирдеги өзүмдүн элимдин кыйналганын көрүп жана алардын сыйынганын уктум. Аларды ал жерден боштондукка чыгарып, Мен ата-бабаларыңарга убада кылган жерге барууга убакыт келди.

Мен сени Фараонго жөнөтөм, а, сен болсо менин элими туткундан бошотосуң. Сен ага менин элимди коё бергиниң деп айтасың. Бирок ал макул болбойт. Анан мен ал мисирликтерге өз күчүмдү көргөзөм. Ошондон кийин гана ал, аларды бошотот.



Чыгуу 2:16-3:10

Бирок алар сени
Мен жөнөткөнүмө
ишенишпейт. Алар
сенин үстүндөн
күлүшөт.



A man with a beard and a fur-lined hooded cloak is walking on a tightrope. He is balancing a large, thick log on the rope. The background is a simple gradient of light to dark blue. The man is wearing a dark armband on his left arm and a simple sandal on his right foot. Motion lines around the log suggest it is being moved or balanced.

**Колундагы
таякты жерге
ташта.**

Эмнени?
Таягымдыбы?




Ал уулуу
жыланга
айланып
калды.



Эми
жыландын
куйругунан
карма.



A hand in a yellow sleeve with a gold cuff holds a wooden staff horizontally. Below the staff is a dark pool of water with ripples. The background is a light brownish-orange color.

Ал кайра
таякка
айланып
калды.

**Мисирге жөнө.
Мен сага эмне деп
сүйлөштү жана эмне
кылыш керек экенин
айтып берем. Сенин
бир тууганың Арун
сага жардам берет.**



Чыгуу 4:1-4, 12-16


Б.з.ч. 1445 жыл мурда.

Андан бери 40 жыл өттү. Менин өткөн өмүрүм жөнүндө билгендер өлүп деле калды. Баары бир мени эч ким тааныбайт.

Фараон
Кудайдын элин
коё бергиче.

Сен кайра Мисирге барганы калдыңбы?
Бирок, ал жерде сени өлтүрөбүз деп жүргөндөр эмне дейт?

Сен канча убакытка кетесиң?





Бардык аксакалдарды
чакыр! Боштондук
убагы келди!

Алар
кимдер?

Ал баягы Леби Арун.
Экинчиси бизге окшош экен,
бирок ал кул эмес.



Жакыныраак
келгиле
Ысрайылдын
аксакалдары.

Муса, 80 жыл мурда
Фараон жаш эркек
ымыркайларды өлтүрүү
жөнүндө өкүм чыгарганда
төрөлгөн. Анын апасы аны
себетке салып дайрага агызып
жиберген. Бирок, Кудайдын
ырайымы менен аны
Фараондун кызы таап алып,
аны мисирлик кылып
багып чоңойткон.



Кырк жыл мурун, Муса, мисирликтерге окшоп манчыркап жашагандан көрө өзүнүн элиндей болуп эзилип жашаганды тандаган. Ал өз күчүнө таянып бизди боштондукка чыгарууга аракет кылып, бирок ага күчү жетпеген. Ал 40 жылдан бери, Кудайдын, биздин ата-бабаларыбызга убадалаган жериндеги чөлдө жашап жүрдү. Жакында эле Кудай ага бизди кантип боштондукка чыгарууну көргөзүптүр. Азыр, Муса сиздерге Фараонду кантип көндүрүү амалдарын жүргүзөрүн көрсөтөт.

Кудай мага күйүп турган
бадал болуп көрүнүп, мени,
силерди убадаланган жерге
алып чыгаруу үчүн жөнөттү.
Мына мындай жышаан
мага көргөздү.





**Ой! Ал
таягын жыланга
айландырып
жиберди.**

Коркпогула.



Карап
тургула.



Кудай
куткаруучуну
жөнөтүптүр.

Ооба! Ал
эми Фараонго
көрсөтөт.

Бул
керемет!

Эми фараон
менен чындап
сүйлөшөбүз.

Ыбрайымдын
Кудайы!


40 жылдан бери
эч нерсе өзгөрө
элек экен. Унутпа,
мен айтканды
гана сүйлөгүнүң.



Ысрайылдын Кудайы Муса менен сүйлөштү. Кудай сени менин элимди 3 күнгө чөлгө табынуу жана курмандык чалуу үчүн жөнөтсүн деди.



Ха! Ысрайылдын Кудайы?
Ха-ха-ха-ха, мен силердин Кудайыңарды тааныбайм. Мен баш ийишим керек болгон Кудайың ким өзү? Күлкүнү келтирбегилечи. Мен өзүмдүн кулдарыма 3 күндүк сапарга, чөлгө барып келишине жол бербеймин.



Мен сенин менин кулдарым менен иш кылдырбай сүйлөшүп жүргөнүңдү уктум. Эми мен тааныбаган Кудайга барып үч күн бою табынып келишсин деп отурганын көр булардын. Мен мындан алардын жумушу аз экендигин билип олтурам.

Мындан кийин алар кыш куюу үчүн өздөрү саман алып келип иштетишин талап кылам. Эми, жогол менин көзүмө көрүнбөй, кайдан келсең ошол жакка.

Ушуга да
ишенесиңер
би эл-журт?



Капырай де. Тигилерди
кара, кудум Кудайдын өзү
болуп калгансып басып
жүрүшкөнүн бул жерде.

Сенин бизге кылган жакшылыгың,
жумушубузду эки эселенткениң болдубу?
Бул боштондукка чыгаруу эмес. Анан да
сени Кудай жөнөттү деп жүрөсүңбү?

Бул өзүн
ким деп
ойлоп
жүрөт?


Ушунун
амалдарына
ишенгенибизди
кара.

Акылдан
адашкан
эме го.



Силерде эмне, кыларга иш жокпу?
Силер Кудайыңарга табына турган болуп
калдыңарбы? Биз силерге жалкоолук
кылганды көргөзөбүз.





ЖакабаЖакаба,
мен сенин
атыңдан сүйлөйм
деп бул жактагы
иштер андан бетер
жаман болуп
кетти. Сен эмнеге
мени бул жакка
жөнөттүң?


**Мен ЖакабаЖакабамын, сенин
ата-бабаларыңын Кудайымын жана
мен өзүмдүн элимин кыйналганын
көрдүм жана алардын ыйын уктум.**

**Ыбрайымга сенин
элинди Канаан жерине
алып барам деген
убадамды аткарууга
убакыт келип жетти.
Сен, Муса, аларды
алып барасың.**



Мен бирок жакшы
сүйлөй албайм да.
Фараон мени укпай
коёт.

**Арун сүйлөйт, сен ага эмне
айтышың керектигин менден ук.
Фараон башында укпайт, бирок мен
ага чын Кудай экендигимди көргөзгөн
улуу жышаандарды көрсөтөм.**



Ха-ха. Сен
эмнеге кайра
келди?

ЖакабаЖакаба
мындай деп айтты:
«Менин элимди коё
бергинин»!.

Бул ЖакабаЖакабанын
жышааны.

Ха-ха-ха, ал жөн
эле сыйкырдуу
амалдуулук, мени
коркута албайт.
Чакыргыла биздин
сыйкырчыларды.

Ал андай сыйкырдуу
амалдуулукту чынында
көрсөттүбү дейм?

Ал аны кайдан
үйрөндү болду
экен?




**Кел батыраак
жанагы таягыңды жыланга
айландырган амалыңды
көргөзчү.**




Незерт деген
жыландардын кудайы,
силерди кайра кайтып
көбүрөөк кыш жасап
чыгарсын деп айтты.
Ха-ха-ха!





Муса, эми
эмне кылабыз?
Биз шерменде эле
болдук го.

Чыгуу 7:11-12

A comic book illustration showing a snake fight. In the foreground, several snakes are engaged in combat. One snake on the left is coiled and striking towards the center. In the middle, two snakes are locked in a struggle, with one coiled around the other. On the right, another snake is striking upwards. In the background, the lower legs and feet of several people wearing sandals are visible, watching the fight. A white speech bubble with a black outline is positioned in the upper left, containing text in Kyrgyz. The background is a plain, light-colored ground.

Карагылачы!
Анын жыланы
биздин жылан
менен урушкусу
бар.

**Анын жыланы
биздин жыландын
бирин жеп койду.**





**Ал аны толугу
менен жутуп
койду!**



Экинчисин да жеп
койбосо экен! Биздин
жыландын кудайы
Незерт ачууланат.



Көргөн
көзүмө
ишенбейм!
Анын жыланы
биздин
жыландардын
баарын жеп
салды.

Бул кандайча
болуп кетти?




Чыгуу 7:12

ЖакабаЖакаба бул
баарын жараткан Кудай.
Ал: «**Менин элимди коё
бер**»! – деп жатат.

Мен, сенин мындай сыйкырларыңды кантип жасап жатканыңды билбейм, бирок менин кулдарымды алып кетишиңе жол бере албайм. Көзүмө көрүнбөй жоголгунуң!



Чыгуу 7:13: «Эгедер айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, аларды укпай койду».



менде кылып койгондой болуп калды. Жакаба бизди эмне үчүн фараондун сыйкырчылары көргөзө ала турган жышаан менен жөнөттү? Бул бизди бир нече мүнөткө шер

Мен билбейм, бирок Кудай фараондун жүрөгүн катуулатып коёрун айткан. Чынында эле ал ошондой болду. Сен көрдүңбү менин таягым алардын бакма жыландарын жеп койгонун?

Мен Жакаба менен сүйлөшө турган жерди табышым керек. Мындан ары эмне кылышты билбей турам.

Кудай Муса менен дагы жолугушту жана мындан ары эмне кылышты айтты. Мисирликтер Мусаны аябай шылдыңдашты. Ал эми өзүнүн эли анын алардын абалын дагы көбүрөөк кыйындатып койгондугу үчүн аны кабыл албай коюшту. Бирок, Муса Кудайдын кылганын түшүнбөсө да Ага ишенип баш ийип жатты.



Жакаба мындай дейт: «Сен менин чын Кудай экендигимди билиш үчүн Мисирдеги бардык сууларды канга айландырам»!



Аябай таң
калычтуу. Муну
ал кантип
жасады?

Баргыла, менин
сыйкырчыларымы
чакырып келгиле.
Нилдин кудайы муну
ТОКТОТОТ.

Чыгуу 7:15-21




Көрдүңбү? Менин сыйкырчыларым да аны жасай алышат. Сенин айла-амалдарың мени баары бир ынандыра албайт.



Мен мындайды өмүрүмдө эч качан көргөн эмесмин. Дээрлик булактардан бери суулар канга айланып калыптыр. Ал анын Кудайы деп айттыбы?


Мындайды эч качан уккан эмесмин. Анын кандай айырмасы бар? Биздин миңдеген кудайларыбыз бар. Нилдин кудайы ачууланып жаткан чыгар.



Тиги Муса деген
эме, анын Кудайы
гана Кудай деп
айтып жатат.

Бир эле
Кудайбы?
Күлкүлүү.

Жети күн өткөндөн кийин суулар канга айланып, Кудайдын сотун Муса Мисирликтерге дагы алып келди.




Суулардын баарын курбакаларга толтур.

Канга айланган суулар
заматта миллиондогон
курбакаларды чыгара
башташты.



Чыгуу 7:21-25, 8:6




Менин үйүм
курбакаларга
толуп кетти.

Мисирдин баарын
курбака каптап кетти.
Кудайлар ачуулана
баштады!

Биздин дин
кызматкерлерибиз
кайда кетишкен?
Алар эчтеке кыла
алышпайбы?






Бул адамдар эмнеге
курбакаларды дагы көбөйтө
башташты? Тиги Муса бизге
жетиштүү эле курбака жаратпадыбы?
Эми фараон бизге дагы каарданып
ишибизди көбөйтөт.


Фараон сен көрүп
жатасыңбы? Биз
деле курбакаларды
жарата алабыз.

Сен эмнеге аларды чөлгө
жөнөтпөй жатасың? Биз дагы
башкасына туруштук бере
албайбыз.



Чакыргыла
Мусаны. Ага
айткыла, мен аны
менен сүйлөшкүм
келип жатат.

Куп болот
Мырза.



Жакабага айт, курбакаларын алып кетсин. Эгер алып кетсе, мен сенин элиндин чөлгө барып, курмандык чалуусуна уруксат берем.

Сен курбакаларды качан өлсүн десен, так ошондой болот.

Эртең эрте менен.


Сенин өз сөздөрүң боюнча так ошондой болот жана Жакаба Кудай сыяктуу эч бир башка кудай жок.

Фараон өзүнүн айтканындай курбакалардын өлүп калганын көрүп, жүрөгүн дагы катуулантып еврейлерге барууга уруксат бербей койду.

Бул Жакаба деген Кудай жердин баарын курбакага толтурган кандай кудай?

Сен эмнеге муну кандайдыр бир кудай кылды деп ойлойсуң? Мүмкүн бул, жаратылыштын кубулушudur.





Андай болсо, Муса
ушунун барынын боло
турганын алдын ала кантип
билип койду дейсиң? Анан ал
кантип алардын өлөрү жөнүндө
так саатын билип койду?

Ай, оозуларды
жапкылачы,
ушинтип отурсак эч
качан бүтпөйбүз.

Анан Жакаба Мусага мындай деп айтты:
«Арунга айт: Таягыңды көтөрүп, жердеги
топуракты чап, ошондо топурак майда чиркейге
айланып, бүткүл Мисирге толуп кетет».



Бүткүл Мисир
жериндеги топурактын
бары майда чиркейге
айланды.



ИЙИИИИ!



Бирок Мырза муну чыны менен эле Кудай жасап жатат. Бул эки нерсени бир да адам жасай албайт. Биз алсызбыз анын алдында.

Майда чиркейлерди жарата албайбыз дегениңер эмне? Адамдар анын Кудайы биздин кудайларга караганда күчтүүрөөк экен деп, ойлоп калышат! Силер жасай турган нерсе, болгону сыйкырдуу айла - амал.



Бул жерде кандайдыр бир табигый сыр жатат, биз муну менен эле унчукпай калбайбыз. Чакыргыла Мусаны. Ага айткыла: Эгер анын Кудайы майда чиркейлерди жок кылса, мен еврейлерге Кудайына кызмат кылуу үчүн жол берем.



Чыгуу 8:13-19



Майда чиркейлер
болсо кетишти, бирок мен
кулдарымды колдон чыгара
албайм. Көрөлүчү, анын
Кудайы дагы эмнени кыла
алар экен?




Кудай Мусага мындай деп айтты: «Кудай сага мындай дейт: Мен бүткүл Мисир жерин жана сенин үйүңдү көгөңгө толтурам. Бирок бул жолу еврейлер менен мисирликтердин ортосуна айырмачылыкты көргөзөм.

Менин элимдин үстүнө бир да көгөн түшпөйт. Ошол аркылуу бардыгы менин бүт жер жүзүнүн Кудайы экенимди таанып билишет»!

Атаке, эмне үчүн
биздин дин кызматкерлер
бул адамды токтото
алышпай жатат?
Алардын күчү кайда
кеткен?




Мен дин тууралуу
эч нерсе билбейм. Мен
өзүмдүн гана жумушум
жөнүндө ойлойм.



Баары анын айтканындай болду,
еврейлердин үстүнө бир да көгөн
түшпөптүр! Бул алардын Кудайынын
гана кылганы болсо керек.


Баргыла
Мусаны таап
келгиле.



Баргыла, Кудайыңарга
курмандык чалгыла да
Мисирден качып кетпей,
кайра кайтып келгиле.

Биз жок
дегенде, үч
күндүк жол
жүрүшүбүз
керек.


Мен сага баргыла дедим,
бирок алыс кетпегиле дедим.
Эми барып Кудайыңа айт, ал
тиги көгөндөрүн алып
кетсин.



Мен сага баргыла дедим, бирок алыс кетпегиле дедим. Эми барып Кудайыңа айт, ал тиги көгөндөрүн алып кетсин.

Оозунду жапчы ары. Сен дагы ага ишенип алгансың го.

Фараон бул жолу да жүрөгүн катуулантып, аларга барууга жооп бербей койду.




Кудай Мисир жерине дагы бир оор сыноо жиберди. Алардын талаадагы бардык малдарына, жылкыларына, эшектерине, төөлөрүнө, өгүздөрүнө жана койлоруна жугуштуу оору жөнөтүп, алардын баары өлөт. Бирок, еврейлердин малына мындай жугуштуу оору келген жок.

Биздин мал кырылып калды, а силердин малдарыңыр өлгөн жок. Муну кандай түшүнсө болот?

Муса мага айтты: биздин Кудайыбыз бизди туткундан бошоткусу келет, ал эми мен жөнөкөй эле адаммын, мындай нерселерди мен да түшүнө бербейм.



Биздин дин кызматкерлер
кудайларга курмандык чалып
жатышат. Биздин ыйык
букабыздын ачуусу келгенде
мунун баары токтойт.




Мисирликтердин
кудайлары каякта?
Алардын күчү
жокпу?

Фараонго айт: Кеч болуп
калды ага. Биздин букалардын
баары өлүп калды. Адамдар биздин
кудайлардын еврейлердин көзгө
көрүнбөгөн Кудайынан бизди
коргой албаганын билип калышса,
аябай ачууланышат.

Бирок, фараон
жүрөгүн дагы деле
катууланта берди.

Чыгуу 9:6-7

Анан Кудай Мусага мындай деди: «Мештин күлүн Мисир жеринин үстүнө чачкыла, ошондо мисирликтерге ириңдүү жара чыгат.




Сен менин элимди коё бербей койгондугун үчүн, мен сенин элинди жана малыңды бүт ириңдүү жарага толтурам!» – деп Кудай айтты.

О, жок, болду эми.

Сыйкырчыларды
чакыргыла. Аларга айткыла,
өздөрүнүн бүт күчүн көрсөтүшсүн.
Кудайларга арнап курмандык
чалгыла. Бул нерсени болтурбоо
үчүн бөгөт койгула.





Сен эң
жакшыларды
чакырдың.

Сенде да
ушундай жара
барбы? Мусанын
Кудайына каршы
эч кандай күчүң
жетпейби?




**Жоголгула көзүмө
көрүнбөй, алсыз алдамчылар.
Силер сыйкырдуу айла -
амалдарды жасап, адамдардын
башын айландырганыңарды билем,
алдамчылар десе. Канакей
силердин кудайыңар?**

**Эрте туруп Фараондун астына бар да:
«Еврейлердин Кудайы мындай дейт: Менин элимди
коё бер. Кийинки алааматта мындан да жаман болот.
Бул жолку кыйратуу сенин элидин көпчүлүгүн өлүмгө
алып келет. Муну менен Менден башка эч кандай
кудай жок экенин билесиң. Сен муну билбейсиң, бирок
сени фараон кылган Менмин. Көрдүңбү, Мен сенин
жүрөгүңдү катуулантып, Менин элиме боштондук
бербешийи билгем.**




**Сенин текебердигиң Мисир элине
Менин күчүмдү даңазалап, алардын Менин
элимди кыйнап келгендиги үчүн жазамды
берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Сен өзүңдүн
кызыкчылыгыңды көздөп, Менин
айткандарымды атакарбагандыгың үчүн
эртең ушул маалда, жерге асмандан мөңдүр
жана болуп көрбөгөндөй от түшүрөм».**





**Ошондуктан Мен
сага мындай дээр элем:
Сен адамдардын баарына
эскертип кой, сыртта
калган мал жандын
баары өлөт.**



Жакаба
айткандай
болсун.




Кантип
эле мөндүр
менен жалын
аралашып
жерге
түшсүн?

Кудуреттүү
кудай Зеф бизди
сактап калды.

Ай-ай-ай!


Эскертүүнү укпагандардын
баары өлүп калышты.



Ата, тиги Муса деген киши мунун баарын кантип жасап жатат? Анын кудайы, бороон менен башаламандыктын кудайы болгон Зефтен да күчтүү бекен?


Ал: жер бетинде бир гана Кудай бар жана ал еврейлердин гана Кудайы деп жатат.

Бирок, анын Кудайын эч ким көргөн эмес, ал эле эмес еврейлер да көрө элек экен. Анын айтуусу боюнча, анын Кудайы рух болуп келип фараонго менин элимди табынуу үчүн чөлгө коё бер деп айтып жаткан имиш.



О, башаламандык менен
бороондун кудайы Зеф, ушул
бороонду токтотчу. Мен
билемин сен Мусанын көзгө
көрүнбөгөн Кудайынан алда
канча күчтүүсүң.

Чыгуу 9:23-26



Бул бизге жакындабайт.
Ал тиги мисирлектерге
гана барат.

Атаке, мен коркуп
жатам. Жалын менен
мөндүр биздин үстүбүзгө
да түшөбү?

Жок балам, Жакаба
мисирликтерди Ага баш
ийбегендиги үчүн жазалап
жатат. Ал алардын
бороондун кудайы болгон
Зефтин күчү жок экендигин
аларга көрсөтүп жатат.


Бул аябай
аянычтуу.



Мен шаардан чыгарым менен колумду асманга көтөрөм ошондо бул алаамат токтойт. Муну менен сен жер жүзү Кудайга таандык экендигин билесиң, бирок сен баары бир өзүңдүн убаданды аткарбайсың. Сен али Кудайдан корко элексиң.

Мен, Жакабанын астында күнөөгө баттым. Еврейлердин Кудайы адил, ал эми мен жана менин элим күнөөкөрбүз. Жакабадан от менен мөндүрдү токтотсун деп сурагыла, а мен болсо Анын элин ошол замат бошотом.

Алааматтын токтогонун көргөн фараон, жүрөгүн катуулантып дагы күнөө кылганын баштады. Ал элдердин кетишине жол бербеди.




Ошентип Кудай дагы бир
алааматты жиберди.
Мөндүрдөн калган эгиндин
баарын асмандан түшкөн
чегирткелер жеп жалмап
жок кылды. Андан кийин
чегирткелер алардын
үйлөрүнө толуп алды.

Чыгуу 9:26-35, 10:13-15

Апа!
Апа!

Ааааааааа!

Ал аны!



Өсүмдүктөр
дүйнөсүнүн кудайы
Геб, еврейлердин
кудайынын биздин
эгиндерди эмне кылып
жатканын көрбөй
турасыңбы?

Осирис, ушул
күндөрү өзүңдүн
күчүңдү көрсөт.


Чыгуу 10:14-20

Фараон Мусаны чакырып, анын элин
бошотууга убада берип, Кудай мунун
баарын токтоткондо, ал жүрөгүн
катуулантып, айтканынан дагы кайтты.

Анан Кудай Мисир жергесине көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкты каптатты. Ал жерде үч күн бою тумандуу кечтен да караңгы болуп турду, бирок еврейлер турган жер жарык бойдон калды.



Мен сени мурун эле өлтүрүп коймокмун, бирок ал сенин Кудайың биздин кудайдан күчтүү экендигин билгизмек.




Көзүмө көрүнбөй
жогол! Сенин жүзүңдү
экинчи көргүм
келбейт!

Сен эми ачуу
чындыкты айттың.
Биз эми эч качан
көрүшпөйбүз.




Ра, күндүн улуу
кудайы, угуп жатасыңбы
бизди. Үч күндөн бери сен
өзүңдү жашырып турдуң.
Ушул еврейлердин Кудайын
жеңе албайсыңбы?



Бүттү! Дагы бир жолу алаамат көргөндөн кийин фараон биздин Мисирден чыгып кеткенибизге кубанат. Бүгүн түн ортосунда жан алгыч Мисир жерин аралап өтөт. Ар бир үй-бүлөнүн тун уулу өлөт. Кудай күнөөнү ушул түн ичинде жазалайт.

Бирок, биздин тун уулдарыбызчы? Алар да өлүшөбү?




Кудай Ага ишенген
ар бир жанга,
мисирликтерге да,
куткарылуу берди. Бүгүн
үйүңөргө баргыла да козу
же эчки союп, канын
эшиктин астына жана
үстүнө ар тарабынан
сүртүп койгула».

**«Мен ошол жерди аралап
баратканымда, эшиктин сыртындагы
канды көрсөм, ал үйдөгү үй-бүлөнүн
тунуна тийбейм жана ал өлбөйт, ал эми
силер өзүңөр сойгон малдын этин жеп
үйдөн эч жакка чыкпагыла».**




Өзүңөрдүн
устаттарыңарга баргыла
да, алардын алтын-күмүш
жана баалуу буюмдарын
сурап алгыла. Кудай
алардын жүрөктөрүнө
тийди. Алар аны бекер
жана берешендик менен
беришет.

Буюмдарыңарды түйүп, эртең
менен чыгып кетүүгө даярдангыла.
Силер бул жерге эми эч качан
кайтып келбейсиңер. Мисир менен
коштошуу убагы келди. Бул силер
үчүн убакыттын башталышы болот
– силердин биринчи күнүңөр.




Ата, бул биздин
акыркы козубуз.
Кызыл боёк менен эле
эшигибизди сүртүп
койбойлубу?

Балам, Кудай козу
союп анын канын эшиктин
кашектерине сүрт деди. Биз
Анын айтканын так ошондой
аткарышыбыз керек. Сен Ага
баш ийбегендерди кандай
жазалаганын көрдүң го.
Козу бул сени куткаруу
үчүн берилди.

A comic book panel featuring a woman with dark, curly hair and a headscarf. She is wearing a brown, textured tunic. She is holding a small, light-colored animal, possibly a rabbit or a small dog, which is looking up at her. The background is a solid orange color. There are two speech bubbles: one on the left containing a question and one on the right containing an answer.

Анда бул
козу мен
үчүн өлдүбү?


Мен үчүн да. Мен
дагы өзүмдүн үй-
бүлөмдүн тунумун.



Жакаба мындай деп айтты: «Мен өтүп баратканда, эшигиндин сыртынан кан көрсөм, силердин мага ишенгениңерди билем да, ал үй-бүлөдөн эч кимди өлтүрбөйм».

Апа, атакем эмне үчүн эшикти кан менен боёп жатат?


Чыгуу 12:26-28, 35-36

A comic book illustration showing a man on the left with a yellow blindfold over his eyes, wearing a dark grey tunic. He is looking towards the right. On the right, a man in a green tunic with a ruffled collar is gesturing with his hands while speaking. A young boy in a grey tunic stands next to him, looking up at the man in green. The background shows a stone wall and a wooden door.

Силер эмнеге козу союп
канын эшигиңерге
сүртпөдүңөр?

Ха, силер ошондой
ырым-жырымдарга да ишене
бересиңерби? Кантип эле ошол
эшиктин сыртындагы кан
өлүмдү токтото алсын? Менин
уулум коркпойт, туурабы
Жойаким?

Албетте, жок. Силер эмне мени
кыз деп ойлоп атасыңарбы? Дин – алсыздар
үчүн берилген. Жакшы кудай эшиктин
сыртынан канды көрбөй калып эле
өлтүрө берчү беле. Ал эми аны
укпай калгандар эмне кылат?



Ата, эмне үчүн
бүгүнкү түн өзгөчө
түн?

Еврейлердин «Пасах»
деген сөзү, «өтүү»
дегенди билдирет.

Себеби Кудай бүгүн
түн ортосунда тун
ууларды өлтүрүү үчүн
жан алгычты жиберет.
Бирок, ал канды көрүп
ал үйгө тийбейт.

Бул биздин күнүбүздүн
башталышы. Биз мындан кийин
ушул өткөөл күндү Фараондун
жеринен боштондукка чыгаруу күнү
деп ар жылы майрамдап турабыз.



О, Ата, уксаң,
кыйкырык чыгып
жатат! Жан алгыч
бул жерге келди
окшойт.

Коркпо. Биз
Кудайдын айтканын
кылдык. Эшиктин
сыртында кан сүртүлдү.
Биз козунун этин жеп
жатабыз.



**Уулум өлдү!
Кудай, бир нерсе
кыл. Мусаны
чакыргыла!**

Чыгуу 12:28



ҮҮҮҮҮҮ!

Жооооок!

Жок, Кудай!
Менин баламды
эмес!

Өкүнүчтүү, бирок өтө
кеч. Сага эскертилген, бирок
сен ишенбедиң. Менимче
бүгүн өтө көп адамдар
өлүп кетти окшойт.

Жаналгыч ошол күнү шаарды аралап
жүрүп, миңдеген адамдардын жанын
алып кетти. Ал эми ишенип, эшигине
кан сүрткөн адамдар тирүү калышты.



Уулубуздан
айрылдык!

Бачым! Мусаны
алып келгиле.



Эмне болуп
кетти?

Ал анын
тун уулу!


Үххххх.

Чыгуу 12:29-31



Фараон Мусаны
дагы чакыртты.


Бирок, фараон Мусанын жүзүн кайра көргөн жок.



Мен күнөө кетирдим.
Суранам, Еврейлерди алып
Мисирден чыгып кет.
Сенин Кудайың, Жакаба,
мен ойлогондон да жогору
экен. Кете элегинде
мага батанды бер.



Кудай алардын ата-бабаларына берген убада боюнча, алар 400 жылдан кийин Мисир жеринен чыгып баратышты. Мисирликтер аларга колунда болгон кымбат баалуу буюмдарын, алтын-күмүшүн, тамагын көтөрүп кете ала тургандай кылып берип жатышты. Еврей балдары үчүн өзгөчө кубанычтуу күн болду, бул жаңы элдин биринчи күнү эле.



Алты жүз миң адам аялдары,
бала-бакырлары менен Мисир
жерин таштап убадаланган
жерге бара жатышты.

Кудай аларга күндүзү булут менен
көлөкө түшүрүп, түндө от болуп
жанып жарык кылып турду.



4-Бөлүм :

ЧЫГУУ



Алар алгач тоолорду аралап жүрүп олтуруп, анан Кызыл Деңизге келип токтошту. Алар ал жерге конуп отурушуп, анан бул эбегейсиз чоң сууну кантип өтөбүз деп ой жүгүртө башташты.



«Арабачыларды даярдагыла. Эврейлерди кууп жеткиле. Алардын баарын кырып салгыла же болбосо, кайтарып келгиле».

Куп болот, улуу урматуум.

Фараон өзүнүн тун уулунун өлүмүнө кайгырып бүтүп, ачуусу мурдагыдан да көбүрөөк келди. Ал кантип өзүнүн кулдарын бошотуп жибергенине түшүнө албай жатты.

Чыгуу 14:5-7



Карагыла,
мисирликтердин
жоокерлери келе
жатат! Биз ушул
чөлдө капканга
түшө турган
болдук!


Муса бизди бул
жакка өлтүргөнү алып
келген турбайбы. Ушул
Кудай унуткан жерде өлгүчө,
кул болуп жашап эле
жүргөнүбүз жакшы
эмес беле.



Айланабызда
тоолор жана
астыбызда суу.
Биз камалдык.

Кудайдын
колунан келбеген
эч нерсе жок.

Мисирликтер эврейлердин
алсырап турганын көрүп
жана Мусанын аларды
кыйнаганын эстешип,
аларды өлтүрүүгө даяр эле.



Качпагыла.
Кудай бизди
өзүнүн кудурети
менен сактайт.

Кудай фараондун
жүрөгүн ого бетер кезертти.
Бүгүндөн кийин сен өзүңдүн
жоокерлеринди эч качан
көрбөйсүң.

Чыгуу 14:5-13




Мисирликтер эми еврейлерге жете бергенде, асмандан жалындуу от түшүп алардын ортосун бөгүп турду. Ошол түнү еврейлер жарыкта болду, ал эми мисирликтер болсо, көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта калышты.

Муса таягын өйдө көтөргөндө, асмандан катуу шамал келип, деңиздин суусун үйлөп эки жакка ачып, ортосунан өтө турган кургак жол ачып койду.



Бул эң кооз жана улуу керемет болду. Ысрайылдын балдары деңиздин ортосундагы кургак жолдо басып баратышты.

Келечекте, алар Кудайдын деңизди ачып жол бергени жөнүндө ыр ырдап жүрүшөт. Бардыгы бир гана Кудай бар экендигин жана Анын аты Жакаба экендигин билишет.



Бул биз
Мисирде көргөн
нерселердин
баарынан өтүп
кетти.

Ай-ий, биздин
Кудай эң мыкты
кудай! Биз
деңиздин так
ортосунда
турабыз.



**Жусай! Сен
эмне акылыңды
жоготуп койдуңбу? Кач
ал жерден! Сен сууга
сүзө албашыңды
билесиң да!**



Мен жөн эле сулуу
балыкты колум менен
тийип көрөйүн дегем.

Эврейлер аркы өйүзгө чыгып калганда, Кудай жалын болуп күйүп мисирликтерди жолотпой тосуп турган дубалды алып таштады. Алар деңиздин эки жакка бөлүнүп турганын байкабай эле, эврейлердин артынан кууп жөнөштү.

**Алга,
эврейлерди
өлтүргүлө!**

Чыгуу 14:22-23

Бүгүн силер
Жакабанын күчүн
көрдүңөр.

Карагылачы, суу
кайра кошулуп
баштады. Алардын
баары суу астында
калат эми.





Мисирлик аскерлердин баары
дениздин астында калышты.
Алардын жыгачтан жана
таштан жасалган кудайлары
аларды сактай алган жок.

Чыгуу 14:27-28

Карагылачы,
бул сууда калкыган
денелерди. Кызыл деңиз
мисирлик аскерлердин
өлүктөрүнө толуп
чыкты.



Жакаба чынында эле,
бир Кудай-Теңир экен.
Башка эч ким мынадй
нерселерди жасай алмак
эмес. Биз күндү түбөлүк
унутпайбыз.

Еврей балдары, мисирлик аскерлердин өлүгү жаткан деңизди ташташып, Муса жана булуттарды ээрчип чөлдү кесип алдыга карай жөнөштү. Алар Мисирден алган тамак-аштарын ичип-жеп баратышты.



Алар бир нече күн жол жүрүп отурушкандан кийин, аларды баштап келе жаткан булут, булактар бар жерге токтотту. Эврейлер ал жерде тамактары жок болгуча отурукташты. Бирок жакын ортодо эч бир айыл же шаар болбогодуктан, тамак ала турган жер жок эле. Бул аларды үмүтсүздүккө алып келди.

Биз Мисир жеринде эле калсак, мындан жакшыраак жашамакпыз. Биз кулдар катары ал жерде жетиштүү эле тамактанчубуз. Ал эми бул жерде болсо, эчтеке жок.


Ооба, сен эмне, бизди бул жерге өлтүргөнү алып келдин беле?






Угуп турчу мени.
Сен мага эмес,
бизди ээрчитип алып
бараткан Кудайга
каршы чыгып
атасың.

Жакаба: «Мен нанды
асмандан жаадырбайт бекем»! -
дейт. Ошондуктан, мындан ары ар
күнү эртең менен жерди каптап
жаткан нанды көрөсүң.



Муса эмне деди?
Биз эми тамакты кайдан
алабыз? Балдар ачка
болуп калышты.

Ал: «Кудай, асмандан
жамгыр сыяктуу нан
жаадырам деген»! – дейт.



Күн чыга турган маал болуп калды. Муса, сен Кудайдын асмандан нан жаадырарына ишенесиңби?

Эгер андай болбой калчу болсо, биз ачка калабыз.

Сен нандын асмандан түшкөнү жөнүндө уктун беле?


Жок, бирок деңиздин теңжарылып жол ачып бергени жөнүндө да уккан эмесмин. Менимче, Мусанын Кудайы бүткүл ааламды жараткан Кудай болсо керек. Ошондуктан нанды асмандан жаадыруу Ал үчүн кыйын деле болбосо керек. Келгиле, көрөлү, убагы келип калды.

Чыгуу 14:21-22, 30, 16:2-3, 16:7-8



Ал айткандай
эле нан асмандан
түшүп жатат.

Эмне үчүн биз ар
дайым шектенип
келебиз?



Карагылачы!
Ал бүт жерде
жатат.

Оо, аябай
таттуу экен!
Анын даамы
тим эле балдай
экен.

Чындында эле, Жакаба
Кудай жанан Муса анын
пайгамбары экен.

Аларда чөлдө жашап жүрүшкөндө,
Кудай аларды асмандагы
периштелердин «Манна» деген,
тамагы менен азыктандырып
жүрдү. Манна эврейче «Бул
эмне?» дегенди билдирет.




Булут алардын токтогон жеринде токтоп
турса, алар ошол жерден булак таап
асмандан түшкөн нанды жеп ал жерде
түнөп калышкан, ал эми булут жылганда
алар да буюмдар чогултуп алышып анын
артынан чөлдө аралап жүрүп отурушкан.

Бирок, алар бир күнү суусуз калышты.

Мына, ал бизге нанды го берди, эми бизди суусу жок курутмай болду.

Эгер биз батыраак суу таппасак менин кызым өлүп калат.





Биз Мисирде эле калсак
болмок экен. Дагы бир күндөн
кийин биздин бардык малдарыбыз
өлөт, анан балдарыбыз өлөт.
Анан сени биз таш менен
уруп өлтүрөбүз.

Кудай биз
мененби же
жокпу?


Мен барып
Жакаба менен
сүйлөшүп
келейин.

Кудай Мусага эмне
кылууну айтты.

Келгиле Жакабанын
күчүн көргүлө. Силер
Ага ишенбейсиңер.
Силер наалып жана
жалбарасыңар.



Ал силерге нан
берди, ал эми азыр
Ал мына бу жансыз
таштан суу чыгарат.





БЫШШ!

Ай-иий!

Чыгуу 17:5-6

Дайранын
суусундай суу
атып чыкты.






Булут дагы жылып жөнөгөндө, аларда жүктөрүн таңып, чөлдү аралап жөнөп отуруп, «Синай» деген тоого келишти.

Муса ал жерде
сыйынганда Кудай
ага дагы сүйлөдү.

**Аларга мисирликтерге
кылгандарымды, аларды
боштондукка чыгарганымды,
тамактандырып, таштан суу
чыгарганымды эстетип кой.**







**Аларга дагы мындай
деп айт: «Эгер алар Менин
осуяттарымды так аткарсаңар,
алардан мен өзгөчө бүт жер
бетин башкарган улуу эл
жаратам. Эгер алар, мага баш
ийишсе, мен аларды Дин
кызматкерлерынын
падышачылыгына
айландырам.**

**Муса, мен сен менен
сүйлөшүп жатканымда
адамдар Мени көрүп жана
уксун деп коюу булутка
айланып турам».**

Муса тоодон түшүп
келип, Кудайдын
айткандарын аларга
айтып берди.



Биз Ага баш ийебиз.
Биз Ал эмнени айтса
ошону кылабыз.



Анда эмесе, баргыла
да, кийимиңерди жана
денеңерди жууп, Кудайга
табынууга даярдангыла.
Кудай үч күндөн кийин
силерге келет.

Кудайдын буйругу боюнча алар баары чогулуп,
Кудай менен сүйлөшүүгө келишти.
Таң калыштуу булут тоонун
үстүнө келип, анан кийин:




**Муса, тоого
чыгып кел.**




Муса мен силерди Мисирден алып чыккан Жакаба деген Кудаймын. Сен кайра ылдый түшкөндөн кийин, бул тоону айландырып тосмо тургузгула.

Эгер ушул тоого бир адам колун тийгизчү болсо, ал өлөт. Мен сага, адамдарга сөзсүз айта барышың үчүн, он осуят берем.



Менден
башка эч кандай
кудайыяр болбосун.
Табынуу үчүн эч
кандай айкел жасап
алба.
Менин атымды жөн
эле айта бербе.
Жуманын жетинчи
күнүн Мага табынуу
үчүн арна.
Ата-энеңди сыйла.

Киши өлтүрбө.
Никелешкен аялыңан
башка эч ким менен
жыныстык катнаш
жасаба.
Уурдаба.
Башкалар жөнүндө
жалган жалаа айтпа.
Бирөөнүн мүлкүнө көз
артпа.



Муса тоодон түшүп келгенден кийин Ысрайылдын жетимиш аксакалын топтоп, Кудайдын он осуятты жөнүндө айтып берди.


Биз так ошондой кылабыз.

Алар жакшы осуяттар экен.

Ушул 70 аксакал менин менен кайра тоого жүргүлө. Кудай силер менен да жолугушуп, мени менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөт. Силер өз көзүңөр менен Аны көрөсүңөр. Бирок, алгач мен Кудай берген он осуятты өзүмдүн китебиме жазып алайын.

Муса Кудай айткан он осуятты абдан кылдаттык менен жазып алды. Кудайдын Руху ага эч бир ката кетирбегендей кылып жаздырып жатты.



An illustration of Moses, with a long white beard and wearing a yellow and black robe, standing on the left and reading from a large scroll. He is facing a large crowd of people in the desert, who are dressed in simple, earth-toned clothing. The background shows a hazy, mountainous landscape under a bright sky. The scene is rendered in a classic comic book style with bold lines and a limited color palette.

Муса Кудайдын сөздөрүн жазып чыккандан кийин, аны бардык адамдарга окуп берди.

Кудайдын айткандары жакшы экен жана биз ага баш ийебиз.

Ошентип Ысрайылдын эли Кудай менен келишим түздү. Ал аларды баталайт, узун өмүр берет жана аларды ар кандай душмандардан калкалайт жана ошондой эле, алар Ага баш ийишет жана адилдик менен бардык осуяттарды аткарышат.

Кудай Мусага курмандык
чалып жана анын канын
адамдарга чач деп буйрду.



Аларды баары жана Муса менен
Арун да күнөөкөр болгондуктан
өлүмгө татыктуу эле. Бирок
Кудай ырайымдуу. Ал мындан
кантип кутулуу жолун берди.



Күнөөсүз козуну курмандыкка чалып жана анын канын бардык адамдарга чачуу менен аларды өлүмдөн сактап калды. Козу өлүмгө татыктуу эмес эле, бирок Ал өлүмгө татыктуу күнөөкөрлөдүн ордуна өлдү.



Эми силердин күнөөңөр жуулду, ал эми силер, жетимишиңер мени менен барып Кудайдын даңкын өз көзүңөр менен көрүп келгиле.



Ошентип 70 аксакал Муса менен Кудайга жолугуу үчүн тоого чыгып жөнөштү.

Байкоосуздан,
алардын алдында
Кудайдын тактысы
пайда болуп калды.



**Кудайдын
даңкы!**

Тигил 70 аксакал Мусанын
Кудайдын жарыгынын
ичине кирип жок болуп
кеткенин көрүштү.

Укмуштуудай
кооз ээ!


Даңкычы,
даңкы.

Кудай менен
Мусадай бетме-бет
сүйлөгөн эч ким
жок.

Ичинде Мага кызмат кылуу үчүн адамдар чатыр курушсун. Анын астына курмандык чалынуучу жай кургула жана анын ичине Мен эң жогорку дин башчы менен мындан ары түбөлүк, жылына бир жолу жолугуша турган, ыйык жай кургула.

Мен сага ал чатырды кантип куру керектигин үйрөтөм. Леби уруусундагылар ыйык кызмат кылуучулары болушат жана, алардан кийин Арундун балдары ыйык кызмат кылуучулардын эң жогорку башчысынын кызматын аткарышсын. Алар адамдарга адилдикти үйрөтүшү керек жана адамдардын күнөөсү үчүн курмандык чалып турушу керек.






Ал бир нече
жумалар мурда ал
жанып турган оттун
ичине кирип кеткен
бойдон жок. Ал өлүп
калса керек.

Ооба, биз бул
чөлдө түбөлүккө
калбайбыз да.

Бизди
ээрчите турган
Мусага окшогон
Кудай керек.

Алтындан
кудай жасап
албайлыбы.



Муса болсо
өлдү. Арун
бизге алтындан
кудай жасап,
бизди кайра
Мисирге алып
барат.

Алтындарың
арды алып
келгиле.

Акмактар өз колдору менен алтындан
буканын айкелин жасап, аны кудай деп
атап алышты. Шайтандын бейнеси күнөө
кылардан мурун букага окшош болчу.
Адамдар Шайтанга табынышып
жатканын билишкен жок.

Арун адамдардын сөзүнө
кирип, аларга алтындан кудай
жасаганга жардам берди.




Чыгуу 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; Жезекиел 1:10, 10:11, 28:14

Арун ушунчалык акылсыз эле.
Ал бул айкелдин кудай эмес
экенин билген, бирок ал
адамдардан коркко




Бул сиздерди Мисир
жергесинен алып чыккан кудай.
Эртең биз Жакабага арнап улуу
курмандык чалып, табынуу
кызматын жүргүзүп, аны
даңазалайбыз.

Кудай аларга жасалма
кудай жасап алып ага
табынбагыла деп буйрук
берген, бирок адамдар
өз акылдары менен иш
кыла башташты.



Адамдар бийлешти жана кийимдерин чечишип жылаңачтана башташты. Алар шарап ичип мас болушуп бири - бири менен никесиз жыныстык катнаш жасай башташты. Кудай аларды тозоктун отуна салып, кырып жок кылганга даяр эле.

Кудай Мусага мындай деди: «Ылдый түш эми. Адамдар абдан жаман күнөөгө батышты. Алар жыңалачтанып алышып колдон жасалган кудайдын астында бийлешти. Мен алардын баарын кырып жок кылышым керек. Алардын жүрөгү катуу. Алар адилдик кылган жок».




Муса адамдардын бутка
табынышып Кудайды унутуп
койгонун көрүп аябай ачууланды.

**Силер
Кудайдын буйругун
буздуңар!**




Муса осуяттар
жазылган таш
лоокторду
сындырып салды.



Ал Жакабадан башка кудай жок деп айтпады беле? Силер өз колуңар менен жасап алган айкел силерге жаратуучу болуп бермек беле?

Муса алтындан жасалган музоону талкалап, майдалап салды.

Чыгүү 20:3-4.32:15-20




Эгер силер Жакаба жакта
болсоңор, мени менен тургула.
Эгер силер Мисирдин кудайына
табынсаңар, ошол жакта
тура бергиле.

Биз Деңизди бөлүп
жарган, көрүнбөгөн,
Кудайды ээрчишиңерди
талап кылабыз.

Биз
Ыбрайымдын,
Ыскактын жана
Жакыптын
Кудайын
ээрчийбиз.



Күнөө үчүн жаза
бул өлүм. Жакаба алардын
сөзсүз өлүш керектигин
айтты. Эми кылычыңарды
алып буттарга табынган
адамдарды өлтүр.




Ошол күнү үч миң бутка
табынуучулар жана ойноштук
кылгандар өлтүрүлдү.

ШЫК!


Жоок!

**Ырайым
кылгыла!**


Чыгуу 32:26-28



Муса дагы бир жолу тоого чыкканда, Кудай ага он осуят жазылган эки таш лоокту берди. Муса кайтып келип, он осуятты көргөзгөндө, бардыгы Ага баш ийип жашоого макул болушту.



Кудай силердин
жүрөгүңөрдүн катуулугун жана
тил алчаак эмес экендигиңерди айтты.
Ал силердин күнөө кетиргениңерди
көргөндө баарыңарды кырып салгысы
келди, бирок мен сыйынгандан кийин
ал күнөөңөрдү жууп салды. Жакаба
чынында эле ырайымдуу жана
кечиримдүү.

An illustration of a biblical camp. In the center is a large, rectangular building with a dark roof and several glowing yellow windows. A thick, dark plume of smoke or fire rises from the roof. The building is enclosed by a dark, multi-layered wall. Surrounding the wall are numerous tents of various shapes and sizes, some with people gathered around them. The background shows a hazy, mountainous landscape under a warm, golden light.

Кудай чатырды кантип куруу
жөнүндө айтып берди. Эгер биз анын
айтканы боюнча чатыр кура турган болсок,
Ал бизге келип турат. Биз Кудайдын астында
күнөөкөр болгондуктан, Кудай биз менен
жолугушуучу жери да болуш керек.

Лебилер ар күнү курмандык
чалып турушат. Жылына бир жолудан
келишим сандыгынын үстүнө кан
коюлат. Кудай келишим сандыгынын
үстүндөгү канды көрүп, Мисирде
бизди кыя өтүп кеткендей эле,
биздин күнөөлөрүбүздү кечет.

Ошентип, чатыр курулуп бүттү, дин кызматкерлери ар күнүгө курмандык чалууну уланта башташты. Кудай, курмандык чалып аткандардын ишенимин көрүп, алардын күнөөлөрүн кечти.



Бирок, адамдар чөлдө калууну каалабагандыктан, алар ар күнүгө наалыгандарын токтотушкан жок.

Бир күнү, алардын наалыгандары жана ишенбегендери үчүн, Кудай аларды үстүнө жаза түшүрдү.

**Кокуй!
Карагылачы.
Жылаандарды...
аябай көп
экен.**

Кудай көп улуу жылаандарды жаратып, алардын чатырларына кирип, жылуу денелерди издеп тапсын деп, жөнөттү. Кудай, ырайымдуу, бирок Ал күнүгө эле күнөө кетире беришине жол бербейт.



Бат эле жылаандар
алардын отурукташкан
жерине толуп чыгышты.



**Кудай бизге
жардам бер!**

Жылаандар аларды
чатырлардын ичинде да
таап алып жатышты.

ЫШШШШШ





Жардам бергиле.
Мени чагып алды.

Жоооок!



Жок, Жоаб!

Апа!



Ата-энелердин
күнөөлөрү үчүн
балдар да азап
тартышып жатышты.

Сандар 21:6

Алардын турган жайы ый менен кайгы толуп чыкты. Күнөөнүн куну абдан катаал.

Тарс!


Бул биздин отрурукташкан жерибиздин бардык жеринде окшойт жана алардын саны ар мүнөт сайын өсүп жатат. Көпчүлүгү эбак эле өлүп кетти.

Биз Мусаны табуубуз керек. Чын эле бул Кудайдын кылганы. Ал адамдардын күнөөлөрү үчүн каарданып жатат.

Сен Кудай менен
сүйлөшүшүң керек. Биз
жазаланууга татыктуубуз,
бирок сен Андан
ырайым сура.



Качан адамдар, Кудай
күнөөгө олуттуу көңүл
бөлөөрүн, билишээр экен?
Алар Анын осуяттарын
бекем сакташып, ыйык
элге айланышы керек.


A man with curly hair, wearing a brown robe, is shown in a state of deep prayer, bowing his head and torso towards the ground. The background is a light blue sky with diagonal lines, suggesting a dramatic or divine atmosphere.

Кудай өзүндүн
элиңе ырайым кыла
көр. Алардын
күнөөлөрүн
кечире көр.

**Бар. Адамдарды чагып
жаткан жылаандарга
окшогон жылаан жаса. Аны
элдерге көрүнө турган жерге
кой. Ушул жылаандын
жасалма айкелине карап эле
коюшса, жылаандын уусунан
айыгып кетишет.**

Кудай жол көргөздү.
Ушул жасалма жыланга
карап эле койсоңор
айыгып каласыңар.





Ал өлүп
баратат.


Жок! Кудай
жол көргөздү.
Көзүңдү ачып эле
карап койчу. Кара
да жашай бер!



Бул
керемет!


Биз
башкаларга
да айтышыбыз
керек бул
жөнүндө.

Бул мени
айыктырды! Мен
башкаларга айтып
берем.



**Карап туруп
эле, жашай
бер!**

Сандар 21:9



Сен эмнеге ага
жалган нерселерди
айтып үмүттөндүрүп
атасың?

Башкалар
карап туруп,
айыгышып кетип
жатышпайбы.

Мен көрө
албай жатам,
өлүп баратам.



Ал өлдү.

Каап,
ал ишенбей
койбодубу.

Ал аябай
текебээр
эле.

Дагы бир жолу адамдар Кудайдын күчүн көрүштү. Алардын жайы жылаандардан арылып, турмуш өз нугунда баратты.




Бирок, адамдар дагы деле өз билгенин кылышып, Кудайдын осуяттарын аткарбай башташты.

Ысрайылдын балдары булутту ээрчип
жөнөштү. Кудай аларды манна менен
азыктандырып, суу менен суусунун
кандырып келе жатты.



Ал аларды өзү убадалаган жерге жеткирмек, бирок алар
Анын осуяттарын аткарбай Ага баш ийбегендиктен,
Ал аларды чөлдө кырк жыл алып жүрдү.

Сандар 21:9, 32:13




Муса, сен гана Кудайга жакынмын деп ойлоп жатасың. Биз деле сага окшогон ыйыкпыз. Чындыгында, бардык эле табынууга келип жаткандардын баары эле ыйык. Биздин ичибизде күнөөкөр адам калган жок. Кудай биздин ичибизде жашайт. Сенин жана Арундун биздин үстүбүздөн жаза түшүрүп, бизди аралап жүргөнүңөргө мындан ары муктаж эмеспиз. Биз деле силерге окшоп жазалай алабыз.

Ооба, мен да ушул чөлдү аралап жүрүп, Кудайдын болор-болбос нерселер үчүн бизди жазалап жатканына тойдум.

Ооба, бул Мусанын күнөөсү. Анын талаптары өтө эле катаал.


Муса чатырдын ичине
кирип Кудайдан эмне
кылуу жөнүндө сурады.





Кудай мындай деди:
«Силер, Леби уулдары, абдан чоң
жоопкерчиликтерди мойнуңарга алып
жатасыңар. Силер Кудай көргөзбөгөн
адамдарды дин кызматкерлери
кылып шайлап жаттыңар».

Эртең, Теңир өз жазасын
түшүрөт, анан ошондо кимдин ыйык,
ал эми кимдин ыйык эмес экендигин
көрөбүз. Эртең эртең менен чатырга
келгиле. Оттугуңарды оту менен
ала келгиле.



Эртеси күнү.

Өзүн ыйыкмын жана
адамдардын үстүнөн башкаруу
жүргүзүп турган дин кызматкери
болгум келет дегендер жакын
келип тургула.

Кудай бүгүн биздин арабызга келип, тандоо жүргүзөт. Биз Анын кудуретин жана даңкын көрөбүз.



**Мына бул
күнөөкөрлөрдөн алыс
тургула. Мен буларды
азыр өлтүрөм.**



**Алардын
алачыктарынан
алыс тургула. Аларга
жакындабагыла, силер
да аларга кошулуп
өлүп каласыңар.**



Мына силерге сыноо. Эгер бул адамдар жөнөкөй өлүм менен өлүшсө, анда мен жалган пайгамбармын.



Эгер силер бүгүн жаңы нерсе көрсөнөр жана мына бул турган адамдарды жана алардын турак жайларын жер жарылып жутуп кете турган болсо, анда мен Анын чыныгы пайгамбарымын.

Тарс-турс!

Дүңд!

**Жардам
бергиле!**

Ааааа...


Жоок!



Сандар 16:28-33




Дин кызматкерлери болобуз дегендердин баары тирүүлөй жердин астында турган шайтан жана анын жиндери үчүн даярдалган отко түшүп кетишти.



Алардын
жез буюмдарын
алып, курмандык
чалынуучу
жайга жабуу
жасагыла.

Силер курмандык
чалынуучу жайдын жез
жабуусун көргөндө, Кудайдын
буйруктарын аткаруудан баш
тарткандар жөнүндө жана ушул
күндү эстеп турасыңар.

Ошол күн Ысрайыл балдарынын
унуткус күнү болуп калды. Кудай
аларга Мусанын чыныгы пайгамбары
экенин жана Ал гана көрсөткөн
адамдар гана дин кызматчылары боло
алышат дегенди айкындап, көрсөттү.




Кудайдын кудурети биз менен, ошондой эле Ал бизге асмандан нан түшүрөт.

Кудайдын даңкы ар дайым жыйындын чатырынын үстүндө туруп, Мусанын артынан чыныгы ыкластары менен ары-бери 40 жыл бою чөлдө басып жүрүштү.

Сандар 16:37-38

Кудай асмандан нан жаадырганын жана таштан суу чыгарганын уланта берди. Аларды оттуу чырактар түндө, ал эми күндүз булут каптап турду. Алар Кудайдын буйруктарын сактаганды үйрөнүп жүрүштү.



Дин кызматчылары Мусанын айтканы боюнча, жыйындын чатырына келишип, ар күнүгө курмандык чалып турушту.



40 жыл чөлдө жүрүп, калган адамдар сыяктуу эле Муса да убадаланган жерге кирүүгө даярданып жатканда, Кудай Мусаны тоонун үстүнө чакырды. Ошентип ал акыркы жолу Кудай менен сүйлөшүп бүтүп, жерге жатып жана тынч абалда каза болду.



Заматта анын жаны Кудайга барып кошулду. Ал Кудайдын Ыбрайымга берген убадасы боюнча убадаланган жерге бара турган убакты ошол жерде чыдап күтүп туруш керек болчу.

Болжол менен Б.Э.Ч. 1451 жыл мурда – Мыйзамды кайталоо 34:4-5

Кудайдын Ыбрайымга өз элинди таштап мен айткан жерге бар дегенден бери 500 жыл өттү.


Кудайдын Ыбрайым менен Сарага, силерден улуу эл чыгарам деген убадасы аткарылды. Кийинчерээк Ысрайыл болуп аталып калган, Жакыптын 12 уулунан 12 уруу эл жаралып, көбөйгөндөн көбөйдү.





Алар кулчулуктан бошотулду, Муса менен чөлдө басып жүрүштү, Кудайдын мыйзамдарын алышты, акырында алар Убадаланган жерге киришмек. Чөлдү аралап жүргөндө, Мусанын артынан эч калбай, анын кылгандарын көрүп, андан Ысрайыл элин кантип башкарууну үйрөнүп жүргөн бир жаш бала бар эле.





Ошол жаш бала,
Жашыя, эр жетилди.

Муса Кудай менен болуу
үчүн кеткендиктен,
Жашыяны Кудай Ысрайыл
элин убадаланган жерге
алып баруу үчүн тандады.



Ошондо алар, бирөөнүн жеринде
жашайсыңар, жана 400 жылдан кийин, ал
жерден өз ата-бабаларыңардын жерине
келесиңер деген пайгамбарчылыкты
эстешти. Кудай өз сөзүндө турду.

Алар Иордан жергесин басып өтө берген кезде, асмандан жааган манна токтоду, ошондо алар жерден жемиш терип жеп башташты.

О, атасы, Кудай берген жер абдан кооз турбайбы.

Ооба, бул жер балдарыбызды чоңойтуп жана аларды тынч жана ыйыктыкта жашоого үйрөтө турган ажайып жай экен.


Мыйзамды Кайталоо
34:9; Жашыя 5:12





5-Бөлүм:

ПАЙГАМБАРЛАР



О, Баал, биз бул күнөөсүз баланы сага тартуу кылабыз. Анын каны сенин ачууүду бассынчы.

Мен өз жанымдын күнөөсүн жууш үчүн баламды берем.

Алар келген жер, Палестина жергесинин тургундары, абдан жаман эл эле. Алар Канаандыктар деп аталышчу жана алардын тили Ысрайылдыктардын тилинен башкача тил болчу. Алар адамдарды курмандыкка чалышчу жана алтын, күмүш, жез жана жыгачка баш ийишчү.

Кудай аларга, күнөөңөрдү өз моюнуңарга алгыла деп, пайгамбарларын жөнөтүп жатты, бирок алар андай кылыгын токтотушкан жок. Кудай Содом менен Аморду талкалап жок кылгандай эле, эми Канаандын элин да кырып жок кылат.




Бир күнү, биз дагы улуу кызматчы болуп, курмандык кылуучулардан болобуз го.

Бул жийиркеничтүү, бирок ал сөзсүз аткарылыш керек. Жакшылык кылсаң, жакшылык аласың; жамандык кылсаң, жамандык алысың.






Ошол жердин жергиликтүү, бутка табынган тургундары, Ысрайыл элине жерин тарттырып жибербейли дешип, салгылашып башташты, бирок Ысрайыл элине Кудай күч берип тургандыктан, аларды жеңип алышты.

A dramatic comic book illustration. In the foreground, a man with a stern, angry expression, wearing a dark, heavy robe, holds a baby upside down by the ankles. The baby's face is visible, looking towards the viewer. In the background, a crowd of people in traditional, possibly biblical, attire is gathered. Some are reaching out towards the man with the baby. The scene is set in a room with large, ornate columns. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a somber and intense atmosphere.


Сенин бул
ийбадатканага
киргенге кандай
акың бар!

Сен акыркы
баланды
өлтүрдүң.



Кандуу согуш бүткөндөн кийин,
Эврейлер душманын багынтып алып,
жерди көзөмөлгө алышты. Жашыя
бардык элди жайгаштырды.

Биздин эң башкы
атабыз Ыбрайым, бутка
табынуучулардан чыккан.
Кудай ага, андан улуу эл
чыгарам деп убада
берген.



Ошондой эле, Кудай өз элинин чоочун жерде жашай турганын жана ал жерден 400 жылдан кийин Өзү убадалаган жерге кайра алып чыгаарын да айткан. Мына бүгүн биз ошол жерде турабыз. Кудай Ыбрайымга берген сөзүн аткарды.

Азыр эми, баргыла да калган жерлердин баарын ээлегиле. Эч качан бул жерде мурда жашаган күнөөкөрлөрдүн жасаганын кылбагыла. Анткени Кудай аларды ошол жасагандары үчүн жазалаган.


Жаңы жерде алар тынч жашашты.
Алардын ар бири өз чарбасын ээлеп,
алардын тамак-ашы жетиштүү болду.
Кудай аларга ак батасын аябай төгүп турду.



Кечки
тамагыңар
даяр
болду.


Азыр биз
мына бу
ташты алып
салалы.

Кудайдын убадасы боюнча Эврейлер көбөйүп ошол жердин баарын ээлеп алышты. Алардын шаарлары ыйман менен адилетке толо болчу. Бул жаңы улут Ысрайыл эли деп аталды.



Тынчтык сени менен болсун карындашым. Бүгүн балык кандай?

Бул жаңы эле деңизден күндөгүдөй эле алынып келинди.



Жакаба сенин душманыңды жеңилдирди, бирок дагы деле бул жерде бутка табынган адамдар бар. Бүгүн сен, жерлеринен ажыраган адамдардын кудайларына баш ийериңди же Ыбрайымдын Кудайына ишенериңди тандап ал. Теңирге өзүмө жана өз үйүмө кызмат кылгандай кызмат кылабыз.


Кудай биздин Теңирди унутуп башка кудайларга кызмат кылып кетишибизге жол бербейт; анткени өзүнүн улуу кудурети менен Жакаба бизди Мисирдин кулчулугунан куткарып жана чөлдө биз жөнүндө кам көргөн.

Биз Теңирибизге кызмат кылабыз деп убада беребиз.



Ошондой эле Теңирибиз, биз келээрден мурун бүт элди алып чыгарган, ал эле эмес ушул жерди ээлеген Аморлуктарды да чыгарып жиберген. Ошондуктан, биз өз Теңирибизге, Анын биздин Кудай экени үчүн гана кызмат кылабыз.

Кудайыбыз Ыйык Кудай;
Ал кызганчаак Кудай; эгер силер Андан баш тартып, буттарды ээрчисенер, Ал бурулуп, жаныңды оорутат жана талкалап жок кылып салат.



Силер Ага кызмат кылабыз деп убада берип Теңирди тандап алганыңарга, бири-бириңер үчүн күбөсүңөр.

Биз күбөбүз.

Мен бул Кудай менен болгон келишимди, китепке жазып калтырамын.

Биз Мусага бардык учурда баш ийгенибиздей; биз да сага баш ийебиз; Ал Муса менен болгондой эле, Кудай Теңириңер гана силер менен болсун. Ким Кудайдын буйруктарына каршы чыкса, ал өлтүрүлсүн.

Адамдарды Кудай менен сүйлөшкөн жана Мусанын сөздөрүн окуган соттор гана башкарып жүргөн. Алар адамдарга Кудайдын мыйзамдарын түшүндүрүп жана Кудайга кантип баш ийип жүрүшүн үйрөтүп жүрүшкөн.



Бирөөнү сүзгөн
бука жөнүндө
Кудайдын мыйзамы
эмне дейт?

Муса ал жөнүндө:
Буканын ээси
жоопкерчилик тартсын,
ал эми бука өлтүрүлсүн,
деп айткан.

Чыгуу 21:28-29;
Жашыя 24:15-24

Адамдар Кудайдын Муса жана Жашыянын убагындагы көрсөткөн кереметтерин бир аз убакытка чейин эскерип жүрүштү. Алар Мисирдин туткунунан бошоткондугу үчүн ыраазы болуп жүрүштү. Алар Жакабага арнап, Анын буйругу боюнча, курмандык чалышып, кызмат кылып жатышты.

Ата, эмне үчүн бул дин кызматчылар биздин козуну өлтүрүп жатышат? Мисирдегидей, жан алгыч биздин үйгө тийбей кайып өтүп кетиши үчүнбү?

Жок уулум. Жан алгыч келбейт, бирок бул козунун каны биздин күнөөлөрүбүздү жууп жана Кудайдын астында бизди ага жагымдуу кылып көрсөтөт.





Алар Жашыянын астында Кудайдын буйруктарын аткарып, Ага табынып жүрөбүз дешип убада беришкени менен, алардын баары аны уланткан жок.


Кереметтер токтогондо, андан кийинки муундар тирүү Кудайды унутушуп жансыз образдарга табынып башташты. Алар өздөрүнүн ата-бабаларынын арбактарына табынып башташты.

Жашыя эскерткендей
эле, Кудай Ысрайылды
кыйратып жок кылуу
үчүн бутпарастарды
жөнөттү.

**Жок! Баал
мени куткарып
алчы!**

Ээээ-эх!


Башкаруучулар 3:7-8, 12-13, 4:1-2, 10:6-7



Кудайдын адамдардын үстүнө
каар түшкөн маалда, алар
Анын мыйзамдарын эстеп,
өздөрүнүн күнөөлөрүн
мойнуна ала башташты.

О Жакаба, биздин
күнөөлөрүбүздү
кечип, бизге кайра
тынчтык орнотчу.

Алар өз күнөөлөрүн
мойнуна алганда, Кудай
аларды кечирип, аларга
кайра тынчтык орнотту.



Алар башкаруучулардын
Кудайдын Сөзүнөн
сырткары кылган
иштеринен чарчашып,
өздөрүнө падыша
шайлоону чечишти.

Силердин жеринер
падышачылыктын карамагына
өткөрүлөт. Кыздарыңарды
ушул жерге калтыргыла. Биз
алар жөнүндө жакшы кам
көрөбүз.



Самуил аттуу пайгамбар жана башкаруучу, алардын муну менен Кудайдын жол башчы экендигин тануу менен барабар деген сөзүнө карабай, алар ишеним менен алдыга басууну каалашкан жок. Саул деген падыша, аларды кемсинтип, акчаларын жана жерлерин тартып алып, алардын балдарын кулдарга айландырды жана алардын кыздарына жаман мамиле кылып баштады.




Саул карып калган чакта, анын ичине жаман рухтар кирип, өзүн-өзү кармай албай кала турган мүнөзгө ээ болду.

Ал бир күнү, арфада ойноп жаткан Дөөт аттуу жаш баланы найза менен сайып салууга аракет кылат.

Ошентип Саул күндөн күнгө көбүрөөк күнөө кыла баштады. Ал эч кимди көрө алчу эмес жана баарынан коркчу. Жаман рухтар ага бийлик жана байлык убада кылганы менен, алар ага кедейлик менен жанын кыйнаган азапты алып келди.

Саул тирүү Кудайды
укпай, көзү ачыктар жана
бакшыларга кулак төшөдү.



Мен караңгылыкты
көрүп жатам. Бул
жакшылык эмес. Сен
салгылашууда өлөсүң
жана сенин ордунду
башка бирөө ээлейт.

Саул салгылашууда каза болуп,
анын жаны тозоктон орун алды.



Саулдун ордуна Кудай жаш жигитти тандады. Ал баягы Кудайды сүйгөн жана Саул сайып сала жаздаган, койчу бала болот.

Теңир менин койчум, мен падыша болууну каалабайм. Ал менин жашыл жайлоодо жатканымды каалайт. Ал менин жанымды жай алдырат.

Дөөт адилет жана Кудайды сүйгөн адам эле. Ал адамзаты күнөөдөн жана өлүмдөн алып чыга турган адам боло алат беле? Дөөт убдаланган уул боло алмакпы?

1 Самуил 18:10-11, 31:4,
16:1-13; Забур 23:1-3

A man with dark, curly hair, wearing a grey tunic and a brown vest, is kneeling in a field. He is focused on writing on a scroll held in his hands. In the background, there are several white sheep, some standing and some lying down. The landscape features rolling hills, a large tree on the right, and a bright sky with soft clouds. The scene is set in a rural, pastoral environment.

Дөөт ырдаганды сүйгөн адам болгон
жана Кудайга арнап көп ыр жазган.

Дөөт төмөнкүдөй жазган:

Кудайсыздардын жолун жолдобогон,
күнөөкөрлөр менен турбаган,
жийиркеничтүү адамдар менен
олтурбаган адам баталуу. Анын
эрки Теңирдин осуяттарында жана
алар жөнүндө күндү да түндү да
ойго батуу менен өткөрөт.

Ошондо ал суу жээгине
отургузулган, өз мезгилинде мөмө
берип туруучу, жалбырагы соолубас
жана бардык учурда гүлдөп турган
дарактай болот.



Кудайсыздар андай эмес. Алар кургаган, шамал келгенде учуп кетүүчү чөп сыяктуу. Ошондуктан, кудайсыздар башкаруучулук кызматта да, адилдердин жыйындарында да болуша албайт.

Анткени Теңир адил адамдардын жолун билет, ал эми кудайсыздардын жолу түгөнөт.

(1- Забур)

Саул өлгөндөн кийин, Дөөт Ысрайыл элине падыша болуп, Кудайдын осуяттарын бекем тутуп жана Ага табынуу менен жашоого аларды үйрөткөн.



2 Самуил
2:4; Забур 1;
Элчилердин
иштери 13:22-23

Бул аялдын жерин кайтарып бергиле жана ал бул жер үчүн салык төлөбөшүн көзөмөлдөп тургула мындан ары.

Дөөттүн убагында адамдар жыргал жана адилдик менен жашап келишкен.

Кудай Дөөт менен сүлөшүп жана келечек жөнүндө көп ачылыштарды берген. Дөөт ошол пайгамбарчылыктарды өзүнүн Забурларында жазып кеткен. Алардын көпчүлүгү азыр эле аткарылып келип жатат.



Ал сенин адамдарыңды, бей-бечараларыңды сотто адилет соттосун. Ал кедейлердин балдарын сактасын, зулумдарды тыйсын. Анын убагында адил адам гүлдөйт, асмандагы ай өтүп кеткенче, тынчтык өкүм сүрөт. Ал деңизден деңизге чейинки жерди жана дарыядан дарыяга чейинки аймактарды ээлейт. Ага бардык падышалар табынышат, бардык элдер Ага кызмат кылышат. Алардын жанын кара ниеттерден жана зордук зомбулуктардан куткарат. Ал жашай берет.



Ал үчүн тынымсыз сыйынып турушат,
Аны ар дайым данктап турушат.
Анын ысымы түбөлүккө сакталат.
Асмандагы күн өтүп кеткиче Анын
ысымы муундан муунга уланып кете
берет. Ал аркылуу элдер бата алышат.
Бардык элдер ага алкыш айтышат.

(72 – Забур)


Дөөт адил адам болгон,
бирок ал да күнөөлүү
болгон, ошондуктан ал
убадаланган Куткаруучу
боло алмак эмес.
Ошондуктан ал, келе
жаткан Куткаруучу
жөнүндө жазып кеткен:

Кудай Дөөткө: «Сен өлгөндөн кийин, сенин падышачылыгыңды сенин балаңа өткөрүп берем. Ал мага арнап ийбадаткана курат, ал эми мен анын падышачылыгын түбөлүккө калтырам»!- деп айтат.



Дөөт өлгөндөн кийин, анын уулу Сулайман падыша болуп калат (Б.З.Ч. 971 ж.). Кудайдын Дөөткө берген көргөзмөсү боюнча Сулайман чөлдө колдонгон чатырдын ичиндегилерди орнотуу үчүн ийбадаткана курат (Б.З.Ч 966 ж.). Ысрайыл эли болуп көрбөгөндөй жыргалчылыкка батышат. Чыныгы Кудай аларды өз жериңерге алып келип баталуу кылам деген убадасын аткарды.






2-Самуйил 7:12-16;
72-Забур 1-20

Бирок, Ал Шайтанды талкалай турган Куткаруучу жиберем деген убадасын дагы деле аткарган жок. Адамдар дагы деле күнөө кылышып, жаныбарлардын каны дагы деле күнөөнү жуу үчүн агып жатты. Бирок адамдар Кудайдын күнөөдөн убатылуу арылуу мүмкүнчүлүктөрүн, түбөлүк күнөөдөн арылтуучу келгенге чейин берип турганына ыраазы болушкан.

Адамдар ийбадатканага Ыйык Китептен окутуу алыш үчүн келишти. Алар Куткаруучунун келиши жөнүндөгү пайгамбарчылыкка өзгөчө кубанышты.



Теңир Дөөткө Өз чындыгы менен: «Сенин тактыңа сенин тукумундан отургузам!»! - деп убада берген, андан баш тартпайт.
(Забур 131:11)

Уулун сыйлагыла, болбосо Ал каарданат, бара жаткан жолуңарда өлүп каласыңар, анткени жакында Анын каары кайнайт. Ага таянгандардын баары бактылуу.
(Забур 2:12)

Дөөт келе жаткан куткаруучу жөнүндө көп нерселерди жазган:

Эгедер менин Эгедериме: «Мен Сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин, Менин оң жагыма отур», - деди.
(Забур 109:1)

Кудайым, Сенин тактың түбөлүктүү. Адилеттик таягың – падышалыгыңдын таягы. Сен чындыкты сүйүп, мыйзамсыздыкты жек көрдүң, ошондуктан Кудай, Сенин Кудайың, жолдошторуңа караганда, Сени кубаныч майы менен көбүрөөк майлаган. Бут кийимиң мирра, алой, касия жыттанат. Пил сөөгүнөн жасалган ак сарайларда лира чертип, Сенин көңүлүңдү ачышат.
(Забур 44:7-9)

Келе жаткан Куткаруучу жөнүндөгү
пайгамбарчылыктын уландысы:

Мен аны тун уулум кылып, жердеги
падышалардан жогору коём.
(Забур 88:28)

Мен Сенин эркинди аткаргым келет, Кудайым.
Сенин мыйзамың менин жүрөгүмдө.- дедим
(Забур 39:9)

Менин оозумдан накыл сөздөр чыгат,
өткөн заманда болгон окуяларды
айтып берем.
(Забур 77:2)

Дөөт келе жаткан Машайак жөнүндө
кызык нерсени жазган:

Мен суу төгүлгөндөй төгүлдүм,
сөөктөрүм жиктеринен бөлүндү,
жүрөгүм момдой болуп, ичимде эрип
кетти. Күч-кубатым карападай
кургады, тилим таңдайыма жабышты,
Сен да мени өлүм топургына
түшүрдүң. Анткени мени дөбөттөр
курчап алышты, эки жүздүүлөрдүн
тобу мени тегеректеп алышты,
колдорумду да, буттурымды да
тешишти. Менин бардык сөөктөрүм
саналгыдай. Алар болсо мени карап,
тамаша кылып жатышат. Сырткы
чапанымды өз ара бөлүп алып
жатышат, кийимим үчүн өкчөмө таш
ыргытып жатышат.

(Забур 21:15-19)

Сулайман өз убагында узак жана ийгиликтүү падышачылык жүргүзгөн, бирок ал өлгөндөн кийин анын падышачылыгынын түндүк жарымы бөлүнүп, Жеробам деген аты бар адилетсиз падыша аны башкара баштаган (Б.э.ч. 975 ж.).

Мына бул силерди Мисирден алып чыккан Кудай, ал эми булар анын диний кызматкерлери.

А, тиги Мусанын мыйзамдары жана Кудай курдурган Иерусалимдеги ийбадаткана эмне болот?


Биринчи Падышалар 12:20, 28-29; Забур 1:6, 11, 21:5, 13-18, 39:7, 44:5-7, 88:25-26, 109:1, 4, 131:10

Ал падышачылык кылган түндүк падышачылык, Иерусалимдеги ийбадатканадан узак болгондуктан, алар өздөрүнө, алтын музоо буттарына толтурулган, ийбадаткана куруп алышкан.

Кудайга баруунун көп жолдору бар. Кээ бир адамдар аны «Жакаба» деп коюшат, кээ бири «Алла» деп, кээси «Чемош» дейт, а биз аны мындан ары «Баал» деп атайбыз.


Пайгамбарларга берилген Ыйык Китепчи? Ал бизге мындан башка эч бир Кудайыңар болбосун деп буйруйт. Анда бул дүйнөдө бир гана Кудай бар жана Ага баруу жолу да бирөө.





**Кудай ушунчалык
акылы тайкы деп
ойлойсуңбу?**


Мындайды мындан
ары укпайын, болду жетишет!
Баалга табынуу мындан ары
биздин жердин расмий дини болуп
эсептелет. Буга ишенбегендер
өлтүрүлөт!



Диний кызматкерлер буканын элесин тандоо учурунда билбей Люцефердин элеси болгон күнөөкөр херувимдин элесин тандап алышты. Алар Шайтанга табынышып, убадаланган куткаруучу жөнүндө унутуп койгонуна ал (шайтан) абдан кубанып жатты.

О Баал, бул
курмандыкты
биздин колубуздан
кабыл ал.


Ак Батага ээ болгон
Асмандын Ханышасы,
Кудайдын энеси, биздин
сыйынуубузду ук жана
биздин күнөөлөрүбүздү
кечир.



Сен эмне бул
ыйык жерди басып
жүрөсүң?

Силер таштап кеткен, Жакабанын ысмынан,
Теңирдин сөзүн уккула. Дөөттүн уругунан бала
төрөлөт. Анын тукумунан куткаруучу чыгат. Анын
аты «Жошия» деген болот, ал эми мына бул
курмандык чалынуучу жайда, Баалдын диний
кызматкерлери өрттөлүп жок болот.

1- Падышачылыктар 12:28,
13:1-2; Жеремия 44:17-25



Кантип эле сен андай
дейсиң? Кудайлардан
башка эч ким келечекте
эмне болушун
айталбайт?

Теңирдин ысмынан мен
сага айтып жатам, бул диний
кызматкерлердин сөөктөрүн Жошия
ушул курмандык чалынуучу
жайда өрттөйт.



Кудай силерге, мен анын атынан сүйлөп жатканымды билдирген белги берет. Сен кооздоп курган курмандык чалынуучу жайың талкаланып, күлү сапырылып жок болот.

Ха, ха, ха! Динчил эшектин
аңгыраганын уккулачы. Ал өзү
эле адил, ал эми калгандар
калпычылар деп ойлойт.



Кармагыла аны!
Өлтүргүлө аны. Ал башка
адамдын динине каршы
акаарат келтиргидей
ким экен?

Менин колум
куурап калды! Жакаба
мени жазалады. Ал менин
колумду айыктырсын
деп сыйын.





Кудай Теңир,
өзүңдү тааныт ушул
күнү. Падышанын
колун айыктыр.



Бул керемет!
Кудай менин
колумду
айыктырды!



Тарс!

Дүш!

ААААА!


Жооооок!

Жакаба өз сөзүн айтты!

Сен чыны менен эле Кудайдын пайгамбары экенсиң. Баалдын эч бир пайгамбары мындайды жасаган эмес. Кел бери. Биз бирге олтуруп ичимдик ичип, тамак жеп чер жазып алып, анан мен сага Кудай үчүн жасаган иштерин үчүн тартууларымды берип узатып коёюн.



Жок, мен сени менен бара албайм. Кудай мага Ысрайылга барганымда тамак жебешимди жана суу да ичпешимди, ошондой эле барган жолум менен кайтып келбешимди



Ал менин динимди
талкалап жок кылды.
Эми эч нерсе калган
жок.


Бирок сен Баалдын
пайгамбарларынын сөөктөрү
курмандык чалынуучу жайда
күйүп жок болот дегенсиң.
Курмандык чалынуучу жай
жоголду, бирок эч ким
өлгөн жок.

Мен да буга түшүнбөйм.
Бирок бир нерсени билем, аны
Кудай айткан, мен эмес.

1-Падышалар 13:5, 7-9

Ошентип пайгамбар Кудайдын буйругу боюнча башка жол менен артка кайтты. Ал суу нансыз эки күн жол жүрүп, аябагандай суусап жана ачка болду. Анын артынан, алтын музоого табынып келе жаткан эки жаш жигиттер, аңдып келе жатты.






Ата, эгер мен аны көрбөгөнүмдө, ишенмек эмесмин. Ал Ысрайылдын байыркы пайгамбарларын дай болду!

Бачымда! Эшекти току! Мен аны табышым керек!

Ата, ал айткандардын баары чын деп ойлойсузбу? Жакаба эле тирүү Кудайбы? Биздин жасалма кудайларыбыз жөн эле жыгач же алтын элеби?



Ал Жакабанын пайгамбарын дарактын түбүндө отурган жеринен тапты. Ал ушунчалык күчкө ээ адам менен жакын болууну каалады. Ал бир кездерде Жакабанын элчиси болуп жүргөн, бирок Ысрайыл жери экиге бөлүнүп кеткенде, ал жасалма кудайларга табынып кеткен болчу. Ал: «Бардык диндер окшош эмеспи?» - деп өзүнө өзү суроо берип келген.




Сиз Жүйүт аймагынан келген адам окшойсуз.
Сиз аябай чарчагандай көрүнөсүз. Жүрүңүз
менин үйүмө, тамак жана суу берем сизге.

Мен бара албайм
сенин үйүңө. Кудай
мага бул жерден
тамак жебе суу да
ичпе деген.

Кудайга рахмат,
аябай чаикадым.

Бирок, мен да сага
окшогон эле пайгамбармын,
ошондуктан бүгүн эртен
менен Жакаба мага сени
тосуп алып тамактантып суу
ичирип кой деген болчу.



Тамагың абдан
таттуу экен,
бирок мен кайра
Жүйүткө
барышым
керек.

Жакаба: «Сен, мага кулак салбай, менин
ал жерден тамак жана суу ичпегиниң деген буйругумду
аткарбагандыгың үчүн, ушул жерде өлөсүң жана сенин
сөөгүң өзүңдүн мүрзөңө коюлуу үчүн Жүйүт жергесине
жеткирилбей калат»! – деп сүйлөдү.

Атаке, сен
пайгамбарчылык
кылып жатасың.
Кудай сени менен
да сүйлөштүбү?

Ооба, уулум,
көп жылдардан
бери биринчи
жолу.



1- Падышалар 13:10-22


Ал эми өлөт
дегениңби?

Менимче ошондой
жана ал менин айыман
болмокчу.

Пайгамбар Кудайдын өз сөзүн бекем кармагандыгына ынанып, жүрөгү ооруп жолго чыкты. Ал өзүнүн өлүшүн билген, бирок мынчалык эрте жана мындай жагдайда болоорун күткөн эмес.




Эйэйэээй!



Ал Жүйүт
аймагынан келген
пайгамбар!

Баарынан
кызыгы, арстан
менен эшек анын
өлүк денесин коруп
тургандай
болушуп, чогу
олтурушат.

Мен мурда
мындайды көргөн
эмесмин. Арстан аны
өлтүрүп, бирок аны
жебей алдында
олтурат.



Кудай анын баш ийбегендиги үчүн ушундай кылды. Сөзсүз ал айткан пайгамбарчылыктар болот.

Жалган пайгамбар Кудайдын адамынын денесин өзүнүн көмүлө турган жерине, Баалдын пайгамбарлары көмүлгөн жана Кудай талкалап жок кылган курмандык чалынуучу жайга жакын, жерге алып барып көмдү.

Кудайдын адамы көмүлгөндөн кийин, ал жөнүндө бир аз эле адамдар унутушкан жок. Курмандык чалынуучу жер кайрадан тургузулуп, дагы 300 жылдай Баалга ишенген адамдар ага табынуу үчүн келишип турду, бирок ал жерде адамдардын сөөгү өрттөлөт деген пайгамбарчылык аткарылган жок.

1- Падышалар 13:23 – 31;
2 – Падышалар 21:24, 22:8-11, 23:1-3

Үч жүз жылдан кийин Жошия аттуу падыша Жүйүт жергесинде тактыга келип олтурат (Б.з.ч. 640 жыл). Ал Ийбадатканага барып Ыйык Китепти таап алат. Ал өзүнүн элинин тирүү Кудайды унутуп, жасалма кудайларга табынып, кеткенин ошондо түшүнөт да, аксакалдарга, пайгамбарларга, дин кызматкерлерине жана Иерусалимдин бардык тургундарына Ийбадатканага келип, китепте эмне жазылгандыгы жөнүндө угуп кетүүлөрүн талап кылган буйрук чыгарды.



Элдер өздөрүнүн күнөөкөрлүгүнөн уялып, бул китептеги жазылгандарга баш ийүүгө макул болушту.



**Ыйык Эне,
бизди куткар!**


Адамдар Кудайдын мыйзамдарына баш ийишип, өз жериндеги жасалма кудайлардын баарын талкалап жок кылышты. Алар күнгө, айга, планетага жана асман ханышасына арнап чөп-чар өрттөгөн диний кызматкерлердин баарын өлтүрүштү.

Кудайдын Муса аркылуу берген мыйзамы
бачабасарлыктарга жол бербегендиктен,
бардык Содомдуктар өлкөдөн куупду.




**Улутчул
маңкалар.**

Алар өз жерин рухтар менен
сүйлөшкөн адамдардан,
медиумдардан жана көз
ачыктардан тазалашты.



**Анын кристалл
шарын сындыргыла
жана анын үйүн
өрттөгүлө.**


2- Падышалар 23:5,7,10



Алар бардык курмандык
чалынуучу жайларды жана
талкаланып упага
айландырылган дарактарды
сындырып жок кылышты.

Жошия ошол бийик
пайгамбардын 300 жыл
мурун Ысрайылдын
падышасы болгон
Жеробомго жолуккан
жерине чыкты.

Образга эмес, бир
Кудайга гана табынуу керек.
Жалган диний башчылар
адамдарды Жакабадан
алыстатып салышкан!



Сен өлүшүң
керек.


Дагы бир ирет,
курмандык салынуучу
жай ижарага берилип,
күлдөрү чачылып
салынган.

Бардык жалган дин
кызматкерлер өлтүрүлгөн
жана алардын денелери
талкаланган курмандык
чалынуучу жайда
өрттөлгөн.



Ал эми анын жанында жалган дин
кызматкерлер көмүлүүчү жай болгон.
Алардын көмүлгөн жерине адамдар
барып табынып жүрбөсүн деп,
Жошия ал жерден көмүлгөндөрдүн
сөөктөрүн алып чыгып курмандык
чалынуучу жайда өрттөп жок кылды.

2- Падышалар 23:15-16



Бардык сөөктөрдү өрттөгүлө.

Ошентип 300 жыл мурда айтылган пайгамбарчылык, Кудайдын адамынын айтуусу боюнча аткарылды.


Анда, анын сөөгүн калтыргыла. Башкаларын калтырбай өрттөгүлө. Биз Кудайдан бата алышыбыз үчүн, бул жасалма кудайга ишенүүчүлүктү токтотушубуз керек.

Улуу урматтуум бул ушул болуп жаткан окуя жөнүндө 300 жыл мурда пайгамбарчылык кылган, Кудайдын адамынын көмүлгөн жери. Ал Жошия аттуу адам – бул сиз, келип, ушундай нерселерди жасайт деп айткан дейт.

Мындан ары, бутка табынуу кетип, Жошия падышанын буйругу боюнча алардын ата-бабаларын мисир жергесинен алып чыккан Жакабанын кайып өтүүн унутпоо керек болду.

Бизге жерден нан берген, ак баталуу Теңирибиз Кудай, Бүт ааламдын Падышасы.





Ата, бул күн
башка күндөрдөн
эмнеси менен
айырмаланат?

Ошентип Ата, аларга Кудайдын аларды мисирдин туткунунан кантип бошотуп, мыйзамдарды берип, чатыр кургандыгы жөнүндөгү байыркы окуяны айтып берди. Ал эшиктин жээгине сүртүлгөн кан үйдүн тунун сактап калгандыгы тууралуу айтып берди. Бул эң улуу кайып өтүү күнү болгон.



6 - бөлүм


ИЛИЯС



Ысрайыл падышачылыгынын түндүк жарымына тактыга Ахап деген алсыз адам келет (Б.э.ч. 918 жыл). Ал Зидониялыктарга жакын Самария жергесинде жашап өткөн. Зидониялыктар Баалга табынган эл болгон. Ахап Зидониялыктардын падышасы Етбаалдын кызы Изебелге үйлөнөт.



Изебел өзүнүн динине берилгендиги менен белгилүү болгон. Ал Ысрайылдын Кудайын жек көргөндүктөн, Баалга табынууну бардык жерлерде өөрчүткөн.



Жакабанын
пайгамбарларын
тапкыла да, өлтүргүлө.
Мындан ары Баал
биздин кудай болот.

Падышанын Обадиах
деген Жакабага
ишенген кулу бар эле.

Мен Кудайдын
пайгамбарларын таап,
аларга эскертип
коюшум керек.

Обадиях үңкүргө 100
пайгамбарды жашырып
коюп, аларга тамак жана
суу алып келип турду.



1- Падышалар 16:28, 31, 18:4




Бирок ал жерде Илияс деген бир пайгамбар жашырынган жок.



О, Падыша Ахап, сен өзүндүн атандын Кудайынан баш тартып, аялың Изебелдин кудайы Баалга ээрчип кеткениң үчүн, Жакаба кайра буйрук бермейинче Ысрайылда бир тамчы жамгыр болбойт.


Ха ха! Сен пайгамбармын дейсиңби? Менин 1000 пайгамбарымын бири да кургакчылык жөнүндө эч нерсе айта элек. Бизде өткөн жылдары абдан көп жаан жаады. Сен динчил калпычы жогол менин көзүмө көрүнбөй.

Тамак-аштын жетишсиздигинен, адамдар ачка боло баштады. Жалган пайгамбарлар Баалды чакырышты, бирок Баал жооп бере алган жок. Кургакчылык бир тамчы жамгыр же нымдуулук жок улана берди. Кудай Илиясты бир жесир аялдын үйүнө барып кургакчылык бүткөнчө ошол жерде жашайсың деп жөнөттү.



Мага бир уурттам суу жана бир аз нан берип коё аласызбы?

Чындыгын айтсам, менде эки кичине сындырым нанды жапканга бир аз ун жана май бар. Мен аны эми эле жабайын деп жаттым эле. Аны балам экөөбүз жеп анан жатып өлөлү деп турганбыз.



Коркпогула.
Кудай силер
жөнүндө кам
көрөт.

Нанды бышырып,
биринчи мага алып келиңиз.
Андан кийин гана сиз жана
балаңыз жей берсеңер болот.
Анткени, Жакаба, Ысрайылдын
Кудайы: «Сенин ун салган идишиң
жана май куйган кумураң Кудай
Ысрайылга жамгыр алып келгиче
бошобойт!» – дейт..

Чын эле! Дагы
деле ун жана май
түгөнгөн жок!



1- Падышалар 17:1, 10-16




Канча куйсак деле
түгөнбөгөн эме экен!
Дагы деле токтобой
куюлуп атат!


Бул керемет!
Кудай жакшы.

Кийинки эки жыл бою
ал үчөө ошол тамак
салынган идиштен
тамак жеп чыгышты.

Бир күнү Илияс жесир аялдын уулунун өлүгүн көрүү үчүн кайрылып келет.



**Ал абдан
ысытмалап келип
жатып өлүп
калды.**



Мен сага кандай жамандык
кылдым? Сен мага күнөөлүү экенибизди
жана уулум каза болушун айтуу үчүн эле
Кудайдан келдиң беле?


Ысрайылда
Кудай дагы
деле бар.

О, Жакаба ушул
баланын жанын анын
денесине кайра
киргизе көр.





Кудай Илиястын
сыйнуусун угуп,
баланын жанын
анын денесине
кайра киргизди.




Рахмат Ыбрайымдын,
Ыскактын жана
Жакыптын Кудайы. Сен
гана Кудайсың.

Мен
айтпадым
беле Кудай
дагы деле
Ысрайылда
деп.

**Менин
уулум!**


Ачарчылык үч жылга созулду.
Адамдар ачкачылыктан кыйналып
сыкталса да Баалга табынып жатышты.



Эмне үчүн Баал
бизди укпайт
жана жамгыр
жаатпайт?

Баал жөн эле укпаган
жасалма кудай окшойт.
Анын кулагы жок.

Изебел менен Ахап, Илиясты бул алаамат үчүн күнөөлөп жатышты. Алар Илиясты табуу үчүн аскерлерди жанаша жаткан өлкөлөргө да жөнөтүп жатышты. Алардын аскерлери аны тапса эле өлтүрүшмөк.



Илиясты бизге жөнөткүлө. Эгер силер аны жашырып жатсаңар, силерге өлүм.



Ахап. Сен мени
издеп атасыңбы?

Бүткүл
Ысрайылды
бүлүндүрүп
жаткан сенби?

Өзүңдүн
жасалма кудайың
менен Ысрайылды
кыйнап жаткан сенсиң.
Кел, Жакаба менен
Баалды сынап өткөрүп
көрөлү, кимиси кыйын
экен. Өзүңдүн 850
пайгамбарыңды алып
Кармел тоосуна кел.

Мелдеш дейсиңби?
Кызык угулат. Болуптур
ошондой болсун.

Бир нече күн өткөндөн кийин
Кармел тоосунун үстүндө.

Сен качанга чейин эки анжы ойдо
болуп жүрөсүң? Бир гана Кудай бар.
Эгер Жакаба Кудай болсо, ага гана
табын. Өзүң чеч.

Мен пайгамбарларыңы
мелдешке чыкырам.
Ким чыныгы Кудай
экенин көрөбүз.

Кудайлар
ортосундагы
мелдеш. Эмне
кылмак элек?

1- Падышалар 18:1, 17-21

Силер Баалга сыйынгыла, мен Жакабага сыйынайын.


Курмандык турган жерди күйгүзгөн Кудай чыныгы Кудай болсун жана баарыбыз Ага гана табыналы. Силер мага караганда сан жагынан көп болгонуңар үчүн кезекти биринчи силерге берем.

Силер Баалга арнап бир курмандык чалынуучу жай кургула, а мен Жакабага арнап бирди курайын. Биз ал жерге отун коюп, анын үстүнө курмандыкты жаткырып, бирок от жандыргычы жок келели.






О Баал, бүгүн
бизди укчу. Биз бул
курмандыкты сенин
улуу ысмыга арнап
алып келдик.



О , улуу жана
кудуреттүү Баал.


О Асмандын
ханышасы кел
бүгүн Баалга
жардам бер.



Эгер Баал чын эле кудай болсо, анда ал силерге көңүл бурбай жатат. Ал бирөө менен сүйлөшүп жатса керек, мүмкүн ал сапарлап кеткендир, же уктап жатабы.

Сен деле мындан өтпөйсүн бокочо чочко десе.

1- Падышалар 18:22-27



Бүттү! Ал уктап
калыптыр, аны ойготуу
үчүн катуураак
кыйкыргыла.

Токтобогула, жигиттер.
Мүмкүн өзүбүздү
өзүбүз кессек Баал
ыраазы болоттур.

Баалдын пайгамбарлары Баал угат го деп, өздөрүн кескилеп тоголонуп-жумаланып, жиндеп жерге жатып, кыйкырып-өкүрүп калышты.


Ийииииииииии

Айаааааааа

О Баал, биз сага өзүбүздүн каныбызды арнайбыз. Бизди укчу! От жөнөтчү! Өзүңдү өзүн актачы!

Эйийийийий






Ха ха! Карагылачы! Силер тогуз сааттан бери аны чакырып жатасыңар, эгер ал чыныгы кудай болсо жооп бермек да.

Эми кезек мага келип жетти. Келгиле жакыныраак, карап тургула, менин кылгандарымды.

Баал сен эмне үчүн жооп бербей жатасың?




Ал эмнеге
мынча жерди
терең казып
жатат?

Мүмкүн ал
караңгы болсун
деп жатат.

Сен качан
сыйынып
баштайсың? Бул
жерди терең казуу
боюнча мелдеш
эмес.

Баргыла төрт
чака суу алып келип
курмандыктын жана
отундун үстүнө
куйгула.


Суубу? Аны суу
кылып койсоң,
ал күйбөй калат.



Бул пайгамбар
акылдан адашкан го.
Ал күндүн жерге
түшкөнүн эч убакта
көрө албайт.


Бул анчалык суу
болбой калыптыр,
дагы төрт чака суу
алып келип анын
үстүнө төккүлө.

Мунун акыл-эси
жайындабы? Падыша
муну менен эмне эле
ойношуп атат?



Ха ха. Тирүү Кудай үчүн кыйын болгон нерсе барбы? Дагы анын үстүнө төрт чака суу төккүлө. Азыр силер Ысрайылда Кудайдын бар экенин жана анын аты Баал эмес экенин билесиңер.

Ахаптын башы коюлат буга.



Качкыла
артка.

Ата.

Дагы артка
жылгыла.



Жакаба, Ыбрайымдын, Ыскактын жана Ысрайылдын Кудайы, бүгүн Сен гана чыныгы Кудай экендигинди, мен Сенин кулуң экендигимди жана алардын жүрөгү мындан кийин Сенин өзүңө карай бурулаарын көрсөт.



Бууууууу!

Аааааааааа!

Тарс, тарс, тарс

Ииииии!



**Ыбрайымдын
Кудайы!**

**Аптаптуу
алаамат ысык
экен!**

Асман оту!

**Жардам
бергиле!**



Ыбрайым менен
Ыскактын Кудайы от
аркылуу жооп берди.

Ал жер менен
ташты да өрттөп
жиберди!

Эч бир көрүнүшкө ээ эмес,
бирок мунун баарын жасаган,
бул кандай кудай?



**Жок!
Ырайым кыл!**

Муса бизге Жакаба атту
Кудайга гана табынуубузду
буйруган. Ал ар бир башка
кудайга табынган Ысрайылдыкка
өлүм өкүмүн чыгарган.



**Өлтүр аларды!
Бардык 850 үн.**

**Бирок биз
билген
жокпуз.**

**Аларды
кылыч менен
өлтүр. Азыр.**

**Баалдын пайгамбарлары
бүт өлтүрүлдү.**

О Падыша, сен барып
ичип жешиң керек да, өз үйүнө
тосмо кур. Мен аябагандай ашыра
жааган жамгырдын үнүн угуп
турам.




Үч жарым жыл мурда Илияс Ахапка: «Мен кайра жамгыр жаа деп буйрумайынча жамгыр жаабайт!» – деп айткан эле. Баалдын пайгамбарларынын өлүмү менен, адамдардын кайрадан тирүү Кудайга табынып башташы менен, Илияс жамгырды кайра жаап башта деп буйруду.



Чоң жамгыр келип, дайраларга суу толуп, сел айдап кетпесин деп тосмолорду курууга туура келди.

Кудайдын күчүнө толгон Илияс, падышанын сарайына 20 чакырымга чейин аттардын алдына түшүп жүгүрүп келди.



Демек, сен Илиясты
өлтүрдүн го деп ойлогом.
Баал бизге жамгыр
жаадырып жатканын
көрүп турам го.

Жок жаным.
Илиясты сыртта турат. Ал
Кармел тоосунан бери менин
арабаларымдын астына түшүп
алып чуркап келди.

Күлкүмдү келтирбечи. Эч ким
арабалардын астына түшүп алып,
ошончо жерден чуркап келе албайт.
Баалдын дин кызматкерлери кайда?
Биз жамгырдын жааганын
майрамдашыбыз керек.




Алардын баары
өлтүрүлдү. Алар
алдамчылар жана
жан кечтилер экен.



Сен эмне кылдың?
Сен келесоо десе! Сен
Илиасты өлтүрүшүң
керек болчу!

Бирок анын Кудайы
от менен жооп берди. Ал
керемет көргөздү. Биздин дин
кызматкерлерибиз эч кандай күчкө
ээ эмес экен. Адамдардын баары
Жакабага кайрылышты.






Жаным, мен
эмне кылмак элем?
Мен адамдардан
корктум.

Сен менин дин
кызматкерлери
мди өлтүрдүң.

**Келесоо
десе!**

A woman with a determined and shouting expression stands on a balcony. She is wearing a purple robe with gold trim, a gold headband, and large gold earrings. Her arms are raised, and her mouth is wide open. In the background, a stone building with a window is visible, and a small figure of a man in a brown robe is seen from a distance.


Илиясты эч
кандай керемет
Баалдын каарынан
куткара албайт.

Эгер мен Илиясты
өлтүрө албасам, анда
башка кудайлар мени
ошондой кылсын.

Мен
кетишим
керек.



Илияс Кудайга болгон
ишенимин жоготуп
коюп, өз жаны үчүн
кам көрө баштады.


A man with a beard, wearing a blue robe with a red sash, is sitting on the ground in a rocky, mountainous landscape. He is holding a long wooden staff. The background shows rugged mountains and a blue sky. The man appears to be in a state of distress or prayer.

О Кудай, мен баарына
туруштук бердим. Изебел
мени тапкыча, менин өлүшүмө
жол бере көр.

Мен өзүмдөн өзүм
уялып жатам. Мен сага
болгон ишенимимди кармай
алган жокмун. Мен өзүмдүн
күнөөкөр ата-бабаларымдан
эч айырмам жок. Мага
өлгөнгө уруксат бер.



Илияс чөлдүн ортосундагы үнкүрдө жашырынып, 40 жыл качып жүрдү. Ал Муса он осуят алган Синай тоосуна келди. Анан ошол жерде Кудай ага сүйлөдү.



**Илияс, сен бул
жерде эмне
кылып жүрөсүң?**

**Сенин
мыйзамдарыңан,
менден башкасынын
баары баш
тартышышты. Сенин
пайгамбарларыңын
баары өлтүрүлдү.
Бир мен гана сенин
мыйзамдарыңды
аткарып келе
жаткандыктан, алар
мени өлтүрөбүз деп
издеп жүрүшөт.**

**Бар тоонун
үстүнө жана
Теңириндин
астына тур.**


Илияс Теңирдин астына келип турганда, катуу шамаал келди, бирок Кудай шамаалдын ичинде эмес эле.

Анан жер титиреп баштады, бирок Кудай анын да ичинде эмес эле.

Акырында асмандан от келип түштү, бирок Кудай оттун ичинде да эмес болчу.

Кудай Илияска өзүнүн Изебелден да каарду экендигин көргөзгүсү келди.






Шамал, жер титирөө жана от жоголгондон кийин Илияс ага сүйлөп жаткан Кудайдын токтоо үнүн укту. Кудай ага мурда берген суроосун кайра берди:

Илияс сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?

Илияс эч нерсени түшүнбөгөндүктөн, өзүнүн жообуна канааттанбай, мурдагыдай эле жооп берди.

Сенин мыйзамдарыңан, менден башкасынын баары баш тартышышты. Сенин пайгамбарларыңын баары өлтүрүлдү. Бир мен гана сенин мыйзамдарыңды аткарып келе жаткандыктан, алар мени өлтүрөбүз деп издеп жүрүшөт.



**Макул, эгер сен ушуну
туура көрсөң, кайра
барып Элишаны өзүңдүн
ордуна пайгамбар
кылып майла.**

**Сен али билбейт окшойсуң,
дагы 7000 Ысрайылдык Баалга
табынып анын бутун өбө элек. Сен өз
жолуна түшүп бара бер. Ахаптын бүт
үй-бүлөсү өлүмгө дуушар болот.**



Илияс Элишаны өгүз менен жер айдап жаткан жеринен таап, пайгамбар кылып майлады.

Теңир сени пайгамбар болсун деп айтты.

Мен өгүзүмдү курмандыкка чалып, сени ээрчип жөнөйм.

Ахаптын сарайынын жанында Набох деген адамдын жүзүм зары бар эле. Ахап ар дайым терезеден карап туруп ал жердин кооздугуна суктанып, ушул жер меники болсо деп кыялданчу. Ошол жер жөнүндө ойлонгон сайын ал ошол жерди кантип алып койсом экен деп олой берчү. Мыйзам боюнча, «Бирөөнүн жерине көз артпа» - деген бар, а бирок Ахап Жакабаны кабыл алган эмес.



Ахапта акча көп болгондуктан, ал жүзүм зарды сатып алайын деп чечти.


Бул жүзүм зарды мага сат. Бул менин үйүмдүн жанында болгондуктан, муну мага бер, а мен сага башка жерден мындан жакшыраак жүзүм зар берейин.

Кудай мындайга жол бербейт.



Бул жерди менин үй-
бүлөм 500 жылдан бери
ээлеп келе жатат. Теңир
бизге бул жерди өз үй-
бүлөндөн башкага сатпа
деп буйруган.





Жаным, сен эмне
тамак ичпейсиң? Эмне
эле мынча кабагың
бүркөк?

Себеби Набох
жүзүм зарын
мага сатпай
атат.




Сен падышасың. Сен көңүлүңө жаккан нерсени жасасаң болот. Кайдагы бир дыйканды өзүңдүн бактылуу болушуңа тоскоол кылба. Мен ал жүзүм зарды сага алып берем.



Иш бүткөндөн кийин,
мен сага дагы төлөп берем.
Мындан ары оозуңду жап,
антпесең сен да ошондой
болуп каласың.

Мусанын мыйзамында:
«Коңшуңа жалган жалаа
жаппа»! – деп жазылып турат.



A comic book panel depicting a scene with several characters. On the left, a soldier in a white and silver uniform with a helmet holds a wooden staff. In the center, a man with a beard and a white tunic looks down. To his right, a man in a blue robe with a beard points his finger towards a man in a yellow robe and a gold crown. Another man in a brown headband is visible in the background. The scene is set outdoors with a vineyard and a building in the background.

Мына ал сага.

Ии, ал падыша өлүш керек деп айтты.

Анан ал: «Кудай падышаны ээлеп алуу үчүн шайтанды жиберет»! — деп айтты.

Демек, ал өлүмгө татыктуу.

Алар Набохту сүйрөп чыгып, өлтүрүп коюшту.




Мына жаным. Эми сенин жүзүм зарың бар. Бул дүйнөдө сен катаал болбосоң, эч нерсеге жетпейсиң.


Бул ажайып ээ?
Мен буга татыктуумун ээ?

Изебел Баалдын көрбөшүн, а бирок асмандагы Кудай жерде эмне болуп жаткан болсо баарын көрүп тураарын билген.

Чыгуу 20:16; 1-Падышалар 21:10-16




**Илияс, Набохтун
жерин тартып алып,
Ахап ошол жүзүм зарга
келет. Сен ага менин
сөздөрүмдү жеткир.**




Ахап, Кудай мага, сенин айыпсыз адамды өлтүрүп, ээлеген жерин тартып алгандыгыңды айтты. Ушул жана башка күнөөлөрүң үчүн анын канын агызган жерге сенин да каның агат.

Менин душманым мени таап алдыбы?




Сен Кудайдан жашырына албайсың. Сен өзүңдүн жаныңды бирөөнүн ээлик кылган жерине алмаштыргандыгың үчүн, Кудай сенин үй-бүлөңдүн үстүнө жамандык алып келет. Сенин бардык балдарың жана тугандарың өлөт, ал эле эмес ымыракайлар да өлөт.

Сен Кудайдын каарына калдың. Изебелди сенин үйүңдүн дубалдарынын астынан иттер жейт. Үй-бүлөңдүн ар бир мүчөсү өлгөндө, анын денесин иттер жеп турат. Эгер алардын өлүгү талаада калса асман куштары жейт. Анын бири да адамгерчиликтүү жерге коюлбайт.




Бул Теңирдин
айткан сөзү.
Ал сөзсүз
болмокчу.

Андай кыла
көрбөсүн, мен
Жакабага арнап
курмандык чалып
баштайм.



Илиястын
айткандар сөзсүз
аткарылат.


Ахап эми
Жакабага арнап
курмандык чала
баштады, бирок
ал аны чын
журөгүнөн
жасаган жок.



Көп өткөндөн кийин жалган
пайгамбарлар, Ахап падышага
согуш баштону сунуш этишти.

Гилаттын Рамотуна
барып аны менен согуш
жүргүз, ошондо сага
Кудай улуу жеңиш алып
берет.

Бардык
пайгамбарлар
ушуга макулбу?




Ахап Падыша, Жакаба мени менен сүйлөштү. Сен Гилаттын Рамотуна барып согушкан жерде өлөсүң.

Бул Михейдин сөзүнө кулак салба. Жакабанын пайгамбары бир эле ал эмес. Биз 400 пайгамбар Гилаттын Рамотунда ийгилик жана көп жетишкендиктер болот деген ойдобуз.

Мен Михейди жек көрөм. Анын бир жакшы сөзү жок.


Ахап Падыша, сен жасап
жаткан иш, Кудайдын алдында
жамандык болуп эсептелет. Өзүлөрүнүн
кызматы үчүн акча алып, сага сунуш
берип жаткан пайгамбарлар алдамчылар.
Алардын айткандары калп.





Мен асман периштелери тегеректеп турган Кудайдын тактысында отурганын көрдүм. Ал мындай деп сурады: «Илияс Ахапка өлө тургандыгы жөнүндө айткандан кийин эч бир жамандык иштерди жасабай, аярлап жашап келди. Ал салгылашка барышы үчүн, аны бирөө көндүрүш керек. Ким аны Гилаттын Рамотуна барып өлүшү үчүн, көндүрүүгө даяр?»

Анан бирөөсү бирөөнү, башкасы башка сунуш берип жатты. Анан көпкө созулган талаш-тартыштан кийин, периштелердин бири алдыга чыгып, мындай деди:




Менде бир ой бар.
Мен барып, анын жалган
пайгамбарлырынын оозуна
рух киргизем. Мен аларга
Ахап салгылашууга барыш
керек дейм.

**Бул абдан жакшы ой экен.
Алар ага жеңишке ээ болосуң
деп пайгамбарчылык кылышат,
ошондо ал ал жакка барганда,
мен аны өлтүрөм. Бар анда!**

Сен эмне,
Жакабанын руху менден
чыгып, сага сүйлөдү деп
турасыңбы?


Шалп





Сен төркү үйүнө кирип,
өз жаныңды жоготкондон коркуп
отурганыңда, кимде а Жакабанын
руху бар экенин билесиң.

Бул эмне, дагы бир
пайгамбарчылыкпы? Ха!



Эгер сен салгылашуудан кайтып келсең, мен анда жалган пайгамбармын жана өлүмгө татыктуумун.

Бул жигитти абакка салып, мен келгиче өлбөй турушу үчүн, бир аз тамак берип тургула. Анан биз аны өлтүрөбүз.




Сиз жөнөкөй аскер сыяктуу кийинип алганыңыз абдан жакшы ой болду. Алар сиздин падыша экениңизди билбей, падышасы жок эле булар жакшы салгылашып жатат деп ойлошот. Ошол пайгамбардын жүзүн сиз салгылашуудан кайтып келгениңизден кийин көргүм келет.

Ооба, мына бу соот эч кандай жаанын огун өткөрбөйт.


Жоокер өзүнүн жаасын
асманга каратып туруп эле,
эч кимди мээлебей эле
душманга каратып туруп
эле атып жиберди.












ШЫК!

Өхххх!


Эмне?





Шашылгыла,
кан агып
жатат.

**Азыр
азыр!**



Бул жааны жебеси
сооттун ачык жерине
тийгенин карачы. Менимче,
ушул убак анын өлөр убагы
болсо керек.

Менимче
ал өлүп
калды.

О Кудай, жок!

Биз аны-муну
даярдагыча, анын денесин
Набохтун жүзүмзарына
коё туралы.






Илияс айткандай эле, Ахаптын канын иттер
Изебелдин терезесинин алдында жеп ичип
жатты. Ал өз үй-бүлөсүнүн биринчиси болду.
Анын артынан дагы башкалары да бар эле.

Ахаптын арабанын
ичиндеги канын жууп
бүтүп, жоокер сарайга
кайтып келди.

Ахап Падыша
кайда? Ал өз
жеңишин белгилеп,
майрамдап жатабы?




1- Падышалар 22:37-38;
2-Падышалар 9:8-10



Келесоо! Сен Кудайдын
пайгамбары эмессиң. Сен
калпычысың! Жакабанын
пайгамбары Михей айткандай
эле Ахап өлдү.

Болушу мүмкүн
эмес. Бардык адил
адамдар Ахаптын
женишке ээ болушуна
макул болушкан.

Баары эмес. Сен
жаакка бир чаап абакка
отургузган Михей макул
болгон эмес. Адамдар муну
укканда сени өлтүрүшөт.

A comic book illustration showing a warrior on the left and a man in a doorway on the right. The warrior is wearing a white helmet with a crest, a white tunic with a dark pattern, and a red skirt. He has a sword at his waist and is looking towards the man in the doorway. The man in the doorway is wearing a long, grey robe and has a white beard and hair. He has his arms raised in a gesture of surprise or warning. The background is a simple doorway with a dark interior.

Сен
бошсуң.
Ахап өлдү.

Ооба, мен билем жана
анын канын Кудай айткандай
иттердин жалап жатканына да шегим
жок. Мындан кийин Изебел ошондой
болот. Андан кийин Ахаптын башка
туугандары ошондой болот. Кудай
ошентип айткан.



Мен
жашырынышым
керек.

О жок! Михей мага, ички
бөлмөдө жашырынып жатып
кимде Кудайдын Руху бар экенин
билесиң деген.



Ахаптын уулу анын ордунда 12 жыл падышачылык кылды. Изебел да каныша катары жашап турду. Ысрайылдыктар дагы эле Кудайдын мыйзамдарына баш ийбей, жалган кудайларга табынууну улантышты.



Кудай Ахаптын үйүнө каршы дагы сүйлөдү:
«Убакыт келди. Ахаптын үй-бүлөсүнөн,
кичине ымыркайынан бери өлүп жок болот.
Изебелди иттер жеп кетет жана анын
өлүгүн көмгөнгө эч ким чыкпайт».

Он эки жыл
өткөндөн кийин.

Аскер башчысы Жеху
келгенде мага көңүл бургудай
болуш үчүн, жүзүмдү
боёшум керек.



Менин башчылык
кылганымды көрүп
турсун деп, бул жерде
турайын.



Ким мен
жакта?





Биз сиз
мененбиз.

Анда Изебелди
төмөн карай ыргытып
жибергиле.

Анте албайсыңар.
Мен ханышамын



Айшшшш!



Денеси жата
берсин.

Иттер Изебелди жеп,
так анын күйөөсүндөй
кылып, Кудайдын
пайгамбары айткандай
анын да канын жалашты.



Ыррррррррррр

Бирок иттер анын
жаман иштерди
жасаган колдорун
жешкен жок.

Пайгамбардын айтканы боюнча,
адамдар Ахаптын үй-бүлөсүн жаш
балдарынан бери тыптыйпыл
кылып кырып жок кылышты.

Талаада өлгөндөрүн асман куштары
жана шаарда өлгөндөрүн иттер жешти.
Көмгөнгө эч нерсе калган жок.
Чындыгында, күнөөнүн наркы өлүм.




Илияс сыйынгандай эле, жаш пайгамбарлар кабар жеткирүү кызматы үчүн Элишага келишти.




Кээ бир жаш пайгамбарларга Кудай сүйлөдү. Силердин окутуучунар Илиястын асманга көтөрүлүшү жөнүндө билдиңер беле?

Ооба, Кудай мага да айткан, бирок тынчтангыла, эч кимге айтпагыла.




Элиша сен бул жерде
кал. Мен Жерикого
кетип бара атам.

Кудайдын
тирүүлүгүндө, мен
сизди көз алдымдан эч
жакка чыгарбайм. Сиз
кайда барсаңыз, мен
ошол жакка барам.




Силердин окутуучунар
Илиястын бүгүн асманга
көтөрүлүшү жөнүндө
билесинерби?

Ооба, мен билем. Эми
бизди тынчсыздандырба. Билген
нерселериңди башка эч кимге
айтпа. Мен аны көз алдымдан
жоготпошум керек.



Сен бул Жерикодо
кал. Мен Иордан
дайрасына барып
келейин.

Пайдасыз. Ал
асманга көтөрүлүп
кетти..



Тиги жаш
пайгабарлар да
бизди ээрчип
алышты.

Биз кантип
Иордан дайрасын
кечип өтөбүз?
Бүгүн ал аябай
толо экен.

Кургак жер
аркылуу.



Шалп!

Ахх!




Сен аны көрдүңбү? Суу биз өтүү үчүн ачылып, токтоп калды.

Ооба, кудум Мусанын убагындагыдай. Мусадай.



Мен муну көргөнүмө абдан ыраазымын.

Аттин, Баалдын пайгамбарларынын көрбөй калганын карачы.



Мен жөнөөрдөн
мурун, силерге эмне
кылып беришимди
каалайсыңар?


Сен менден абдан
кыйын нерсени сурадың,
бирок эгер сен менин асманга
көтөрүлүп баратканымды
көрсөң ошондой болот.

Сендеги Кудайдын
Рухун эки эселентип
мага өткөрүп берчи.

2-Падышалар 2:8-11




Кудайдын
арабасы!



Жана катуу
бороон!

Дууууу




Оттуу араба
Илиясты Элишадан
ажыратып кетти.




Илияс катуу
бороон менен
бирге асманга
алынып кетти.

Анан баары тынч туруп калды.
Илияс эми Кудайдын алдына барды.

Анын үстүндөгү
чапаны гана калды.
Ал ошол чапан менен
Иордан дайрасын эки
бөлгөн болчу.




Илиястын
Кудайы
кайда?



Илиястын руху
Элишага келип
түштү!

Чалт!

Бүгүнкү
күн ажайып
күн болду!



Элиша Илиястан эки эсе көп кереметтерди жасады. Ал Кудайга абдан бекем ишеничтүү болду, бирок адамдар дагы деле жасалма кудайларынан толук баш тартышкан жок.

Илияс
кайда
кетти?


**Биз барып аны
издешибиз керек!**

Убара болбогула.
Ал асманга
көтөрүлүп кетти.



7 – Бөлүм:

МАШАЙАК ЖӨНҮНДӨГҮ
ПАЙГАМБАРЧЫЛЫК




Элишадан кийин, Кудай, адамдарга күнөөдөн арылып жана жасалма кудайларды таштагыла деп чакырып келген Ышайа, Жеремия жана Амос деген пайгамбарларын алып келди.

Кудай бул пайгамбар аркылуу сүйлөп, көптөгөн нерселердин болушу жөнүндөгү пайгамбарчылыктарды жаздырган.

Ышайа Узах, Жотам, Ахаз жана Хезекия деген падышалардын убагында жашап өткөн (Б.э.ч. болжол менен 760-700 жж).

Кудай Ышайа аркылуу: «Мен өз балдарымды багып чоңойтуп келдим, бирок алар мага каршы чыгышты. Айбан бука өз Устатун тааныйт, а бирок менин элим мени тааныган жок. Силер күнөөкөр эл, жамандык кылгандардын тукуму болгон өзгөчө адамдар!» – деп айткан.

«Эгер сен жамандыктан алыстап,
багынтылгандарга жардам берсең,
жетимдер жөнүндө кам көрүп жана
жесирлерге тартууларыңды берип турсаң,
мен сени кайра курам жана айыктырам, а
эгер сен мага башыңды бурбасаң, кылыч
менен талкаланып жок болосуң. Жана
дагы сенин жериң ээн жерге айланат,
шаарларың өрттөлөт. Ошондой эле, сенин
балдарың Бабылга алынып барып, падыша
сарайында эбнух болуп кызмат кылышат».






Жеремия Жусая, Жохиаким жана Зебекиянын падышачылыгынын убагында пайгамбар болгон (Болжол менен Б.э.ч. 630-590 ж.). Ал мындай дейт: «Теңир мындай дейт: «Карап тур, мен сенин астыңа өмүр жана өлүмдүн жолун көргөзөм. Ким шаарда жашаса, кылычтан, ачкалыктан жана жугуштуу оорудан өлөт, а бирок ким аларды курчап турган Каздимдерге багынып барып кошулса, ал тирүү калат, бирок Бабылда кулга айланат. Менин бул шаарга каршы назарымды салгандыктан дейт Теңир, бул шаар өрттөлүп Бабыл падышалыгынын карамагына өтөт!»»



Ышайа 1:2-4,7,16, 20, 39:7; Жеремия 21:8-10



Эгедер Жеремия
аркылуу: «Анан Мен
Өзүм силерге каршы
кере тартылган колум
менен, күчтүү каруу-
булчуңум менен,
каарым менен,
ачуум менен, улуу
кыжырым менен
согушам. Бул шаарда
жашагандын баарын
– адамдарды да,
малды да кырам,
алар чоң жугуштуу
оорудан кырылат.

Ошондон кийин, -
дейт Эгедер, - Жүйүт падышасы
Ситкияны, анын
кызматчыларын, элди жана бул
шаарда жугуштуу оорулардан,
кылычтан, ачарчылыктан
кырылган элдин калганын
Бабыл падышасы
Небухаданасардын колуна,
өздөрүнүн душмандарынын
колуна жана алардын жандарын
издеп жүргөндөрдүн колуна
салып берем. Ошондо ал
аларды кылычтын мизине алып
кырат, аларды аябайт, аларга
боору оорубайт, ырайым
кылбайт!» - деп айткан.



Амос Жүйүт падышасы Узиянын жана Ысрайыл падышасы Жааштын уулу Жаробамдын тушунда пайгамбарчылык кылган (Болжол менен Б.э.ч. 765-750 ж.). Кудай Амос аркылуу: «Силердин аялдарыңар уй сыяктуу өздөрүнүн күйөөлөрүн ичимдиктер менен дембе-дем камсызданырып турушат. Мындан ары силер күйөөлөрүңөрдүн үстүнөн үстөмдүк жүргүзбөйсүңөр. Мындан ары силер быкыныңарга сайылган тактай менен Бабылда кул катары айдалып жүрөсүңөр».



Силер өзүңөрдүн кымбат баалуу эмеректериңерде жатып алып, малдын майына аябай чыланган ажайып тамактарды жейсиңер. Шараптан аябай ичип жатып, музыка угасыңар. Силер адилеттүүлүктү жерге көөмп, кедейлердин үстүнөн тебеледиңер, адилеттүүлүктү басынтып, пара алдыңар, адилеттикти кедейлерден тартып алдыңар. Силер жүзүмзар өстүрөсүңөр, бирок силердин душмандарыңар андан шарап ичет. Силердин аскердериңер талкаланып, кулчулукка кетесиңер!» - дейт Теңир.

Амос 4-6

Кудай мындай дейт: «Мен Бейтелдин курмандык чалынуучу жайын, силердин жайкы жана кышкы үйүңөрдү талкалап жок кылам. Силер кедейлерди басынтасыңар, пара аласыңар жана колунда жокторду сабайсыңар. Мен жамгырды токтоттум, ачарчылык менен оору алып келдим, бирок силер тобо кылган жоксуңар!»



Апа мен ачкамын.

Б.э.ч. 753 ж.




Ошуя Жүйүт падышалары Узиянын, Жотамдын, Хискиянын жана Ахаздын тушунда пайгамбарчылык кылган (Болжол менен Б.э.ч. 785-725 ж.).

Анын пайгамбарчылыгы мындай:
«Ысрайыл кылычтан кулайт, жаш балдары жер тебеленип жанчылат, ал эми анын боюнда бар аялдары ачык эле зордукталат!»

«Кудай Ысрайылды эркин сүйүп, анын күнөөлөрүн кечирген күн келет. Ысрайыл дагы бир жолу лилия гүлүндөй жайнап ачылат. Ал зайтун дарагындай өсүп-өнүгүп жана Ливан кедр жаңгагындай атыр жытка толот.»



«Келе жаткан жылдары, Бабылдан кийин, силер ар кайсы элдерге тарап, алар силерди куугунтуктап, мал-мүлкүңөрдү тартып алат жана силерге токтоп дем алууга да жер табылбайт».




Алар баарын тартып алып жатышат. Алар эмнеге бизди жайыбызга коюшпайт?

Апа, биз кайда барып жашайбыз?

Бул деген жүйүттөрдүн үч күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетсин дегенди билдирет!

Бул жакшы баага сатылышы мүмкүн. Жүйүттөрдүн кеткени мага жакпайт. Алар бизге абдан көп соода иштерин алып келишти.

Ышайа 10:21; 35; 51:11; Жеремия 30:11;
Жезекиел 17:21; Жоел 3:2; Ошуя 13:16,14:1-6



Бул документ боюнча,
жүйүттөр өлкөдөн чыгып
кетип баратышып, эч кандай
мал-мүлкүн алып чыгып
кетишпейт.

Мен ар дайым
ушул уй меники
болсочу деп каалап
келгем.

Ысрайыл эли Кудайдын
сөзүнөн баш тартышкандыктан
алар ар кайсы элдерге тарап
кетишет. Бирок аларды Кудай
кайрып алып келмейинче, алар
эч качан дем алышпайт.

«Ысрайыл жергеси ээн талаага айланат жана силер Бабыл падышасына 70 жыл кызмат кыласыңар. Бирок жетимиш жылдан кийин Мен Бабылды өз алдынчалыгы үчүн жазалайм жана калгандарыңарды кайра алып келип, кайра кургузам».



«Иерусалим ушунчалык таштандыга айлангандыктан, ал талаа сымал айдалат».



Бул пайгамбарчылык келип калды. Чындыгында эле, душман Иерусалимди жер айдагандай айдап салды. Бирок акыркы күндөрү, ийбадаткана кайра тургузулуп, ага адамдар агып келе башташат.

Б.э.ч. 750-686 –ж. Михей пайгамбар төмөнкүдөй пайгамбарчылыктарды айткан:

«Анан көп элдер келип, - мындай дешет, - Келгиле жана Теңирдин тоосуна жана Жакыптын


Кудайынын үйүнө чыгууга уруксат бергиле, анан ал бизди өзүнүн окутуусу боюнча окутат жана Сион мыйзамына ылайык жана Иерусалимден келген Теңирдин сөзү боюнча биз анын баскан изи менен барабыз».



«Ал көп элдерди соттойт, алыскы өлкөлөрдөгү көптөгөн уруулардын айыбын ашкере кылат.

Кылычтарын соко кылып, найзаларын орок кылып кайра согуп иштеп чыгышат. Бир эл бир элге кылыч көтөрбөйт, ошондон кийин согушууга үйрөнүшпөйт, тескрисинче, ар бири өзүнүн жүзүм сабагы менен анжыр дарагынын түбүндө отурат, аларды эч ким коркутпайт, анткени муну Себайот Эгедер Өзү айтты».


**«Анткени бардык элдер,
ар бири өз кудайынын аты
үчүн жашайт. Биз болсо
кылымдар бою өзүбүздүн
Кудай-Эгедерибиздин аты
үчүн жашайбыз. Ошол күнү,
- дейт Эгедер, - аксагандарды
чогултам, куулуп кеткендерди,
Өзүм кимдин башына алаамат
түшүрсөм, ошолорду чогултам.
Аксагандарды калдык кылам,
алыска чачырап кеткендерди
күчтүү эл кылам, Эгедер
Сион тоосунда азыр жана
түбөлүккө алардын үстүнөн
падышачылык кылат».**



Жеремия 25:11-12; Михей 3:12, 4:1-7

Жеремиянын
пайгамбарчылыгы:

Падыша Ситкия Кудайдын астында
жаман иштерди жасады. Ал өлтүрүлбөйт.
Ал Бабылда өз эли менен жашайт, бирок
ал Бабылды өз көзү менен көрбөйт.
Себеби анын көзү көрбөй калат. Силер
Бабылда 70 жыл каласыңар.




70 – жылдын акырында
түндүктөн келген согуштук
аскерлер Бабылды жеңип,
Ысрайылдын калган элдери
өз жерине кайрылып келишип,
шаарды жана ийбадаткананы
кайра тургузушат.

Жазалануу убактысынан кийин Кудай алардын күнөөлөрүн кечет жана Иерусалимге калган бүткүл муундар келип отурукташып калышат.

Бул китепти алып барып, Бабылдагы элдерге окуп бер. Алар кайтып келгиче, кандай нерселерге жетишиши керек экендигин аларга билдир.




Мен Дөөттүн тактысын кайра орнотом, ошондо сен өзүңүн жериңе кайтып келип, ага ээлик кыласың.



**Жезекиелдин пайгамбарчылыгы:
« Мен аларды элдердин арасына
чачып жибергенимде, жер-жерлерге
сапырып жибергенде, алар менин
Теңир экенимди билишет.**

**«Кудай Ыбрайымга анын тукуму бул жерди
түбөлүккө ээлейт деген жана Ал өз убдасында
турат. Ошентсе да, адамдар күнөөгө батышканда,
аларды Кудай кызыктай кудайларга ишенген
адамдардын арасына барып жашап көрүшсүн деп
алып барган, бирок акырында Ал аларды ал
жерден кайра алып чыккан».**

**Жеремия 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (Б.э.ч. 627-586-
ж): Жоел 3:20-21: Амос 9:11-15: Жезекиел 12:15-16**



«Мисир да Бабыл аркылуу жазаланат, жана Мисир 40 жыл бою таштандыга айланат. Алар кайра Бабылдан келгенден кийин мурдагыдай улуу өлкө боло албайт, ошол абалда аягына чейин калат. Акыркы күндөрү Мисир, Ассирия жана менин элим Ысрайылдыктар үч жактама тынчтык келишимин түзүшөт, ошондо мен аларга Ак-Батамды тартуулайм».



«Палестиналыктар талкаланып жок болушат жана алар кайра жарала албайт андан кийин. Ашдод, Экрон жана Аммон дегендер экинчи болбойт. Тир талкаланып, таштары жана жыгачтары деңизге ыргытылат. Бул жерге башка эч ким эч качан адамдар келип жашашпайт жана анын жери таштак жерге айланып, балыкчылардын торун салчу жер болуп калат».

**«Бирок Персия (Иран), Турция,
Эфиопия жана Ливия акыркы
күнгө чейин калат жана Ысрайыл
жерин басып алабыз деп аракет
жасаган учурда Ысрайыл
тоолорунда өлүп жок болушат».**



Ыйык Китеп өзүнүн көптөгөн пайгамбарчылыктарында жеткилең так маалыматтарды көргөзөт. Шаарлар жана улуттардын жок болушу алдын ала айтылган болсо, так ошондой болгон. Акыркы күнгө чейин жашайт деген улуттар азыркы күнгө чейин жашап келе жатат.




Жезекиел 25, 26:15-19, 29:12-16, 30: 1-8; Жеремия 25:15-26

Алдын ала айтылган
пайгамбарчылыктарга
ылайык б.э.ч.605 –ж.
Бабыл падышалыгы
Ысрайылды басып



О Теңир, биз ата-
бабаларыбыздын күнөөлөрү
үчүн жаза тартып жатабыз. Биз
азыр бөтөн жерде жүрсөк да,
сенин мыйзамдарыңа баш ийип
жашоого бизге жардам бер.




5000 ден ашуун аскер туткундарды
Бабылга алып келген. Алар
падышачылыкка пайда алып келет го
деген ойдо жаш жана билимдүүлөрүн
алып келишкен. Алардын ичинде Даниел
деген жаш жигит болгон. Ал ар дайым
Ыбрайымдын Кудайынын буйруктарын
аткарып жана Ага баш ийип келген.




О асмандын жана
жердин Теңири, бүткүл
ааламдын падышасы,
Сен бизге жерден нан
таап берип жатканыңа
ыраазыбыз.

Даниел бөтөн элде туткун болсо да, өз
Кудайына ишеничтүү бойдон кала
берген. Аны көзөмөлдөгөндөр, анын
өзгөчө рухуна көңүл бурушуп, аны
Бабылдын акылман адамдары туруучу
жайына жайгаштырышты.



Бабыл падышасы
Небухаданасар, өзгөчө
түш көрүп, ойгонду.

Бул эмне дегенди
билдирет? Бул келечекти
билдирүүчү кудайлар
аркылуу келген аян болсо
керек деп ишенем.



Эй акылмандар. Силер
кудайлардын айткандарын
угабыз дейсиңер. Анда эмесе,
мага мен кандай түш көргөнүмдү
жана ал эмнени билдирерин
айтып бергиле.

Эгер сиз бизге
кандай түш көргөнүңүздү
айтпасаңыз, биз анын эмнени
билдирерин кантип айтабыз?
Кудайлардан башка эч ким
аны айта албайт.



Мен силердин алдамчы экениңерди билгем. Кудайлар силер менен сүйлөшпөйт. Силердин баарыңар үй-бүлөңөр менен өлтүрүлөсүңөр жана үйлөрүңөр көң чөмөлөргө айландырылат.

Даниел абдан өкүнүчтүү, сен жана башка Бабыл акылмандарынын баары эртең өлтүрүлөт экен. Падыша өзүнүн дин кызматкерлерине ишенбей калды.




Бирок Жакаба Кудай анын кандай түш көргөнүн жана ал эмнени билдирерин ачып берет. Мен өзүм жалгыз сыйынышым керек. Андан суран, дагы бир күн күтө турсун.

О Теңир, Сен
Кудайсың жана ааламдын
Падышасысың. Өзүңдүн
кулуңа келечекте эмне
болушун көргөзүшүңдү
суранам. Сендей эч
бир кудай жок.


Даниел,
мени ук...





Тез, мени
падышага алып
баргыла!

Эгер сен анын
түшүн жоруй
албасаң, ал мени
да өлтүрөт.




О падышам,
сен падышалардын
падышасысың,
анткени асман
Кудайы сени ушул
орунга койгон. Ал
сага келечекте эмне
болоору жөнүндө
аян берди.

Чыныгы
Кудай, ааламдын
жаратуучусу сенин
түшүндү өзүңдүн
кулуңа ачып берди.

Убакытымды
текке кетирбе. Сен
менин түшүм жөнүндө
айта аласыңбы?

Даниел 2:12-30



О Падышам,
сен көргөн улуу бээнени
көрдүң. Бул сенин
падышачылгың жана
мындан аркы улантуучу
үчөөнү билдирет.


Бул чындык!
Мен эч кимге
айткан эмесмин!
Сенин Кудайың гана
Кудай экен.



Сен бул алтын
башсың, бардык
падышалардын падышасы.
Сен Жүйүт басып алардан
мурун, биздин пайгамбарлар
бизге Кудайдын бизди
күнөөлөрүбүз үчүн жазалоо
үчүн сенин падышачылыгыңды
колдоном деген. Демек, эми
сенин башкарууң укмуш
сонун болот.




Күмүштөн жасалган
төш башка падышачылыкты
билдирет, Мадай менен
Персиялыктар. Сен каза
болгондон кийин, Бабылды
алар жеңип алып сага окшоп
дүйнөнү башкарат.




О Падышам. Алтын баш
жана күмүш төштөн кийин, сиз жез
курсакты көрдүңүз. Ошол жез курсак
үчүнчү Грек падышачылыгын билдирет.
Ал Персия падышачылыгынан кийин
келип, бат өнүгүп жана
мыкаачы болот.


Төртүнчү падышачылык
башкалардан айырмаланып турат;
буттары темирден жасалып, көп
улуттарды басып, сындырат. Бирок
сен темир манжалардын ылай менен
аралашканын көрдүң. Акырыкы
күндөрү падышачылык он жолго
бөлүнүп, абдан алсырайт.



Анан, О Падышам сен тоодон кесилген ташты көрдүн, бирок ал адамдын колунда эмес эле. Ал ылдый тоголонуп барып, этекте жайланышкан бейнени тийип жана бир заматта бардык падышаларды талкалады.




Ал таш
жерге келип,
укмуштуудай
падышачылыкты
тургузган
Кудайдын уулун
билдирет.



Акыркы заман келгенде
бардык өлгөндөр ойгонуп Кудайдын
алдында сотко келип турушат.
Жамандык менен жашагандарга уят жана
эч түгөнбөс жек көрүү берилет. Ал эми
Жакшылык менен жашагандарга
түбөлүк өмүр берилет.

Сен айтып жаткандардын баары эч шексиз Кудайдан экенине мен ишенем. Антпесе сен, мен түшүмдө көргөндөрдү кайдан билмек элең? Мындан ары мен сени бардык акылмандардын жетекчиси кылып дайындайм.



Даниел Бабылда 68 жыл жашады. Ал көптөгөн түштөрдү жооруп жана алдын ала келечек жөнүндө айтып жатты. Небухаданазар падыша каза болгондон кийин, анын ордун анын уулу Белшатсар ээледі.

Бир күнү Белшатсар ичимдик ичип, шаан шөкөт өткөрүп жаткан кезде, бир сырдуу кол көзүнө көрүнүп, дубалга жазып баштады. Муну түшүндүрүп берүү үчүн Даниелди чакырышты.

Ошондо, Кудай ага бул эч ким түшүнбөгөн тилди түшүндүрүп берди.



О Падыша, сен Кудайга каршы күнөө кетирдин. Пайгамбарлардын алдын ала айтуусу боюнча сенин падышачылыгың бүгүн түндө Мадайлыктар менен Персиялыктарга өтүп кетет.

Еклезиастыктар 12:13-14;
Ышайа 9:6-7, 45:1;
Даниел 2:34-35,44-48, 5:1-29;
Аян 20:11-21:5




Пайгамбарлардын алдын ала айтуусу боюнча, душман Бабылды суу агып кирген жерден жашыруун кирип, ээлеп алат. Бабылдыктар аябай мас болгодуктан аны көрбөй калат. Тарыхый кол жазмаларда Бабылдын кулашы так ушундай жазылган.


Мадай менен Персия Бабылды ээлеп алгандан кийн,
Даниел Жеремия пайгамбардын жазган китебин
(Бйык Китептин бир китебин) окуп чыкты. Ал аны
окуп жатып Бабыл падышалыгы болгону 70 жыл
өмүр сүрөөрүн билип аябай таң калып жатты.



Андан кийин Ысрайылдыктардын калдыктары Иерусалимге
кайтып келип, анын дубалдарын жана ийбадатканасын кайра
тургузушат. Ал андан ары окуп жатып 200 жыл мурда Ышайа
пайгамбардын Персия падышасынын атын айтып, ошол
падыша аркылуу кайра кайтарылышаары жөнүндө билди.




Демек азыр дээрлик 69 жыл
толду.... Бир гана жыл калды. Кореш
Кудайдын эркин аткарган, Кудайдын
кызматчысы деп ал жерде жазылып
турду. Ал бизди өз мекенибизге
кетишибиз жөнүндө өкүм чыгарат!
О Теңир-Кудайым, ааламдын
Падышасы, сага даңк.



Кудай өзү Ыбрайымга убада бергендей эле биз бул жерге тубөлүк ээлик кылабыз. Ал биздин ата-бабаларыбызга, эгер силер башка кудайларга баш ийсеңер, силерди душмандын колуна тапшырамын, бирок өз элимди эч качан унутпаймын деген. Кудай өз сөзүндө бек турду. Эми биз кайтып келгенден тартып Ага баш ийишибиз керек.

Кореш Ыйык Жазууда айтылгандай эле 70-жылы, өзүнүн падышачылыгы убагында 52 000 адамды кайра өз жерине кайтарды.



Биз кайра
уюшубуз керек.
Биринчи дубалдарды
тургузуп, анан
ийбадаткананы
курууну баштасак
болот.

О Теңир Ыбрайымдын
Кудайы, сен убада
бергендей эле бизди кайра
бул жерге алып келдиң.
Эми бизди өзүңдүн жолун
менен алып жүр.

Мен таза жаңы
суу алып келдим.
Анда эмесе ишти
баштайлы.

Ышайа 44:28; Даниел 9:1-2;
Жеремия 25:11-12, 29:10

Даниел аябай карып калгандыктан, башкаларга кошулуп өз жерине кайткан жок. Ал Бабыл шаарында жайланышкан Мадай-Персия империясына кеңешчилик кылууда эң маанилүү орунду ээлеп турду. Кудай ага келечек тууралуу, ал эле эмес дүйнөнүн акыры жөнүндө бир нече ачылыштарды берди. Ал түштөрүнүн биринде темир айбанатты көрдү. Периште бул эмнени билдирерин айтып берди.





Кудай сага акыркы күндөрү эмне болорун көрсөтүп жатат. Ал Набухаданазарга төрт падышачылык болушун көрсөттү. Алардын экөөсү болуп өтүп жатат. Мадай-Персия падышачылыгнан кийин Грек падышачылыгы келет. Ал бат келип, бирок көп өтпөй, төрт падышачылыкка бөлүнүп кетет. Алар бири-бири менен салгылашып жатышып, ичинен экөөсү гана калат. Алар да бири-бири менен кайра-кайра согушуп жатышып, ошол төртүнчү падыша темир айбанаттан кулашат.



Төртүнчү падыша мурдагы падышаларга караганда, темирдей күчтүүрөөк жана тажаалыраак болот. Ал баарын басып алат, бирок акырында ал он өлкөгө бөлүнүп кетет. Анан алардын ичинен тынчтык жөнүндө айтып бирөө чыгат. Ал айбандын башынын акыркы көрүнүшү эле. Акыркы күндөрү ал алдоо жана тынчтыкты убадалоо менен басып алып жана талкалап баштайт. Ал Жүйүт ийбадатканасынын ичине курмандыктардын азайышы үчүн, жийиркеничтүү, расмий түрдө таза эмес нерсени тургузду. Ошондо ал жерге улуу алаамат бүт жер жүзүнө тийиштүү болуп келет. Бирок адилеттик баары бир жеткирилет

Даниел, Кудай сени келечекте эмне жана качан болушун билсин деп жатат. Ийбадаткананы кайра тургузуп жана куруу жөнүндө буйрук келгенден кийин, 483-жылы кайра курулат, бирок Машайактын адамдардын күнөөсү үчүн кун төлөп өлтүрүлүшүнөн кийин, кайра бузулуп, талкаланат.



Бул пайгамбарчылык аткарылат жана Машаяк майланат. Ошондо күнөө үчүн элдешүү болуп, адамга эч түгөнбөс адилеттик алып келет.

Даниел жазып кеткендей
эле, Машайак Иерусалимге
триумфалдык кирүүсүн
483-жылдын акыркы
күнүндө бүтөрдү.



Кудай Адам менен Обога,-
аялдын Уулу келип
жамандыкты талкалайт
деген. Ал Нухка Машайак
Жепеттин дагы эмес,
Хамдын дагы эмес,
Шемдин үй-бүлөсүнөн
чыгаарын айткан.

Башталыш 49:9-10; Забур 22,53; Ышайа
7,9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Даниел 9:25-26;
Михей 5:2; Захария 9:9; Матай 24:1-2;
Эврейлер 2:9

Кудай Ыбрайымга Куткаруучу анын тукумунан анын уулу Ыскактан келип чыгарын айткан.

Кудай Ыскакка убадаланган уул Жакып аркылуу келип чыгарын, ал эми Жакыпка Машайактын Жүйүт аркылуу келип чыгаарын айткан. Бул пайгамбарчылык аткарылат жана Машаяк майланат. Ошондо күнөө үчүн элдешүү болуп, адамга эч түгөнбөс адилеттик алып келет. Даниел жазып кеткендей эле, Машайак Иерусалимге триумфалдык кирүүсүн 483-жылдын акыркы күнүндө бүтөрдү. Кудай тарабынан куткаруучу жөнүндө көптөгөн өзгөчө пайгамбарчылыктар ар кандай пайгамбарларга берилген. Алар анын эң башынан бери жашап келгенин, ал Жүйүт аймагындагы Бейт-Лехем деген шаарда, эркек менен болбогон кыздан туулушу жөнүндө, ал келбети боюнча момун болушун, жөнөкөй жана эшекке минип жүрүшү жөнүндө айтып кеткен. Теңир ага өзүнүн рухун түшүрөт жана ал бутпарастарга соттоо алып келет. Ал бутпарастарга жарык болуп келип, жер жүзүндөгү бардык элдерге куткарылууну алып келет. Ал азап тартуучу Машайак болуп, өзүнүн эли аны кабыл албай, буту-колун тешет. Ал жылаңачталып асылып, суу ичкенге зар болуп чаңкайт, алар ага суунун ордуна уксус беришет. Ал уурулардын арасына асылат, бирок бай адамдын күмбөзү болгон үңкүргө коюлат.

Даниелдин төрт
падышачылык жөнүндөгү
пайгамбарчылыгы, так
ал алдын ала айткандай
аткарылды.

330 жылдан кийин
Грециядан чыккан Улуу
Искендер өзүнүн
падышачылыгын баштап,
айтылуу дүйнөнү,
Мадай-Персия
империясын кошуп,
басып алып 7 жыл өмүр
сүрдү. Греция б.э.ч. 167
—жылга чейин, төртүнчү
падышачылык Рим
империясы басып алганга
бийликти ээлеп келген.

Рим Небухаданасардын
түшүндөгү темир
буттар жана Даниелдин
түшүндөгү темир айбан
болуп көрүнгөн, өзүнүн
аймагын жана бийлигин
өстүргөнү пайгамбардын
алдын ала айтканы боюнча
болот. Ал Ысрайылды б.з.ч
5- жылга чейин башкарып
келет.

500 жылдан кийин

Даниелдин пайгамбарчылыгынан кийин 500 жыл өттү. Б.э.ч. 6-жылы

Римдиктер Жүйүттөргө диний экиндикти беришкен, бирок аябай көп салык төлөтүп турган. Ийбадаткана кайра курулуп, Жүйүт элинин көңүл борборуна айланган.

Көпчүлүгү Машайактын келиши тууралуу пайгамбарчылыктарды унутуп коюшкан, ал эми кээ бири болсо мыйзамды ыйык тутуп жана Машайакты издей башташкан.

Алардын ичинде Сман деген карыя киши болгон. Ал пайгамбарлар айткандын келишин көрө турган ыйык адам эле. Ал пайгамбарчылыктарды жылдар бою окуп жүргөндүктөн, убакыттын келип калганын билчү. Бирок ал ушунчалык кары болуп калгандыктан, ал убакка жетпей калышы ыктымал эле. Кудайдын Обого анын тукуму келип, Шайтандын жаман иштерин талкалай турган уулдун келиши жөнүндөгү берген убадасынан бери 4 000 жыл өттү.

Убакыт келди.

350 пайгамбарчылыктан ашууну аткарылууга бышып жетилди.




8-Бөлүм:

ЖАҢЫ ОСУЯТ,
МАШАЙАКТЫН
ТӨРӨЛҮШҮ ЖАНА
АЗГЫРЫК.

Б.э.ч. 6 жыл

О Ыбрайымдын, Ыскактын
жана Жакыптын Кудайы, мен
Куткаруучуну күттүм, бирок мен
мындан ары жашай албайм.

Ооба сен мындан ары жашай
албайсың, бирок сен убадаланган
Уулду көрүп каза болосуң.




Шымыйон сен бул жерге ар күнү келесиң. Кана эми, дин кызматкерлер да сага окшогон берилген адамдар болсо.

Шымыйон Ыйык Китептерди изилдеп Машайакка байланыштуу көп пайгамбарчылыктарды тапты.

Ышайанын Машайакка байланыштуу пайгамбарчылыгы жөнүндө кандай ойдосуң? Ал, - кыздын боюна бүтүп, Уул төрөйт, - дейт. Обого айтылгандай эле, Ал аялдын тукумунан болуш керек.


Ооба, Ышайа ошону менен бирге, - ал Кудуреттүү Кудай, - деп аталат деген. Бирок пайгамбарчылыктарды түшүнүү кыйын.



Михей 5:2 боюнча,
уул Кудай сыяктуу эле
түбөлүк, ал эми Забур
44:5 те Кудай, - Уул
Кудай, - деп атайбы?


Көрөсүң. Мен өлгөнгө
чейин Машайак ушул
ийбадатканага келет жана
мен аны көрөм.

Сени менен макул
болгондор аз эле
болгондуктан, элге ачык
айтуунун кереги жок,
антпесең ташбараңга
алынасың.



Билесиңби, ал
чындыкты айтып
жатаг


А сен
кимсиң? Бул
нерсе жөнүндө
сен эмнени
билесиң?



Мен силерди
уккандан башка эч нерче
дей албайм. Мен да Ыйык
Жазуудан Даниелден 500
жыл мурда Машайактын
келер убагы жөнүндө
аябай кызыктуу
нерселерди окугам.

Башталыш 3:15;
Забур 45:6; Ышайа
7:14, 9:6; Даниел
9:25-26; Михей 5:2;
Лука 2:25-26

Кол жазмачылар
да билбеген эмнени
биле алдың?

A comic book illustration showing two men in conversation. The man on the left is older, with a long white beard and hair, wearing a dark robe. The man on the right is younger, with dark curly hair and a goatee, wearing a light-colored tunic. They are standing in front of a classical building with arches. The background is a warm, golden-brown color.

Менин атам кол жазмачы, ошондуктан ал мага пайгамбарчылыктарды көргөзгөн. Кудай Даниелге Иерусалимди кайра куруу буйругунан кийин Машайак өлтүрүлгөнүнө чейин 483 жыл өтөт, деп айткан.


Ошол жарыя чыккандан бери 449 жыл өттү. Бул деген, ага чейин 34 жыл калды, демек Машайак азыр эле көчөдө басып жүрөт дегенди билдирет.

Жок, али жок. Ыйык Рух мага, мен ымыркай Машайакты өлгөнүңчө ушул ийбадаткананын ичинде көрөсүң деп ачылыш берген.

Сен анадай нерселерди кантип билдиң?

Сен көрөсүң.


Шымыйон күндөн күнгө
карып бараткандыктан,
ийбадатканадан
Машайакты качан
жолуктурар экенмин
деп издеп жүрдү.
Күндөрдүн биринде
Захария аттуу дин
кызматкерлердин бири
ийбадатканага сыйынуу
үчүн кирип баратты.
Ал жана анын аялы өтө
карып калган болчу,
бирок алардын балдары
жок эле.!



Курмандык чалынуучу
жайдын оң жагынан
байкоосуздан периште
пайда болду!

Коркпо. Сенин
сыйынууну угулду
жана сенин аялың
Элизабет уул төрөйт,
ошондо анын аты
Жакан деп аталат.

Ал төрөлгөндө көптөр
сүйүнүшөт, себеби ал
Машайактын келиши үчүн
адамдарды даярдайт. Ал шарап
же андан күчтүүрөөк ичимдик
ичпейт, бирок ага Илиястын
күчү рух аркылуу берилет.



Сенин айтканың чындык экенин мен кайдан билем? Мен жана аялым аябай карып калдык. Аялым болсо өмүр бою төрөбөс болуп келди.

Мен башынан бери Кудай менен болгон Жебрейилмин. Кудай мени сага ушул нерселерди айтуу үчүн жөнөттү. Сен белги көргүң келип жатабы? Сен ушул нерселер болуп өткөнгө чейин сүйлөбөйсүң.



Эгер биз ушул жөнүндө сүйлөшсөк, мен абдан ыраазы болмокмун. Мына бу үй абдан эле тынч. Билесиңби, сен периштелер менен башка сүйлөшпөшүң керек.

Захария, буга ишенүү оор. Биздин элдин энеси Сара сыяктуу эле, Кудай биздин сыйынуубузду укту, ошентип мен улуу пайгамбардын энеси болом.


4000 жыл пайгамбарлар Машайактын келиши тууралуу алдын ала айтып келишкен. Жети жүз жыл мурда Ышайа пайгамбар: « Карап тургула, кыздын боюна бүтүп, Уул төрөйт жана анын атын Эмануел (Кудай биз менен) деп коёт»! – деген.



Мариям Жусупка турмушка чыгууга убадалашып коёт. Ал буга чейин эч ким менен жакын катнашта болгон эмес. Ал Мусанын мыйзамдарына баш ийген адам болгон.

Капысынан, периште Мариямдын астында пайда болуп калды!

Мариям сен Кудайдын астында улуу тапшырмага ээ болдуң. Сенин жатынында бала пайда болуп, Кудайдын уулун төрөйсүң.



Ал кантип болмок эле, мен ушул убакка чейин эч бир эркек менен болбосом?

Ыйык Рух сага келип түшөт. Сенин ичинде пайда болгон ыйык түйүлдүк, Кудайдын Уулу болот. Төрөбөс деп аталган сенин жээниң Элизабеттин да боюнда бар. Ал азыр тогуз айлык болуп калды.

Ышайа 7:14; Лука 1:5-20, 26-40




Мен Эгедердин кызматчысымын. Мен үчүн бүт баары Анын эрки менен болсун.

Мен Кудайдын Уулунун энеси болот экенмин. Жусуп мага ишенер бекен? Ал түшүнөөр бекен? Башкалар менин боюмда бар экенин билип калып эмне дээр экен? А мен билем аны, мен Элизабеттикине барып, аны менен жашайм.

A comic book panel depicting a scene from the Bible. On the left, a woman in a purple robe and headscarf (Elizabeth) stands with her hands clasped in front of her chest, looking towards the right. On the right, a woman in a blue robe and headscarf (Mary) is kneeling in a gesture of reverence, with her hands raised towards Elizabeth. The background shows an interior setting with a wooden door and a stone wall. Two speech bubbles contain Russian text.

Элизабет!

Мариям,
менин
кызым!



Сен аялдардын
ичинде баталуусу
жана сенин ичиідеги
түйүлдүк да баталуу. Менин
Теіиримдин энеси мага
келгендей мен ким элем?
Сенин үнүідү укканда
менин курсагымдагы бала
кубангандан тебинип
жатат.

Менин
жаным Кудайды
мактап жатат жана
менин рухум менин
Куткаруучум Кудайда
сүйүнүп жатат.
Мындан кийин, баары
мени баталуу деп
аташат, себеби Ал
кудуреттүү нерсени
жаратты.

Ал басынтылгандарды жогору
көтөрдү. Ал Ыбрайымга бизди
ырайым менен эстеп келе
жаткандыгын айткан.

Мариям Элизабет менен
үч айдай жашады.


Элизабеттин төрөөр маалы келди.

Захария анын уул болушуна ишенген; ал периште мага айтты деген.

Эгер ал уул болсо, анын аты атасыныкындай Захария болот турбайбы.

Ал мына келе жатат. Андан сурайлычы.





Ал, - мен ишенбей
койгондуктан, периште
мени сүйлөбөс дүлөй
кылып койду, - дейт.

Уулундун атын
эмне деп коёсуң?

Ал жазуу
тактайчасын
сурап жатат.


Ал анын аты Жакан деп
периште айткандай болуп
аталсын дейт.

Бирок
силердин үй-
бүлөнөрдө Жакан
аттуу адам жок.



Бул чын эле уул экен,
ал жүндүү экен.





Анын аты Эгедердин
айтуусу боюнча Жакан деп
аталат. Ал биздин Ысрайыл
элине Машайакты таанытат.

Ал сүйлөй
баштады! Ал
ушунча айлардан
бери, эми сүйлөп
баштады!

Ушул Илиястын
пайгамбарчылыгы боюнча
болуп жатабы?

Ошол маалда, Жусуп
Мариямдын боюнда бар
экендигин жана ал андан
эмес экендигин билди.




Апа, мен дагы
деле ишене албай
жатам. Анын жанында эч
бир эркек жок болчу. Ал
дайым өзүнүн үй-бүлөсү
менен болгон жана бардыгы
анын ушунчалык таза кыз
экендигин билишет.
Албетте, мен да ал нерсени
кылган жокмун! Бирок
факт бар. Анын
боюнда бар.



О Жусуп, сен
эми эмне кылганы
жатасың?

Мен ага азыр үйлөнө
албайм, бирок муну башкалар
укканын каалабайм. Алар аны
ойноштук кылганы үчүн ташбараңга
алып өлтүрүшөт. Менимче, биз эч
кимге билдирбей жашыруун эле
никебизди бузуп коёбуз.



Анын атасы ким экенин айттыбы?

Ал, - эч кандай физикалык жанашуудан эмес эле, Ыйык Рухтун жардамы менен жатында пайда болгон Кудайдын уулу, - дейт.

Ой! Ал өз акылынан
адашканбы?



Ал, - бул
бала дүйнөнү
куткаруучу
Кудайдын
Уулу, - дейт.

Ал оозунан жаңылган
аял. Мен аны тезинен кайра
жеткирип койбосом болбойт.


Ошол түнү Жусуп уктап
жатканда, периште ага көрүндү.



Дөөттүн уулу Жусуп,
Мариямды аялдыкка
алгандан коркпо, анын
ичиндеги бала Ыйых Рух
аркылуу пайда болду. Ал
уул төрөйт жана анын атын
сен Ыйса деп коёсуң, ал
адамдарды күнөөлөрүнөн
арылтат.



Бул Ышайанын
пайгамбарчылыгнын
аткарылышы:
«Кыздын боюна бүтүп,
Эмануел «Кудай биз
менен» - деген атка ээ
болгон уул төрөйт».




Мариям мен сенден
шектенгенимди
кантип кечиресиң?

Мен билем, мунун баары
ушунчалык укмуштуудай.
Бардык Ысрайыл аялдарынын
ичинен мени Машайакты бул
дүйнөгө алып келүү үчүн
Кудай мени тандап алуусу
керектиги таң калыштуу.



Бөбөк кандай болор экен?
Ал адамдын денесинин ичиндеги
Кудай болгондуктан, ал
төрөлгөндөн кийин, адамга окшоп
сүйлөөр бекен? Ал кантип
окуганды билсе керек ээ?


О Жусуп, мен билбейм
аны, бирок Кудай билет.
Биз аны күтүшүбүз керек,
анан көрөбүз.



Биз экөөбүз тең Дөөттүн балдарыбыз, пайгамбарлар да Машайак Дөөттүн тукумунан чыгат деп айтышып келген.

Башталш 3:15;
Ышайа 7:14, 9:7;
Матай 1:18-23;
Лука 1:32-33

Мен башка жөнүндө ойлоп кеттим. Эдем багында Кудай аялдын тукуму жыландын башын жанчат деп убада берген. Мен эми түшүндүм! Бул бала эркектин эмес, аялдын тукуму болот. Айий! Кудай ушунун барын башталыштан бери эле пландаштырып келген экен да.




Уккула, уккула, Рим
Империясы расмий түрдө
Ысрайыл элине санак жүргүзүү
жөнүндө Цезардын колу коюлган
жобосу чыгып, Ысрайыл элинин
бардыгы өздөрү туулган шаарга
барып салык үчүн каттоодон
өтүшү керек болду.

Жусуп менен Мариям
Галилеянын Назарет деген
жеринде жашашкан, бирок
эски пайгамбарчылык
боюнча Машайак Жүйүт
аймагындагы Бейт-Лехем
деген жеринде туулат
(Михей 5:2). Жакында
Мариям пайгамбарчылыкка
туура келбеген жерде
төрөшү мүмкүн эле. Бирок
алар пайгамбарчылыкты
жокко чыгарып, Бейт-
Лехемге узак жол жүрүп
олтурбай эле, ошол жерде
төрөөнү чечишти.




Жусуп, бул деген сен Бейт-Лехемге барышың керек экенин билдирет. Демек, сен бала төрөлгөндө ал жакта болот экенсиң.

Эгер мен кетип калсам, адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан мен сени өзүм менен кошо ала кетем.



Мариям мен
сени албай эле
койсом болмок.
Же биз артка
кайтсакпы?


Жок, бала төрөлгөндө
мен сен менен болушум
керек. Башка эч ким
түшүнбөйт мени.

A man and a woman are traveling together, carrying large, heavy bundles on a donkey. The man is in the foreground, wearing a brown robe and a red head covering, looking towards the viewer. The woman is behind him, wearing a white robe and a red head covering, looking down. The donkey is carrying a large, round, woven basket on its back. The background shows a rural landscape with a few buildings and trees.

Биз батыраак
басышыбыз
керек. Менин
оюмча убакыт
келип калды.

100 чакырым жолду алар бир
жумадан ашык убакта басып өтүштү.


Биз батыраак
басышыбыз керек.
Менин оюмча
убакыт келип
калды.



Мариям, мен
бизге жардам
бере турган аначы
аялды таптым.

Мейманканада
орун жок
бекен?

Жок, ал
толо экен.



Силер тун
балаңар үчүн
абдан жакшы кам
көрүптүрсүңөр.
Өкүнүчтүүсү, ал
мал сарайда
туулуп калды.

Буга көп деле
көңүл бөлө бербениз.
Ал бир күнү дүйнөнү
башкарган адам болот.

Чын элеби, анда ага сени
Каныша Клеопатранын өзү
төрөткөн деп эле койгула.
Чындыгында, ал башкалардан
деле эч айырмаланбайт экен.




Эмне? Бул
периштенин
өзү!


Миндеген
периштелер!

Коркпогула, Кудай мени
бардык адамдарга Жакшы
Кабар жеткирүү үчүн
жиберди. Анткени, бүгүн
ушул Дөөттүн шаарында
Жүйүт Машайагы Эгедер
Куткаруучу төрөлдү.

Эң жогорку Кудайга
даңк! Кудай адамдарга
болгон жакшы эрки
боюнча жер жүзүнө
тынчтык алып келет.



Бул сиздерге берилген
белги; силер малдын
аштоосунда кездемеге
оролгон ымыркайды
көрөсүңөр.



Сен ушуга
ишенесиңби?
Периштелер биздин
алдыбызга келип
көрүнүштү!

Мен өзүмдүн
аялыма айтканча,
токтоп тур!

Куткаруучу!
Элдерге тынчтык!
Ымыркай? Жүрү,
барып көрөлү!

Сен анын эмне деп
айтканын уктунбу?
Ысрайылда Машайак
төрөлүптүр.

Мен аны
барып
көргүм
келет.

A detailed illustration of the Nativity scene. In the center, the infant Jesus lies in a manger, wrapped in swaddling clothes. Mary is seated to the left, and Joseph stands behind the manger, holding a wooden staff. To the right, a shepherd with a long staff kneels in adoration. In the background, other figures, including a man with a beard and a woman, look on. On the far left, a man in a dark robe and hat stands next to a brown ox. The scene is set in a rustic, stone-walled stable.

Машайак!

Бизди кечирип
койгула, бирок
периште бизди
чыкырды бул
жакка.

Кудайдын
ымыркай болуп
калышы жөнүндө
ким ойлоптур?


Лука 2:8-20

Жаңы төрөлгөн ымыркайды
мыйзам боюнча диний
кызматкерге алып келүү жана
курмандык чалуу убакыты келди.

Жусуп, ал бул
ийбадатканага биринчи
жолу келип жатат жана бул
жердегилер Ыйсанын
Машайак экенин
билишпейт.

Менимче, биз бул
жөнүндө эч кимге
айтпашыбыз керек.
Ал өсүп жетилгиче
күтө тур.






Шымыйон
ийбадаткананын
ичинде эле.

Мына ал! Биз аны
ушунчалык узак
убакыт күттүк.


Бул ким
Мариям?

Мен билбейм.
Бизди бул жерде эч
ким тааныбайт.




Сенин атың ыйык болсун,
О биздин Кудай-Теңир. Мен эми
тынчтыкта өлсөм болот, анткени
мен сен убадалаган куткарылууну
көрдүм. Ал эми Ысрайыл элине даңк,
бутпарастарга жарык болот.

А сиз муну
кантип
билдиңиз?




Мени уккула,
бул бала аркылуу
Ысрайылда
көптөгөндөр көтөрүлөт
жана кээ бирлер
жыгылат жана ага
каршы чыгышат.

Ооба, анан сенин
жүрөгүң анын эмне
болуп жатканын
көргөндө тызылдап
ооруйт.



Карагыла! Машайак. Ал өзүнүн ибадатканасына келди. Пайгамбарлар айтып келген адам ушул.

Ал Анна. Ал Машайакты күтүп жүрүп өмүрүн өткөздү.



Ай жигит, бул бала
дүйнөнү Куткаруучу
Машайак. Ал Ысрайылды
күнөөлөрүнөн куткарат.

Ошондон баштап, Анна Ал
жөнүндө куткарылууну
издегендерге сүйлөп баштады.


Лука 2:27-38

Чыгыш өлкөлөрдө байыркы жазууларды окуган жана изилдеген акылман адамдар бар эле. Алар Машайактын келээрин билишкен. Алардын түштөрүндө жана аяндарында Кудай аларга убадаланган Уул төрөлдү деп айткан. Анан алар асманадгы жылдыздын Ысрайыл тарапты көздөй багыттап жатканын көрүшөт.



Биз алыстан ат арытып келдик. Бул кызык өлкө экен. Биз көптөгөн жума жол жүдүк.


Ал эми жылдыз болсо жылып эле баратат. Биз ал кай жакка жылса, ошол жакка бара беребиз.



Падышам Ирод, ыраакы чыгыштан кымбат баалуу кийимдерди кийген үч адам келди. Алар Ысрайылдын жаңы төрөлгөн падышасын издеп жүрүшүптүр.

Рим башкарып тургандыктан, Ысрайылдын падышасы жок болгон, ошондуктан Рим падышачылыгы Жүйүт элине Иерусалимдеги Иродду падыша кылып шайлап койгон. Акылмандар Ироддон жаңы төрөлгөн падыша жөнүндө сурап келишти.

Жаңы төрөлгөн бала? Падыша? Мен падышамын да. Аларды ичкери киргизгиле, дин башчыларды жана Ыйык Китеп жазуучуларды да чакыргыла мага.




Силер жаңы төрөлгөн падышаны көргөнү келдик дейсиңерби? Бул нерсени кайдан билдиңер?

Биз анын жылдызын Чыгыштан көрүп, ага таазим кылып, табынуу үчүн келдик

Ал кай жерде?

Биз аны так билбейбиз. Ошондуктан биз сизге келдик.

Мен окумуштууларды чакырттым. Биз алардын бул жөнүндө эмнени билээрин көрөлүчү. Жүрүгүлө, менин бөлмөмө киргилечи.




Алар пайгамбар аркылуу айтылып келген, куткаруучу, Жүйүт падышасына табынуу үчүн келдик деп жатышат. Силердин кол жазмаңарда падыша тууралуу бир нерсе жазылганбы?

Ооба бул жөнүндө көптөгөн пайгамбарчылыктар айтылган, бирок биз бул пайгамбарчылыктардын сөзмө-сөз алынганына ишенбейбиз.

Мен силердин эмнени окуганыңар менен ишим жок. Пайгамбарчылыкта ачык жана так эмне деп айтылган?

Пайгамбар Михей, Машайактын Бейт-Лехем деген жерде Жүйүттүн уруусунда туулушу жөнүндө айткан.



Уккула, мен ошол падышага өзүм да табынмакмын. Ошондуктан, силер аны тапканыңарда, анын турган жерин мага билдирип койгула.


Албетте.
Биз аны табарыбыз менен эле сизге кабар жөнөтөбүз.

Ирод ал падышадан корккондуктан, ошол ымыркайды таап алып өлтүрөм деп ойлогон.



Укмуштуусу, ал Ыйык
Китеп жазуучулар ымыркайдын
кай жерде төрөлүшү жөнүндө
билишкен. Бирок алар өздөрүн
пайгамбарларына көңүл кош
болушкан.


Ысрайыл пайгамбарларынын
жазгандары башкаларга окшобойт.
Мен мындай дааналап алдын
ала айтылгандарды көргөн
эмесмин.



**Карагылачы!
Бул биз чыгышта
көргөн жылдыз!**

Ал азыр деле биз мурда
эч көрбөгөн жылдыздай болуп
турат. Ал башка жылдыздарга
окшоп ордунан жылбай турат жана
ал башкаларга караганда
ушунчалык жарыгыраак
болуп көрүнүп жатат.


Мунун токтоп
турган жерин
белгилеп кой, эртең
биз аны ээрчип
жөнөйбүз.



Тигине, ал тээ тиги үйдүн
үстүнө барып токтоду. Бирок, бул
Бейт-Лехем эмес да! Азыр бир нече
ай өттү. Мүмкүн алар көчкөндүр.

Биз ушунчалык
узак жол жүрдүк, эми
болсо биз ага дээрлик
жакындап калдык.


Ал чындыгында
эле кызык жылдыз экен.
Ал деген булуттан
төмөн түшпөш
керек эле.



Биз сиздерге тоскоол болгубуз келбейт, бирок биз алыстан ат арытып, көптөгөн жумалар бою жаңы төрөлгөн падышага табынуу үчүн келдик.

Силер кантип бул жөнүндө билдиңер?

Биз бардык элдердин Ыйык Китептерын окуп чыкканбыз. Силердин пайгамбарларыңар алдын ала анын келиши жөнүндө айтышкан, ал эми бизди бул жакка жылдыз жол көргөзүп келди. Ал силердин үйүнөрдүн үстүндө дагы деле турат.



Биз өзүбүздүн
арзыбаган кичине
белектерибизди дүйнөнү
Куткаруучуга арнап, ага
толук баш ийүү менен
тартуулайбыз. Ал
көптөрдү адилеттикке
алып келет.

Ошол түнү, Кудай акылмандарга
түштөрүндө көрүнүп, - кайра бара
жатканда Иродго баланын кай жерде
төрөлгөнүн айтпай, башка жол менен
кеткиле, - деп айтты. Кудай Жусупка да
көрүнүп, ага, - баланы алып Мисирге
качып кет, анткени Ирод аны өлтүрүү
үчүн издейт, - деп айтты.





**Тиги Чыгыштан
келгендер мени алдап кетишти.
Алар кайтып башка жол менен
кетишип калыптыр. Демек, алар
ымыркайды табышып, кайра
ошол жол менен кеткенден
коркушту.**



**Атайын даярдалган
жоокерлердин тобун Бейт-
Лехемге жөнөткүлө. Аларга, -
эки жашка чейинки ар бир эркек
баланы өлтүргүлө, - дегиле.**

Көп жылдар мурун
пайгамбарлар, Бейт-
Лехемде ушундай
шумдук болушу
тууралуу алдын ала
айтып кетишкен.





Жусуп менен Мариям жаш Ыйсаны
Мисирге алып кетишти. Чыгыш
акылмандардын тартуулары, аларга
бөтөн эл, бөтөн жерде эки жыл бою
жашоого жардам берди.

Ыйса эки жашка чыкканда,
Ирод каза болду, ошондо
Кудай аларга кайра
Израилге кайтууну буюрду.
Бул да Ыйык Жазуудагы
пайгамбарчылыктын
аткарылышы болчу: «Мен
өз уулумду Мисирден
чакырып алдым».

Жеремия 31:15; Ошуя 11:1;
Матай 2:13-23

Алар Мисирден келгенде, Кудай
Жусупка, Назарет шаарчасына
барып жашоосун айтты. Бул дагы
«ал назареттик» деп аталды деген
бир пайгамбарчылыктын
аткарылышы болчу.



Менин алты
эркегим кечке
чейин эле
иштеше береби?
Келгиле тамак
ичкиле.

Ыйса өзүнүн багып
алган атасы Жусуп
менен жыгач уста
болуп иштеп жүрдү.
Ал абдан акылман
бала болуу менен
бирге рухий да, дене
жагынан да өсүп
жетилди.



Ыйса 12 жашка чыкканда, Жусуп өзүнүн үй-бүлөсүн Иерусалимге Пасых майрамын майрамдоо үчүн алып барды. Алар өздөрү менен курмандыкка чалынуучу козуну алып алышты.

Ата, мен дагы Ыйса менен ийбадаткананы көргөнү барсам болобу?

Ыйса, сен козуну дин кызматкерине алып бар. Алар аны көрүп, эртеңки курмандык чалынуучу күнгө жарашын же жарабашын айтышы керек. Биз болсок, бир жерге барып түнөй турган жер табалы.

Курмандык чалынгандан баштап,
бир нече күн өткөндөн кийин.


Жусуп, мен
Ыйсаны эч жерден
таба албай жатам.
Эч ким аны бүгүн
көрбөптүр.

Менимче, биз аны
Иерусалимге таштап
келдик окшойт.

Бирок, ал биздин
кетерибизди билчү.
Мен аны биздин
туугандар менен жүрөт
го деп ойлогом.

Биз кайра барып
аны табышыбыз
керек.





Силер
баарыңар
пайгамбарлар
айткандай эле
Машайактын Дөөттүн
уулу болушуна
макулсуңарбы? Силер
баарыңар Дөөттүн
Машайакты анын Кудайы
болгон сыяктуу,
Эгедер деп атаганына
макулсуңарбы? Анда
кантип Машайак бир эле
заматта Дөөттүн баласы
да жана Эгедери да
болуп калышы
мүмкүн, же...

Сен бул сөзүңдүн
абайлап айтышың керек,
антпесең жыйынтыгы
Кудайга каршы айтылган
сөз болуп калышы
мүмкүн.

Бирок сен өзүңдүн
түшүндүрмөң туура деп
ойлойсуң. Улуулар бул
терең чындыкты түшүнүүгө
көбүрөөк адистикке ээ.

Ышайа 9:7; Лука 2:42-46; 2-Тиметей 3:16-17

Ыйык Китептер
чындыкты айтабы же
жокпу. Биз өзүбүздүн
каада салтыбызга туура
келгенине ишенебизби?

Мына
ал.

Чындык ушунчалык
эле тереңби? Ыйык
Китептер биз
түшүнүшүбүз үчүн
берилгенби?

Бирок сен баарын эле сөзмө-
сөз кабыл ала бербешин керек.
Талмудда мындай деп
айтылган...






Ыйса, биз сени
издебеген жерибиз
калган жок. Эмне
үчүн сен мындай
кылдың?

Ал биз менен эки
күндөн бери болду.
Сиздин уулуңуз
өзгөчө уул экен.



А силер эмне башка
жерлерден мени издейиңер?
Менин Атамдын ишин
аткарышым керек экенин
билчү эмес белеңер?




Ыйык Китептерди
ушунчалык жакшы
билген жаш баланы
мен мурда көргөн
эмес элем.

«Фарабида (ата)» деген сөз «фау (ата)»
дегенди билдирет, Ыйса ар дайым аны
Асмандагы Кудайга кайрылганда колдонгон.

Ал: «Атамын ишин
аткарам»! – дегени
эмне? Аны издеп
жүргөн киши анын
атасы эмес бекен?

Ыйса өзүнүн ата-энеси менен үйүнө кайтты жана Ал тигилердин ойлорунан кеткен жок. Ал акылга толуп, жетилгенче жыгач уста болуп иштеди.

Ал ар дайым адилеттик менен жүрүп, башка балдарга жакшылык кылгандыктан, аны баары жакшы көрүшчү. Башка жигиттер күнөөгө батып жүргөндө, ал ар дайым бүт жүрөгү менен Кудайдын мыйзамдарына баш ийип жүрдү.







Сен ар дайым
адилдиктен да жогору
болгондуктан, сенден
өтөр жыгач уста
Назаретте жок. Мен
мындайdan дагы
алтыны алам.

Лука 2:46-52

Мариям төрөрдөн алты ай мурда Элизабет төрөгөнүн эстегиле. Периште Захарияга анын атын Жакан деп койгунуң, анткени ал Машайактын келиши үчүн адамдардын жүрөгүн ачат деген. Бул андан 500 жыл мурда пайгамбарлар аркылуу алдын ала айтылган.



Силер жамандыктан жүзүңөрдү буруп, Кудайга баш ийишиңер керек, анткени асман падышачылыгы аныкталышы жакындап калды. Эгер силер Машайактын келишине жүрөгүңөрдү ачсанар, мен силерди сууга чөмүлдүрөм.



Бирок менин артымдан
Бирөө келе жатат. Ал мен
жарала электе эле бар болгон.
Ал силерди сууга эмес
Кудайдын Өзүнүн Ыйык Рухуна
чөмүлдүрөт. Кеч болуп кала
электе, күнөөңөрдөн
арылгыла.

Жакан, биз эмне
кылышыбыз керек?
Адилет болушубуз үчүн
Кудай бизден эмнени
талап кылып жатат?



Эгер силердин эки
чапаныңар бар болсо,
бирин башка бир чапаны
жок адамга бергиле. Эгер
силерде тамак болсо,
башка ачка калгандарга
бергиле.

Бардык
адамдарга
акыйкат мамиле
кылгыла.




Жакан, биз,
өкмөткө иштегендер,
эмне кылышыбыз
керек? Мен салык
жыйноочумун жана
бул жерде чек ара
кызматкери Набал
турат.

Пара албагыла.
Өзүңдүн иш кананды
бирөөдөн акча өндүрүү
үчүн колдонбо. Бардык
жерде адилет жана
акыйкат бол.

Мен силердин элиңерден жана диниңерден эмесмин. Бирок мен да Кудайды кубандыргым келет. Мен эмне кылышым керек?



Сенин алдында иштегендерге катаал мамиле кылба жана уурдаба же өзүңдүн элеген кызмат абалыңан пайдаланып, бирөөнүн акчасын же мүлкүн тартып алба. Өзүңдүн алган майанаңа ыраазы болуп жаша.



«Баптизм» деген сөз грек тилинен которгондо, «чөмүлүү же батуу» дегенди билдирет.

Эгер силер Андан баш тартсаңар, Ал силерди түбөлүк тозоктун отуна таштайт. Күнөө кылганыңарды токтоткула.

Менден кийин келүүчү менден алда канча кудуреттүү жана мен Анын бут кийиминин боосун чечкенге да татыксызмын. Эгер силер тобо кылып жана Ага ишенсеңер, Ал силерди Ыйык Рухка чөмүлдүрөт.

Малахия 3:1; Лука 3:2-18, 7:24, 27



Мен
Машайак
эмесмин.

Машайакты жар
салып жаткан сен
кимсиң? Өзүң жөнүндө
эмне айта аласың?

Жок, Ышайа пайгамбар
айткандай: «Мен жол ачкыла
Машайак келе жатат деп
кыйкырган чөлдөгү үнмүн».


Сен Муса айткан,
адамдарды Кудайга
кайра алыпбаруучу
пайгамбарсыңбы?



Бул адамдарды
чөмүлдүрүүгө ким
сага бийлик берди?


Силер текебердик жана менменсингендик
күнөөлөрүнөн арылышыңар керек.
Жүрөктөрүңөрдү өзгөртпөсөңөр, бул
дарактарды кыйып тозоктун отуна
таштаймын деп балта даяр жатат.

Мен Машайакка жол даярдаган
кабарчы элемин, а силер болсо
жылаандын балдарысыңар. Силер
Жүйүт жана Ыбрайымдын балдары
болгон үчүн эле Кудайдын
балдарыбыз деп ойлойсуңар.



Жакан, сен
Машайак жакында келет
деп жатасың. Анын
келгенин сен кантип
билесиң?

Кудайдын периштеси
мага: «Кимдин үстүнө Кудайдын
Руху көгүчкөн болуп түшсө, ошол
Ысрайылдын Машайагы жана
дүйнөнүн Куткаруучусу»!
— деп айтты.




Мен ушул убактын келишин билген элем. Жебирейил периште мага, улуу кайгы сенин башыңа түшөт, - деп айткан. Кап, сенин багып алган атаң ушуну көрсө болмок.

Сен эмне кыласың эми? Кантип баштайсың? Ийбадатканага барасыңбы?

Жакан алты ай бою жар салып жүрдү, ал эми Ыйса 30 жашка толду.

Мен билбейм. Менин Атам көрсөтөт. Биринчи, мен Жаканга барып сууга чөмүлдүрүү алышым керек. Ал кайра жаралуу үчүн көп нерсени даярдады.




Сен мени
көргөнү кайра
келесинби?

Албетте, Апа, мен сенден баш
тартпайм, бирок сен күчтүү болушуң
керек. Менин башыма келип түшкөн
нерсе, сага оңой болбойт.

Ышайа 40:3; Матай 3:1-12; Лука 3:15-18, 23; Жакан 1:19-27, 33

Машайактын келишине даярдангыла.

Аталар силер, өз жүрөгүңөрдү балдарыңарга бургула. Силер акылга келип өз балдарыңарга Кудайдын мыйзамдарын окутканга өз убакытыңарды жана күчүңөрдү арнагыла. Эгер силердин балдарыңар силердин чын жүрөгүңөр менен айтып жатканыңарды көрсө, алардын жүрөктөрү ата-бабаларына бурулуп, анан силердин үй-бүлөлөрүңөр айыгат.



Эгер бул силердин жүрөгүңөр болсо, келгиле мен силерди тобо кылдыруу үчүн сууга чөмүлдүрөм, анан Машайак келгенде Ал силердин күнөөлөрүңөрдү кечет.

Жакан, мени сууга
чөмүлдүрчү?

Сен мени сууга
чөмүлдүргөнүң
ылайыктуураак
болмок. Сен
чындыгында адилет
адамсың.



Жакан, мен
Кудайдын бардык
мыйзамдарына баш
ийишим керек. Атам
өзүнүн элине эмнени
буюрса, мен ошону
аткарышым керек.








**Көгүчкөн! Мен
көгүчкөндү көрүп
жатам!**

Матай 3:13-17; Лука 3:21-22



Сен Машайаксың!
Кантип эле муну
билбедим экен.



Бул мени абдан
кубандырган,
сүйүктүү уулум.

Бул дүйнөнүн
күнөөсүн алып кетчү,
Кудайдын Козусу!




**Кудайдын
Ыйыгы.**

Машайак!

Ал келди!

**Ал
падышачылы
кты тургузат!**

Лука 3:22; Жакан 1:29-34; 1-Жакан 2:1-2



Өз убагында,
бирок ал биринчи
сыноодон өтүшү
керек.


Ал кайда баратат?
Ал элди боштондукка
чыгаруу үчүн бараткан
жокпу?

Кандай
сыноодон?

Биринчи Адам анан анын
бардык калган тукумдары өтпөй калган
сыноодон. Ал караңгылыктын Ханзаадасы
менен жолугушу керек.

Кудай өз Уулу Ыйсага 40 күн орозо тут деп айтты. Ал эч кандай тамак жеген да, ичкен да жок. Ал ачкадан алсырай баштаганда, - Шайтан аны Атаңан баш тартып, курсагыңды тойгуз, - деп азгырды.

Биринчи адам болгон, Адам ата Кудайды укпай коюп, өзүнүн артыкчылыгынан айрылып калган. Ыйса Кудай сыяктуу эле түбөлүктүү болсо да, Ал азыр өлө турган адамдын денесинде эле. Ал башка бардык адамдар чыдабаган азгырыкка туруштук бере алар бекен?



40 – күндүн акырында Ыйса орозодон абдан ачка болуп алсырады. Эми ал кедей болуу, ачка болуу кандай экенин, ачкалыктан дененин өзүн-өзү жей баштаганы кандай экенин түшүндү. Ал эми жалгыз болуу, оорулуу болуу, адамдардын сенден баш тартуусу жана алсыроо кандай экенин түшүндү.



Көптөгөн күндөр бою Шайтан Ыйсанын акылына шектүү жана коркунучтуу ойлор менен чабуул салды. Азгырыктын дээрлик бүтүп баратканын жана Ыйсанын акыркы чекитке чейин алсырап баратканын билген Шайтан, сейрек кездешүүчү нерсени кылды. Ал Ыйсанын алдына чыгып көрүндү.




**Сен Кудайдын
Уулу болгондуктан,
сенин тамак ичүүгө
толук акың бар.**

**Матай 4:1-3; Лука 4:1-3;
Римдиктер 3:23. 5:12-21; Эврейлер 4:15**




Шайтан биринчи жолу, Адамды тыюу салынган нерсени жегизип азгырган. Азыр болсо, ал алсырап жана ачка болгон Адам Уулуна ошондой эле азгырыкты берип жатты.

Бул 40 күн эч нерсе жебеген адамга чыны менен эле азгырык болчу.

A hand in a dark, textured sleeve holds a large, smooth, brown stone. The hand is positioned over a pile of similar stones. The background is a solid yellow color. The entire scene is framed by a black border.

**Мына бу ташты
сен нанга айландырып
алып ачка болгон
жанынды тойгузуп
алсаң болот.**



Жок, мен жебейм,
анткени Ыйык Китепте адам
бир нан менен эле жашабайт,
ал Кудайдын ар бир сөзү
менен да жашайт.

Жүрү мени менен.
Мен сени Кудайга
баш ийе турган жерге
алып барам.



Ыйык Китепте: «**Сен
Өзүңдүн Кудай-
Теңиринди азгырба**»! –
деген жер да бар.

Эгер сен бул жерден секирсен, периштелер сени кармап алса, аны көргөн адамдар сенин Машайак экениңди кабыл алышат. Мен билем сен ошон үчүн эле келдиң.

Сен айткан Ыйык Китепте периштелер сени алардын колунан тартып алып, Сенин буттарыңды таштардан сактайт. Ал эми азыр аларга сен өз күчүңдү көрсөтө турган убак келди.



Мен Сени билем, бул жерге
Сен бүт дүйнөнү куткаруу үчүн
келдин, бирок кел, мен Сага бир
нерсе көрсөтөйүн, менимче
ал Сага жагат.



Бул жерде биз дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы падышачылыктарды көрө алабыз. Алар абсолюттук атак даңкка ээ, чынбы? Адам сенин эреженди сактабай койгондон бери, мен бул дүйнөнү ээлеп алдым. Адамдар аны мага кайра-кайра берип жатышат. Булардын баары меники. Мен бул дүйнөнүн кудайымын, сен эмес эле, бирок мунун баарын сага берем, эгер сен бир шартымды аткарсаң. Эгер сен менин астыма бир эле жолу тизелеп отуруп, мага табынсаң, мен сага бул ээликтин баарына көзөмөл жүргүзүүнү берем, анан сен анын ичиндегилердин баарын алсаң болот. Буга эмне дейсиң?



Ыйык Китепте:
«Сен бир гана
Жакаба Кудайдан
башка эч кимге
кызмат кылба»! —
деп жазылган. Сен
жеңилдин, эми
жогол сен бул
жерден.

Шайтан Машайактын астынан качып кетти. Адамзат тарыхында, Шайтан биринчи жолу алданбас адамга туш болду. Ыйса сыноодон өттү. Бүт жер жүзү Кудайга толук берилген бир гана адамга ээ болду

40 күндүк орозо
маалы бүттү, бирок
Ыйса андан ары
басып баруу үчүн
өтө алсыз эле.




Периштелер тамак жана суу алып келишип ага кызмат өтүштү. Качан анын денеси кайра калыбына келгенде, ал кайрадан Жакан кызмат кылган жерге келди.



Матай 4:8-11; лука 4:14



9-Бөлүм:
КУДАЙГА
КЫЗМАТ
КЫЛУУНУН
АЛГАЧКЫ
ЖЫЛДАРЫ




Карагыла, жер
бетин бүт күнөөдөн
арылтуучу
Кудайдын Козусу
келе жатат.

Бул Машайак!

Пайгамбарлар
айткан Киши
ушул.


Ал эми
эмне
кылат?



Бирок мен
сизди таштап
кете албайм,
Устат.


Ыйсаны
ээрчигиле.

Мен сенин устатың эмесмин.
Мен эми өчө турган адаммын, ал
эми Ал өсө турган Адам. Ал чыны
менен эле дүйнөнү куткаруучу
Машайак. Аны ээрчи.



Устат биз сизди
ээрчийбиз жана
шакиртиңиз бололу.
Сиз кай жерде
турасыз?


Келгиле,
көргүлө.



Филип,
мени
ээрчи.

Куп болот, Устат, биз
сиди күтүп жүргөнбүз, бирок
биринчи мен Натаниелди
таап келейин.


Ал да Кудайдын
мыйзамдарына баш ийип,
Машайакты күтүп
жүргөн.



Натаниел
кайда?

Ал мөмө-
жемиш
багында эле.
Бир нерсе
болдубу?


Жок, баары
жайында.



Натаниел
сен
кайдасың?


Кел бул
жакка бир
тууганым.

Натаниел, биз
Муса жана башка
пайгамбарлар жазып
кеткен Машайакты
таптык. Ал Назареттик
Бйса, Мариямдын
уулу экен.



Машайакты? Сен аны менен сүйлөштүңбү? Назареттик дейсиңби? Назареттен эч кандай жакшылык келбеш керек эле. Машайак кантип эле ушул кедей жана жийиркеничтүү жерден чыксын? Ал Жүйүттүн Бейт-Лехеминде төрөлүшү керек эле.


Жүрү, өзүң барып көр. Жакан Аны сыноодон өткөрдү, Андрей да Аны менен.



Чыны менен
эле, бул жерде
таза жүрөктүү
Ысрайылдыктар
экен.

Филип,
мен жөнүндө
ага бир
нерсе деп
айттыңбы?


Эч нерсе
айтканым
жок.



Сен мени билбейсиң.
Кантип сен менин
жүрөгүмдүн таза экенин
айтып жатасың?

Филип сени чакыра
электе эле, сен анжыр
дарагынын астында
отурганыңда мен сени
көргөм, көргөнмүн.

Сен мени
кантип көрө
койдуң? Менин
ал жерде
отурганымды
эч ким билген
эмес.



Кудайдын
Уулусуң. Сен
Ысрайылдын
падышасысың.

Ал сени таң калтырып жатабы?
Сен мындан да улуу кереметтерди
көрөсүң. Сен али, асман ачылып
Кудайдын периштелеринин менин үстүмө
түшүп жана чыгып атканын көрөсүң.
Жүрү. Биздин алдыбызда далай
иштер турат.

Жакан 1:45-51

Андрей да Ыйса жөнүндө
айтып берейин деп, өзүнүн
бир тууганын издеп жөнөдү.

Шымыйон
биз Жакан айткан
Машайакты
таптык

Жүрү,
өзүң
барып көр.

Качан? Кайда?
Ал кандай экен? Аны
башка ээрчигендер
да бар бекен?



Сен Жунустун
уулу Шымыйонсун,
бирок мындан ары сенин
атың Петир болот.



Мен кемеми үй-
бүлөмө таштап, сени
ээрчип жөнөйм.



Ошентип, Ыйса өзүнө аны ээрчиген жана анын окутууларын үйрөнгөн 12 адамды тандап алды.

Алар 12 шакирт деп аталып калат. Алар шаардан шаарга падышачылык жөнүндөгү Жакшы Кабарды таратып жүрүштү.



Эмне үчүн мен ийбадатканага бергенге чейин акчамды алмаштырышым керек? Силер абдан жакшы пайда таап жаткансыңар го.

Ыйса жана анын шакирттери ийбадатканага сыйынуу үчүн киришти, бирок ал жер сатуучу адамдарга толо эле.

Ыйык кызмат кылуучулардын башы паракорлукка байланган. Алар ийбадаткананын ичинде эмне пайда алып келсе ошону сатып жатышат.

Дин кызматкерлер ага уруксат беришти.

Жакан 1:40-42, 2:12-14; Марк 3:16



Ал эмне кылып жатат?
Ал ошол турган жеринде бир
сааттай унчукпай, арканды
айландырып тура берди.

Биз бүгүн абдан жакшы
пайда таптык. Бул жөн эле
жашоо үчүн иш аткарууга
караганда, жакшыраак.




**Камчы! Ал
камчы жасап
жатат!**



Менин атамдын
үйү сыйынуу жайы, а силер
болсо, муну уурулардын
уясына айландырып
жиберипсиңер. Тазалагыла
бул жерди. Болгула!

Анын атасынын
үйү! Ал өзүн ким
деп ойлоп жатат?
Машайак?



Менин атамдын
үйүн соода үйүнө
айландырбагыла.
Эй келжиреген
уурулар.

Тарс!



Чып!

Эй жыландын балдары. Силер жесирлерди ачка калтырасыңар.

Ал өзүн жетекчимин деп ойлоп жатабы?

Ухх!

Матай 6:5-7, 12:34;
Жакан 2:15-16;
1-Тиметей 6:10

Карс!

Тарс!

Дүп!

Ушул
кылганыңар
үчүн силер
көпкө

сыйынасыңар.
Силер өз
жакыныңарды
сүйбөйсүңөр;
силер анын
акчасын
сүйөсүңөр.





Кийинки жолу силер менин атамдын үйүнө келгенде, өз күнөөңөрдү мойнуңарга алгандай болуп келгиле.



Дөөттүн Машайак
жөнүндө айткан
жерин эстедиңби?

Ыйык Китеп
жазуучулар, Машайак
ийбадатканага капысынан
кирип келет, деп
окутушат.

Ооба, «Мени
кызганыч жеп жатат,
анткени менин
душмандарым Сенин
сөздөрүңдү унутуп
коюшту».



Менимче, сен Жакан айтып жаткан Назареттик Ыйса Машайак окшойсуң. Сен бүгүн аябай зор дүрбөлөң көтөрдүң. сени кандай белги көрсөтүп турат?

Менин Машайак экенимдин далилдөөсүн, силер бул ийбадаткананы бузганыңарда көрөсүңөр. Мен аны үч күндүн ичинде кайра тургузам.




Бул ийбадаткананы курууга 46 жыл керек болду, анан сен аны үч күндө кайра куруп коё аласыңбы? Ал барып турган акмактык!

Эгер сен бул жерге кайтып келсең, биз сени каматабыз.

Забур 68:9, 118:139; Жакан 2:17-22

Ал ийбадаткана деп өзүнүн денеси жөнүндө айтты, бирок ал аны аларга түшүндүрүп айткан жок.

Ыйса өзүнүн шакирттери менен Иерусалимден чыгып, өзүнүн шаарчасы болгон Назаретке, түндүктү карай чыгып



О Ыйса, сен үйгө келдин. Бардык досторунду алып кел, биз аларга жакшы тамак жасап беребиз.

Апа, биз бул жерде абдан эле аз убакыт болобуз – Шаббатка чейин.

Биз жердешибиздин башкалар менен келгенине кубанычтабыз. Биз кызык нерселерди уктук. Биз ал жөнүндө, кийинчерээк дагы уккубуз келет.

Ал эми азыр Ыйса бизге Ыйык Китеп окуп бересиңби?

Ыйса, үйрөнгөн адаты боюнча, синагогага кирип, Жүйүттөрдүн диний табынуусу Шаббатты майрамдоо үчүн барды.

*Шаббат Кудай баарын жети күндүн ичинде жаратып бүтүп, дем алган күнүн Жүйүттөр он мыйзамдын бири катары колдонушкан, жуманын ичиндеги диний күн (Башталыш 2:2-3; Чыгуу 20:10).

Ыйса Ышайа
пайгамбардын
Машайак жөнүндөгү
айткан эң белгилүү
жерин тапты.



«Теңирдин Руху менде,
анткени ал мени кедейлерге жакшы
кабар таратышым үчүн, көрлөргө көз
берүүм үчүн, жыгылгандарды тургузуум
үчүн жана Кудайдын өз элин куткаруу
убагы келгенин жарыялоо
үчүн майлады».



Бүгүн ушул
пайгамбарчылык
аткарылды.

Синагога Шаббатты тосуу үчүн Жүйүттөрдүн табынуу үчүн келген имараты болчу. Ал ошондой эле коомдук иштер үчүн жана мектеп катары да колдонулуп келген. Шаббат жуманын акыркы күнү болгондуктан, Жүйүттөр бул күндү ыйык тутушуп, ал күнү бардык иштерди токтотушкан.



**Кудайга акаарат
келтирүү!**

Сен жыгач
устанын эле
уулусуң.

Муну
ташбараңга
алгыла. Ал өзүн-
өзү Машайакмын
деп жатат.

**Тынчтангыла.
Биз сыгып
баратабыз.**


Ыйса жана анын шакирттери
көлдүн жээгинен орун алган
жана шакирттеринин кээ бир
шакирттери жашаган шаар,
Капернаумга келишти. Алар
дагы бир синагогага киришти.



Пайгамбар, - Машайакты бутпарастар үчүн жарык болот, себеби алар ага ишенишет, - деп айткан. Кудайды көрүүгө татыктуу болгон таза жүрөктүү адам бактылуу. Кудай адамдын кайдан келгенине карабайт, ал жүйүтпү же бутпарспы, Ал баарын бирдей кабыл алат.



**Кудайдын
Бийыгы!
Бизге тийбе.**



Мен сеин ким
экенинди билем! Сен
Кудайдын Ыйыгысың.

Ал жиндерге
толуп калыптыр.
Чыгаргыла аны
бул жерден.

Биздин убак келгенге
чейин бизди талкалайын
деп келдиңби? Бизге
тийбе. Биз сага эмне
кылышыбыз керек?



Ким муну бул
жакка киргизди?
Абайлагыла! Ал
абдан коркунучтуу.




**Жиндер, мен
силерге буйрук берем,
чыгып кеткиле бул
адамдан жана ага
кайтып келбегиле.**



Кет!

Иаааааа!



Аны эмне
кылдың?

Ал
өлдүбү?


Бир заматта, ал
өйдө турду.

Кудайга
данк!

Жиндер чыгып
кетишти. Сен эми
бошсуң. Эми бар
бара бер, бирок
башка күнөө
кетирбей жүр.

Ыйсада жиндердин
үстүнөн толук
бийлик бар. Бул
адам кадикидей
эле адам.





Петир, сиздин колуктуңуз
үйүңүзгө чакырып жатат. Анын
апасы ысытмалап, аябай катуу
ооруп калыптыр.

Биз
келебиз.



О Петир, күйөөм,
абдан өкүнүчтүү.
Ысытмасы улам
жогорулап баратат.

Коркпо.
Устат бул
жерде.

Марк 1:25-30; Лука 4:35-38




Тур, урматтуу
аял, сенин
ооруң чыгып
кетти.



Ал туруп
жатат! Ал
сакайып
калды!

Ал ордунан туруп, Ыйсага
жана анын шакирттерине
кызмат кылып жүрдү.

Айыгуу жөнүндө сөз тарап, Ыйсага көп оорулуу адамдарды алып келе башташты.



Устат, менин атам, менин балачагымдан бери эле баспай келет. Чоң жыгач анын үстүнө кулап, анын белин сындырып кетиптир. Эгер колуңздан келсе, жардам берип коюңузчу.

Тур да басып жөнө.



**Кудайга
Алкыш!**




**Мен баса
алат экенмин!
Бул кремет!**

Устат менин
кызымдын көзү
көрбөйт. Жардам
бере аласызбы?

Марк 1:30-34; Лука 4:38-30

Ыйык Китеп боюнча:
«Көзү азиздер, көрөт»!
– деп айтылган. Сиздин
кызыңыз эми көрөт.





Атаке, бул
сенсиџби?

Атаке, мен сенин
мындай экениңди
билбептирмин, сен
мен ойлогондон да
сулуу экенсиң.



Ыйса жана анын шакирттери орозо күндөрү Иерусалимге кирип келишип, ал ийбадатканада окутуу жүргүздү.

Силер байыркылардын досторунду сүй, бирок душманыңды жек көр дегенди билесиңер, бирок мен силерге душманыңды сүй жана аларга жакшылыгыңды аяба деп айтам.

Эгер силерди бирөөлөр каргаса, силер алар үчүн ак-бата сурап сыйынгыла. Сага башкалардын кандай мамиле кылганын кааласаң, сен да башкаларга ошондой мамиле кыл.





Башка адам сага жамандык кылса, сен аны кечир. Сенин таза жүрөгүңдү Кудай көрүп, сага батасын төгөт. Эгер сен тынчтыкты курсаң, сага эң чоң бата тийет.

А көзгө көз,
тишке тиш
дегенге эмне
дейсиі?



Эгер башка бирөө сенин оң жаагыңа чапса, ага сен жаагыңды тосуп бер. Зордук-зомбулук кылба. Эгер сен жакыныңдын чапаны жок экенин көрсөң, а сенде эки чапан болсо анын бирөөсүн ага бер. Эгер ал ачка болсо, анда ага тамак бер. Муну көргөн асмандагы атаң, сага ак-бата берет.

Силер киши өлтүрбө дегенди уккансыңар, а бирок мен силерге мындай айтам: Эгер сен жөнү жок эле бир тууганыңа ачуулана берсең, анда сен Кудайдын каарына калуу коркунучундасың.



Матай 5:8, 21-22, 38-44, 6:12; Марк 1:34


Байыркы мезгилде жашагандарга:
«Ойноштук кылба», - деп айтылганын
уккансуңар. Мен болсо силерге мындай
деп айтамын: аял кишиге кумарлануу
менен караган адам өз жүрөгүндө
ойноштук кылган болот.






Динчил адамдар
сыртынан жакшы
көрүнүшкөнү менен,
алардын ичи
жийиркеничтүү
нерселерге толгон.

Алар сырдалган күмбөз сыяктуу.
Сыртынан алар жакшы көрүнгөндөрү
менен, ичинен өлүк адамдын денесиндей.
Эгер сен аларга караганда адилирээк
болбосоң, анда сен асман
падышачылыгына кирбейсиң.

A man with a dark beard and mustache, wearing a white tunic and a yellow shawl, is shown in a dynamic, expressive pose. He has his right hand raised to his chest and his left arm extended upwards. The background is a simple, light-colored wall with a dark shadow behind him.

Өлүмгө бара
турган жол кенен
жана көпчүлүгү
ошол жол менен
баратышат.


Мен бейиштин эшигимин.
Эгер силер мен аркылуу кирсеңер,
түбөлүк өмүргө ээ болосуңар. Ким
башка жол менен жүрсө, ал өз
күнөөсүнөн өлөт.



Сен эмнеге Шаббат күнү адамдарды дарылап жатасың? Шаббат күнү биз иштебешибизди Муса айтпады беле.


Менин Атам мага Анын ишин аткаруу үчүн жөнөткөн. Мен Ал айткан нерселерди гана жасаймын.

Сен өзүңдү Кудайга теңеп жатасың. Ал Ага каршы чыгуу дегенди билдирет; андайлар өлүм менен жазаланат!

A man with a dark beard and mustache, wearing a white shirt and a yellow tie, is shown from the chest up. He is looking upwards and to the right with a slight smile. His hands are raised, palms facing up, in a gesture of explanation or emphasis. The background is dark with vertical lines, suggesting an outdoor setting at night or a dimly lit interior.

Алар Атаны сыйлагандай
эле анын Уулун да сыйлап, ага
табынышсын деген Асмандагы
Атанын эрки да.

Өлгөндөр да менин
үнүмдү угуп, кайра тирилишип,
кээ бири түбөлүк өмүргө жана
кээ бири түбөлүк тозокко
кеткен маал келет.



Бул чыны менен эле
Машайак. Биринчиден
ал кереметтерди көрсөттү,
эми кайраттуу чакырык
берип жатат.

Ал тигил динчил
адамдардан айырмаланып
турат экен. Ал бийлик өктөм
сүйлөп жатат. Тилер аны
өлтүрүп койбогой эле.

Кой, мен
барып аялыма
айтып берейин.

Матай 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-
28; Жакан 5: 18-19,23, 29-30, 14:6




Устат сизди бир Фарисей* көргүзү келип жатат. Ал Жүйүттөрдүн жетекчиси, ал аябай маанилүү киши.

Ал эмнеге түндө келиптир? Ал Ыйса менен сүйлөшкөнүмдү эл көрүп калбасын деп келиптирби?


Мен аны менен жалгыз сүйлөшөм.

* Жүйүт салтын бекем сактаган, байыркы Жүйүттөрдүн тобундагы адам.



Сен кайра
төрөлбөсөң Кудайдын
Падышачылыгына кире
албайсың.

Устат биз Жүйүттүн
жетекчилери сенин Кудайдан
келген окутуучу экениңди
билебиз, анткени Кудай менен
болгон сенден башка эч бир
адам мындай кереметтерди
жасай албайт.



Сен мени апандын
курсагына кирип кайра
экинчи жолу чык дегени
турасыңбы?

Жок, дене денени
жаратат, Рух рухту
жаратат. Никодим,
менин айтканымды
угуп тур. Сен айра
төрөлүшүң керек.

Кайра жаңыдан
төрөлүү деген
кантип болсун?



Мен айтып жаткан
Рухий кайра төрөлүү шамал
сыяктуу болуп кайдан келип,
кайда кеткени белгисиз. Эгер
сен Кудайдын падышачылыгына
кирем десең, асмандан
төрөлүшүң керек.




Муса таягын чөлдө
көтөргөндөй эле, мен да
асманга көтөрүлүшүм
керек.

Сандар 21:5-9; Жакан 3:1-14

Алар жылаандын уунунан
өлүшкөн, себеби алар Кудайга
каршы күнөө кетиришкен.
Алар жезден жасалган
жылаанга каршканда кайра
сакайышып калышкан.






Ооба, азыр да бардык адамдар күнөөлөрүнүн айынан, «жыландын уусунан» өлүп жатышат. Бирок бул жолу мени баары көрүш үчүн асманга көтөрүлөм. Жылан чагып алгандар жез жыланга карап сакайгандай эле, адамдар өз күнөөлөрүнөн мага ишенүү менен арылышат.




Кудай адамдарды ушунчалык сүйгөндүктөн, өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп, өзүнүн жалгыз Уулун курмандыкка чалды. Ким Мага ишенсе түбөлүк өмүргө ээ болот, ал эми ким Мага ишенбесе тиешелүүсүн алат.



Демек, кайрадан
төрөлүү гана күнөөдөн
арылта алат жана сен
боштондукка чыгаруу
үчүн суракта
отурасың.

Бул кайра
төрөлүү
качан
болот?

Мени баары
көрүш үчүн асманга
көтөрүлгөнүмдө
гана.



Жүргүлө, мен
Самария аркылуу
өтүшүм керек.

Самариялыктар Иерусаим менен Галилеянын ортосунда жашашкан. Жүйүттөр аларга жакындагандан коркушкан, себеби алар Самариялыктарды рухий жактан арам деп ойлошкон, ошондуктан Жүйүттөр алардын шаарларын аралагандан да качышчу. Бир күнү Ыйса өзүнүн шакирттерин мындай деп таң калтырган:

Менин Самарияга барышым Атамдын эрки боюнча болуп жатат.

Теңир, алар кир жана жийиркеничтүү адамдар! Алар абдан кедей жана тартипсиз.

Алар чак түштө
шаардын сыртындагы
кудукка келип
токтошту.

Сиз
өзүңүз эле
каласызбы?

Силер шаарга
кирип эт алып
келгиле. Мен силерди
мына бу кудуктун
астында күтүп
турам.


Ооба, мен
Атамдын ишин
аткарышым
керек.





Ыйса чарчады, суусады жана ачка болду. Бул күн аялдар келүүчү күн болбогонуна карабай бир Самариялык келин суу алганы кудука келди.


Жакан 4:1-8



Сиздин чаканыздан
суу ичсем болор
бекен?

Эгер сен Кудайдын
белегин жана менин ким
экенимди билсең, менден
тирүү суу сурап алсаң
болмок.


Ха! Сен Жүйүт
болуп туруп мендей
Самариялык аялдан суу
сурап жатасың? Мен
Жүйүттөр бизге жакындап
да койбойт деп
ойлодум эле.



Сиз мага суу берейин деп жатасызбы? Бирок сиздин идишиңиз жок, ал эми кудук болсо аябай терең да. Сиз тирүү сууну кайдан алмак элеңиз?

Сен бул кудуктагы суудан ичсең, кайра эле суусайсың. Мен сага берейин деген суу, сенин жаныңдын ичиндеги түбөлүк өмүр булагы.


Анда мага ошол тирүү суудан бериңизчи, мен мындан ары суусабай турган болоюн.



Бар, күйөөңдү
айтып кел, мен сага
ошол суу жөнүндө
айтып берейин.


Менин
эч кандай
күйөөм жок.

Сенин беш күйөөң
болгон, бирок сен
азыр бирге жашап
жаткан эркек сенин
күйөөң эмес.



Сиз чын эле
менин жашыруун
сырымды билген,
пайгамбар
экенсиз.


Силер Жүйүттөр
Иерусалимде табынуу
жүргүзөсүңөр, а биздин
аталарыбыз мына бу тоонун
үстүндө табынышат.
Кайсынысы табынуу
үчүн туура жер?



Кудай – Рух.

Ага адамдардын колу менен жасалган ийбадатканада табынуунун зарылчылыгы жок. Кудай чындыкка ишенип жана рух аркылуу ага табынган адамдарды издеп жүрөт.

Бизге чындыкты ачып бере турган Машайактын келип жатканын биз билебиз.



Сен Машайак
менен
сүйлөшүп
жатасың.



Мен барып
досторумду таап
аларга айтып
берейин!

Жакан 4:7-29, 40

Ыйса Самарияда эки күн
адамдарды окутуп жүрдү.

Бир жолу Ыйса жана анын шакирттери Галилея көлүнүн жээгиндеги кырда турушкан. Анан ал жерге шаардан бир нече миңдеген адам анын окутуусун укканы келишти.

Кедейлерге акча бергенинди, бирөөгө көрүнүү үчүн жасаба.


Динчил адамдарга окшоп бирөөгө көрүнүү үчүн кээ бир диний нерселерди жаганың үчүн асмандагы Кудайдан мактоо албайсың. Ошондуктан бирөөгө садака берип жатканыңда оң колуң берип жатканды сол колуң билбесин.






Сен сыйынып
жатканда, эки
жүздүүлөргө окшоп,
башкаларга көрүнүү
үчүн кылба.

Динчил адамдарга окшоп,
сыйынып жатып жаттап
алганыңды кайталаба.




Бай болумун деп бүт
энергияңды жана убакытыңды
ага жумшаба. Бай адамдардын
түйшүгү көп болот, алар өзүнүн
байлыгын сүйүшөт, ошондуктан
алардын асман падышачылыгына
кириши абдан кыйын.

Байлыгыңды
жерге топтобой,
асманга топто, ал
түбөлүккө жетет. Силер
бир эле убакта эки Устатга,
Кудайга жана акчага, кызмат
кыла албайсыңар. Аягында
алардын бирин сүйүп,
бирин жек көрүп
каласыңар.



Устат, кеч кирип да калды, адамдар кечке чейин биз менен болушту. Алар ачка болуп калышты, барып тамак алып келели десек, жакын ортодо шаар да жок экен.

Сиз аларды тамак алып жесин деп коё бериңиз.




Устат сиз менин
түшкү тамагымды алып
жеңиз. Менин апам мага
беш нан жана эки балык
түйүп берди эле.

Бардыгын
отургузгула,
биз аларды
тейлейбиз.



Эмне менен?

Матай 14:15, 6:1-7, 6:19-21



Кана бизде эмне бар
эженин көрөлүчү. Демек
биз балык менен нан
жейт экенбиз.

Бирок Устат, муну
менен 5000 эмес,
бир адамды да
тойгуза албайбыз.

Он эки себетти
колуңарга алып,
тамак таратканга
даярдангыла.



Сенин атың
ыйык болсун, О
бизге жерден нан
берген, ааламдын
падышасы,
Кудай-Тенир.



Ал эмне
тээ тиги бир аз
тамакты идишке
салып жатабы?



**Карагылачы!
Мынча тамак
кайдан келди.**

Матай 14:19-21; Лука 9:16-17




**Кудайга
данк!**

Ал асмандан
Мусага окшоп
нан алып
берет.

Апа мен буга
ишенбейм!



Адамдар идиштерден балык жана нан алып башташты. Ал эми ал идиштин ичиндеги тамак көбөйгөндөн көбөйдү.



Устат, бардыгы
тамак жеп бүтүштү,
бирок себеттерде дагы
эле толо тамак жатат.
Биз аларды бошото
албай жатабыз!


Калганын чогулуп туруп
көлдүн аркы өйүзүнө кеме менен
сүзүп өтө бергиле. Мен силер менен
кийинчерээк көрүшөм. Мен тоонун
ичине кирип сыйынуум керек.

Ыйса тоо жакка
жөнөдү, ал эми анын
шакирттери кеме менен
көлдүн аркы өйүзүн
карай сүзүп кетишти.



Чөлдө Ыйса бат-бат жалгыз
калып сыйынып турчу.

Матай 14:20-23



Шакирттер көлдүн так ортосуна
барганда, катуу бороон
башталып, алар кеме чөгүп
кетет го деп коркушуп турду.

Мындай
бороондуу
шамалды эч
качан көргөн
эмесмин.

Биз буга
туруштук
бере
албайбыз.



**Биз чөгүп
кеткени
калдык!**


**Карагылачы!
Суунун үстүндө
бир нерсе
турат!**



Ал арбак!

Ал арбак!

Суунун үстүндө
адам басып келе
жатат!



Устат, эгер бул Сиз болсоңуз, мага да Сага окшоп суунун үстүндө басууга уруксат бериңизчи.

Суунун үстүндө адам басып келе жатат!

Кел мага, Петир.



Мен келе
жатам,
Теңир.

Жок, Петир!

Петир эми эле
Ыйсаны карай
бара жаткан.



Петир чоң толкунду көрүп,
Ыйсаны көрбөй калганда,
ал коркуп баштады.



Анын ишенимин
коркунуч бузганда, ал
сууга чөгө баштады.



**Теңир,
куткар мени!**

Матай 14:29-30

Петир,
сен менден
шектене
баштадың.



Ыйса Петирди
колунан жетелеп,
экөө суу үстүндө
басып келип
кемеге киришти.

Петир, сен
суу үстүндө
бастың!






Тынч бол.

Ыйса бороонго буйрук бергенде, ал заматта ТОКТОП калды.

Матай 14:31-33



О Теңирим
менин күнөөм
үчүн, мени
калтырыңыз.

Албетте, сен
Кудайдын
Уулусуң

Менин
Теңирим
жана
Кудайым.

Ысрайылдын
Машайагы.



Кийинчерээк.

Майрам күндөрү
бул жерде абдан адамдар
көп. Азыр бул жерге бардык
өлкөлөрдөн келишти; ары
жагы Римден бери жагы
Мисирден.

Жүргүлө
көлмөгө
барып келели.


Мен
эстегенден, ал
ар дайым ушул
жерге келет.






Айыккың
келеби?

Мага эч
ким жардам
бербейт.




Тур да керебетинди
алып, жөнө.

Сен Ыйсасың ээ?
Мен сенин кереметтериң
жөнүндө укканмын.



Бул эмне деген
орду жок тамаша.
Бул байкуш 38 жылдан
бери аксак.

Бул биздин ыйык
Шаббатыбыз. Ал бизге
тоскоолдук кылгандай эч
бийликке ээ эмес.



Менин угушума
караганда аны алып
таштоо үчүн, кыймыл
түзүлүп жатат. Ал
өзүнө өтө көп көңүл
бургузуп жатат.

Ким бул Ыйсанын
Машайак экендигине
ишенсин?

Ооба, анын
кереметтерине
ынанган
адамдар бар.



Анын буттары!
Алар өсүп
жатышат!




Ал туруп
баратат!

Мындай
болушу
мүмкүн эмес!



Кудайга даңк!
Ушунча жылдан
кийин!

Ыйса
Машайак!



Сен эмнеге
Шаббат күнү
айыктырып
жатасың?

Шаббат күнү
дем алгыла
деп Муса
айткан.

Аңга түшүп кеткен эшегинди
Шаббат күнү чыгарганга мүмкүн.
Мен аксакты Шаббат күнү
айыктырганым, мыйзамды
бузганымбы?

Менин Атам Шаббат
күнү да иштейт, а мен
болсо, ал кылганды
гана кылдым.

Лука 14:5-6;
Жакан 5:9-17



Кармагыла
аны! Ал
ташбараңга
алынып,
өлтүрүлүшү
керек.

Кудай менин
Атам, дейт ал.
Ал өзүн Кудайга
теңеп жатат.

**Өлтүргүлө
аны!**




Силер эмне,
Шаббат күнү адамды
айыктырган үчүн эле
адамды өлтүрө
бересиңерби?

Ал биздин
мыйзамга
каршы чыгып
жатат.

Ал мыйзамга
каршы эс
нерсе айткан
жок.


Анын айтканын
угуп тургула.



Мен мындамын. Силер бул көрсөткөн кереметке таң калып жатасыңар. Мындан улуу кереметтерди көрөсүңөр. Атам өлүктү тирилткендей эле, мага да ошондой бийлик берилген. Атам мага бул дүйнөнүн үстүнөн толук бийлик жүргүзүүгө жиберген.

Эгер силер мени сыйлабасаңар, Кудайды сыйлабаган болосуңар. Анын мени жөнөткөнүнө ишенгендер, түбөлүк өмүргө ээ болушат.

Сен кантип түбөлүк өмүр бере аласың?



Өлгөндөр жаткан
жерлеринен
менин унүмдү угуп
чыгып келген маал
келет. Ким жакшылык
кылган болсо,
ал түбөлүк өмүргө ээ
болот, ал эми ким
жамандык кылса,
түбөлүк тозоктун
отуна барып түшөт.

Бул болбогон кеп;
эч ким өлгөндү
тирилте албайт.
Кудай гана туболүк
өмүр бере алат.

Силер мага ишенбейсиңер,
бирок менин келишим жөнүндө
Жакан айткан жана ошондой
эле Ыйык Китепте жазылган.
Ыйык Китепти карап чыккыла,
көптөгөн пайгамбарлар мен
жөнүндө айтып кетишкен.




Бизди Кудайдын
алдында ал каралайт экен
деп ойлобогула. Мусанын
мыйзамдарына баш ийбей
күнөө кетиргениңер,
силерге каршы күбөлүк
болот.





Өлтүрөбүз деген киши ушубу,
ал дагы деле шерденип сүйлөп жатат го.
Алар болсо ага эс нерсе кыла албай
жатышат. Башчылар мунун чынында
эле Ысрайылдын Машайагы
экенин билишеби?

Ыйык Китептей
Машайактын каяктан
келгенин эч ким билбейт,
бирок биз аны тааныйбыз
ал Галилеялык болот.



Сен мени жана менин
кайдан келгенимди билемин
дедиң. Мен бул жер бетине
өзүм келген жокмун. Мени
Атам жөнөттү, бирок силер
Аны билбейсиңер, бирок мен
Аны билем жана Ал мени
силерге жиберди.

**Ал мени
кантип угуп
койду?**



Ал баарын билет.

Бул алдын
ала айтылган
Машайак.


Сен эмне, Машайак
келсе мындан да көп
кереметтерди жасайт эле
деп күттүң беле?



Тез баргыла
да Кудайга каршы
сүйлөгөн эмени
камап салгыла.

Бу сапар
жаман болот
окшойт.

Адамдар
ага ишенип
башташты. Аны
тынчытыш керек.




Адилдикке
суусагандар
баталуу, анткени
алар толтурулат.

Тынчтык
орноткондор баталуу,
анткени аларды Кудайдын
балдары деп аташат.
Душманыңарды сүйгүлө
жана баталагыла.

Ал
кылмышкерге
окшоп
сүйлөбөйт экен.

Эгер ким суусаса, аны мага
жөнөткүлө, мен ага суу берем.
Ыйык Рух анын ичинде суу
кудуктун булагындай түбөлүк
өмүр берип турат.

4000 жыл мурда
айтылган
пайгамбарчылыктын
болушу ал экен деп
жатышат.

A comic book illustration depicting a scene with Roman soldiers and Jewish men. On the left, three Roman soldiers in armor and helmets are shown. On the right, several Jewish men with beards and head coverings are gathered. The scene is set in a room with a window in the background.


Эмне үчүн аны
алып келген жоксуңар?
Ал сенин алдында турган
болчу. Эмне үчүн аны
кармабадыңар?

Андай эч ким
сүйлөгөн эмес.

Ал сүйүү жана
кечиримдүүлүк
жөнүндө гана
сүйлөйт экен.

Ха, ал силерди да алдаптыр
да ээ? Деги эч бир билимдүү
башкаруучулар же фарисейлер
ишеништиби ага? Бул Ыйса
өлүш керек.


Түн ичинде Никодим келип
Ыйса менен сүйлөшүптүр.



Биздин мыйзам
боюнча ар бир адам ким менен
сүйлөшкөнүн айтып турушу
керекпи?

Сен аны ээрчиген
Галилеялыктардансыңбы?
Ыйык Китепти карап көргүлө
Машайак Галилеялык эмес. Ал
Жүйүттүн Бейт-Лехем деген
жеринен болуп жана ал Дөөттүн
тукумунан болуш керек.

Матай 5:6, 9; Жакан 4:14, 7:45-52




Ал жөнөкөй
адамдарды өзүнүн
калпы менен алдап
жатат.

Бардык
сууроолорго анда
жооп бар экен.

Аны адаштыруу
үчүн, биз ага
көбүрөөк мыкты
мыйзамчыл адамды
жиберсек кандай
болот?



Мен бир мыйзамды
жакшы билген адамды
билем. Ал мыкты
жана катаал адам.




Мыйзамдын адамы
Ыйсага талашып-
тартышканы келди.

Мыйзам
бул жөнүндө
эмне дейт?

Устат,
түбөлүк өмүргө
ээ болушум үчүн
эмне кылышым
керек.

Ал, өз Кудай-
Теңиринди бүт жүрөгүң
жана жан дилиң менен
сүй жана өзүңдү кандай
сүйсөн, жакыныңды
ошондой сүй.

A comic book illustration showing three men in conversation. The man on the left has a beard and is looking towards the other two. The man in the center has long hair and a beard, looking towards the man on the right. The man on the right is wearing a yellow head covering and has a beard, looking back towards the man in the center. The background is a simple blue sky with some dark lines suggesting a landscape or structure.

Сен өз сурооңо жооп бердиң. Сүйүү – мыйзамды аткаруу. Эгер сен жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүйсөң, Кудайды кубандырасың.

Ооба, бирок кайсы жакынымды? Сен баскынчы Римдиктерди кошуп, бардыгын айтып жаткан жоксуңбу?

Мен сага бир окуяны айтып берейин.



Иерусалимден Жерико деген жерге бараткан адамды жолдон каракчылар тосуп алып аны тоноп, сабап, кийимдерин чечип алып, ошол жерге өлө берсин

деп таштап кетишет. Бир дин кызматкери өтүп баратып, тигинин жолдо жатканын көрүп, бирок аны айланып өтүп кетип калат.

Леби сыяктуу, ийбадатканада
кызмат кылып жүргөн адам,
жараланып жаткан адамды көпкө
тиктеп туруп, бирок ал да жардам
бербей кетип калат.



Эгер сен сүйгүлө
деп айтып, бирок сүйүүндү
көргөзбөсөң андан эмне
пайда? Эгер сен жакыныңды
сүйбөсөң, Кудайды да
сүйбөйсүң.

Анан ал жерден Жүйүттөр жек көргөн жана таза эмес деп эсептелген Самариялык адам өтүп баратты. Ал жолдо жаткан жараланган, кийимдери жок жаткан адамды көрүп, анын Жүйүт экенине көңүл да бурбады.



Самариялыктын ага боору ооруп, жардам берүү үчүн токтоду.



Самариялык
адам аны тазалап жана
анын жараттарын
таңды. Анын сүйүүсү
сөз менен эмес иш
менен көрүнүп турду.

Ал дем алып жана айыксын деп, Самариялык адам аны өзүнүн эшегине өңөрүп алып мейманканага алып барды.




Абайла.
Мен сенин алдында бармын.
Жакында сени төшөккө жаткырам.



Мен сага ал үчүн
эки жумага чейин жашап
жана тамак ичкени үчүн
төлөйм. Эгер ага дагы
көбүрөөк убакка чейин
дарыланышы керек болсо,
мен кайра өтүп баратып
төлөп кетем.

Лука 10:32-35




Сен менден,
менин жакыным ким деп
сурадың. Эми сен мага айтып
берчи, ошол үч кишинин
кимиси ага жакын?

Албетте,
ага кайрымдуу
болгон адам.

Таң каларлык.



Анда силер да
ошол Самариялык
адамдай иш жасагыла.
Силер жакыныңарды
сүйө аласыңар.



Акмак! Алып
чыккыла аны Ыйсага
ишенип кала
элегинде.

Бул эмне деген
келесоо окутуу?
Муну колдонуп
болбойт. Кээ бир
адамдар сүйүүгө
сүйүү менен жооп
бербейт.



Силер канга кан жанга жан деп айтканды уккансыңар, а мен силерге мындай демекчимин, душманыңарды сүйгүлө, силерди каргыштаганга батаңарды бергиле, силерге ачууланып, куугунтуктагандарга сыйынгыла.

Матай 5:43-44; Лука 10:36-37



10-Бөлүм:
КЕРЕМЕТТЕР
ЖАНА
АҢГЕМЕЛЕР


Пес оорусуна чалдыккандар
жашаган жер...

Мен
акыркы жолу
тамактангандан
бери көп күндөр
өттү.

Эгер сен келемиштер
менен курт-кумурскаларды
жегенди үйрөнбөсөң ачкадан
өлүп калышың мүмкүн.
Мындан башка тирүү
калуунун амалы жок.

Менимче мен
биринчи болуп өлөт
окшойм. Бир жыл эле
мурун мен жамаатта кадыр
баркка ээ, бай адам
болчумун. Эми азыр
мага карачы.

Эми сен куулган,
пес жана эч кандай
сыйга ээ эмес
адамсың.

A man with a distressed expression, wearing a yellow hooded garment, is shown in a close-up. He has a beard and is gesturing with his hands, one pointing upwards and the other near his chest. The background is dark and textured, possibly representing a cave or a forest.

Биринчи күндөрү мен айыгып, кайрадан балдарым жана аялыма барам го деген үмүттө элем. Азыр мен бул жерде он жылдан бери жашап жатам, бирок бир да адам бул жерден айыгып кайра өзү жашаган жерге кеткенин көрө элекмин.



Башында, менин аялым балдарымды алып келип алысыраак туруп алышып мени менен сүйлөшүп турушчу, бирок алар бара-бара аз келе башташты. Балдар азыр чоңоюп калышкан. Эгер алар мени азыр көрүшсө мени таанышпайт болуш керек. Бул өлүмдөн да жаман.

Эх, токтотчу
наалыганыңды. Баары бир
эч ким, Кудай баш болуп, сен
жөнүндө кам көрбөйт. Жүрү
барып тилемчилеп, бир нерсе
жегенге табалы.






Биз бүгүн чоң жолго чыгабыз деп жатабыз. Бизге боору ооруган адам барбы жокпу, ошону билип келели.

Биз чогу жолго чыгабыз, анткени бул жакшыраак. Мен барып дагы пес оорусуна чалдыккандарды карап келейин.



Мен бир
нече сапарга
чыккандарды
көрүп жатам!




Карагылачы!
Дагы баягы
балдар экен.

Жоголгула бул
жерден арам пестер.
Баргыла башка жерге
барып өлгүлө.

Арам чымындар
десе! Кудай сиздерди
жазалап жатат.

Качтык!
Качтык



Кир! Биз
баарыбыз
арамбыз.

Алар пес оорусу
мене ооругандар. Аларды
жакындатпагыла өзүңөргө.
Алардын оорусу жугуп
калышы мүмкүн.

Ырайым кылсаңар?
Баарыбызга бир тиштемден
жеткендей нан берип коё
аласыңарбы?

Аларга бир нерсе
берип койчу, жолубузду
бошотсун.



Бар ары.
Силер таза
эмессиңер!



Артка жылгыла
биз муну бул
жерге
калтырабыз.

Эми мындан ары
бизге жакындабагыла.
Мага жол бергиле, мен
биринчи кетип
калайын.



Нан!

Мага
калтыргыла
бир аз!

Тамак!

Анын
баарын
албагыла!



**Сен, чочко
десе!**

**Бул
меники!**

О Кудай!

**Нан!
Нан!**




Бул жакта
саякатчылард
ын жоон тобу
келе жатат.

Анан да
алардын баары
эркектер экен.

Алар аябай
көп экен, биз
абайлашыбыз
керек.

Ал назареттик Ыйса.
Мен аны бул ооруга
чалдыкканга чейин
көргөм. Адамдарды
айыктырган Адам
Ушул да.

Ал мен
Кудайданмын деп
айтат. Анын айтуусу
боюнча Кудай жана
Ал бир. Мен Анын
сокурларды жана
аксактарды
айыктырганын
көргөм.





**Ыйса! Жардам
берчи бизге!**

Устат алар пес
оорусу менен
ооругандар.


Аларды
жакындатпаг
ыла.

Мен силер
үчүн эмне
кылышым
керек?

Бизге ырайым
кылып жана
айыктырчы.




Эгер сен ырайым
кылсаң, бизди
тазалай аласың.



Сен мага
тийбешин
керек.

Эчтеке эмес.
Баргыла ийбадатканага,
дин кызматкерине өзүөрдү
көрсөткүлө. Ал силердин
таза экениерди көрөт да,
өз үй-бүлөлөрүөргө
кайра барганыарга
уруксат берет.



Ал бизди
тазаландыңар
деди.

Биз ийбадатканага
жете электе эле,
алар бизди кууп
жиберишет.

Мен ал
айткандай
кылам.

Мен сени менен
барам. Жүрү
кеттик.

Лука 17:11-14



Ыйса бизди
ден соолугунар
чың деди.



Мен өзүмдү
жакшы сезип
жатам.



**Биз өзгөрүлүп
баратабыз!**






Менин
терим
айыкты!

Ыйса жасады!
Сен эми ден соолугу
чың адамсың!

Сен эми
коркунучтуу
эмессиң!

Мен эми
барып аялымды
табышым керек.



Сенин атың ыйык болсун,
Кудайдын Уулу, Ысрайылдын падышасы.
Сен менин өмүрүмдү кайтарып бердиң.
Кудай кайрымдуу жана ак көңүл.

Алардын ону тазаланбады беле?
Бирок алардын бирөө гана ыраазычылыгын
билдирип жатат, анан дагы ал Жүйүт эмес
экен. Ал Самариялык экен.


Лука 17:14-19

Көптөр өмүргө ээ болобу деп Ыйсага суроо узатты бирөөсү. Ыйса мындай деп жооп берди:

Түбөлүк өмүр

Силерге айтып коёюн, түбөлүк өмүргө баруу жолу тар жана татаал, аны тапкандар аз. Бирок түбөлүк тозокко баручу жол кенен жана аны менен бараткандар көп.





Тар жол менен
кирүүгө аракет кылгыла,
анткени издегендер көп, бирок
аны тапкандар аз. Сот күнү
келгенде көпчүлүгү Кудайга
жалынып жалбарып мындай дейт:
«Устат мен сага таандыкмын. Мен
динчил адам элем. Мен орозо
кармадым жана сыйындым. Мен
динди өстүрүү үчүн көп акча
бердим. Мен сенин атыдан
пайнамбарчылык кылдым жана
жиндерди кууп чыктым».

Анан мен аларга
мындай деп айтам: «Мен
силерди эч качан тааныган
эмесмин. Бар ары, сен
каргышка калды, түбөлүк
отко. Алар кыйналып ыйлап
жана тиштери кычырап
сынат».

Бул жерде алардын
жаны эч качан өлбөйт
жана от эч качан өчпөйт.
Алардын кыйналып
күйүп чыгып турган
түтүндөрү түбөлүк
чыгып турат.

Ыйса дагы бир
аңгеме айтып
берди:




Бир адам абдан бай жашап
жана ар дайым, жакшы кийинип,
ошондой эле жакшы тамактарды жеп
жүрчү экен. Ал чынчыл жана адил,
жамандыкка жолобогон адам болгон
экен, бирок ал көбүнчө өзү жөнүндө
гана ойлонуп жашачу экен.

Ал өзүнүн
акчасын жыйнап
жатып, күндөн-
күнгө байый
бериптир.

Менин дарбазамдын астында жаткан Лазар атту кайырчыга мына бу менин табагымдан арткан тамакты берип койгула. Мен абдан боорукер жана жакшылык кылган адаммын.




Ооба, Устат;
Ал буга абдан
ыраазы болот.



Устат мага,
мына бул нандын
ушактарын берип
коюшумду буйруду.

Теңирге даңк!
Кудай өзү ырыскысын
аябайт. Мен буга
татыксызмын.
Устатуңа менин
ыраазычылыгымды
айта бар.

Менин аябай
байлыгым көп,
ошондуктан
мүлкүм баткандай
кылып дагы
чоңураак имарат
курушум керек.



Эй акмак. Бүгүн түндө сен өлөсүң, ошондуктан жаның үчүн жооп бересиң.

Өхх! Уфффф.


Бирок ошол түнү, жан алгыч келет.

«Бул ага бир жолу өлүп жана андан кийин сотко барышын билдирет.»

Лүка 16:19-22: Эврейлер 9:27


Эч ким кайтып келип, башынан баштап жаша

Бай адамдын байлыгынын баары калып, көмүү расмиси жүрүп жатканда, алар Лазардын да каза болгонун байкашты.



Бул карыган кайырчы, Лазар. Ал да бугүн түндө өлдү. Ал абдан тынч көрүнөт.

Лазардын сөөгү эч кандай салт-санаасыз эле шаардын сыртына алынып чыгып, кедейлердин мүрзөсүнө коюлат. Анын өлгөнү үчүн эч кандай сөөк узатуу же эч бир кайгыруу болгон жок.



Бирок периштелер келип
Лазарды бейишке алып
чыгып кетишти.

Айий! Бул эмне деген
шумдук! Мен эч качан
өлгөн ушунчалык жыргал
деп ойлобоптурмун!

Бир тууганыбыз Лазар,
үйүңүзгө кош келиңиз. Сен эми
эч качан ачка болбойсуң жана
сенин денең эми эч качан
оорубайт. Кел, сенин астыңда
дасторкон жайылып турат.

Бай адамдын сөөк узатуусу абдан жакшы болуп, аны кооз күмбөзгө коюшту, ал эми анын акчасын сүйгөндөр анын ээлигине келишип эмне калтырып кетти экен дешип тинтип жүрүштү.

Ал жакшы адам эле. Кээде ал өзү сүйгөн адамдарына катаал эле, бирок биз анын өз элин сүйгөндүгүн жана акыйкат иш жүргүзгөндүгүн ар дайым эскерип турабыз.

Ал өзүнүн маарасына кетти. Анын жаны түбөлүк тынчтыкка бөлөнсүн.




Бирок бай адам
өлгөндөн кийин, ал
түпсүз терең аңга
түшкөнүн көрдү.



Лука 16:22



**Жардам бергиле!
О Кудай, кимдир бирөө,
жардам бргиле! Мен бул
жерде жалындын
үстүндөмүн!**



Ыбрайым Ата, мага
ырайым кылыңыз. Мен
тигил жерден Лазарды көрүп
жатам. Мен бул жалындын
ичинде кыйналып
жаткандыктан, ага айтып
коюузчу, ал баш бармагын
сууга малып менин тилиме
бассын.

Уулум, мен сага жардам
бермекмин, бирок сен менен менин
ортобузда түбүндө оттуу көлү бар чоң
жалындуу жарака турат. Биз сага өтүп
бара албайбыз, ошондой эле сен да өтүп
келе албайсың анын үстүнөн.


Анда Лазарды менин
атамдын үйүнө жиберип, ал
жердеги беш бир туугандарыма,
бул жер кыйноонун жаман жери
экенин айттырып койгула.



Бирок, алар үчүн
ал жетишсиз. Эгер алар
кайра тирилген адамды
көрүшсө, тобо
кылышмак.


Аларда Муса менен
пайгамбарлардын жазган
Ыйык Китептери бар.
Ыйык Китепке ишене
беришсин.

Эгер алар Ыйык Китепке
ишенишпесе, кайра тирилген адамга
кантип ишенишет. Өтө кеч болуп калды.
Алар өздөрү чечиш керек. Өкүнүчтүү.
Мен эми эч несе кыла албайм.



Эй жигиттер. Силер
бир аз көңүл ачкыңар
келеби? Менин сүйүүм
арзан турат.


Устат ага көңүл
бөлбөнүз. Абдан
кеч болуп калды
ага окшогондорго.



Ыйык Китепте мындай
жазылган: «Бузукулук
кылбагыла».

Эй мен
динчил
аялмын. Мен
Кудайга
ишенем.

Шайтан сени
алдаптыр. Оттуу
көлдөн башка сага эч
кандай жол жок.



Сен досунду
уктуң. Мага абдан кеч
болуп калыптыр. Мен бала
чагыман бери эле эркектер
менен жатып келе жатам.

Кудай үчүн бул кеп эмес.
Эгер сен Аны издесең, Аны
табасың. Ал сенин күнөөңдү
кечип, жаныңды сактап калат.


Менин жаным
шайтанга таандык, бирок
аны Кудайга берем, эгер
Ал.... Ал...Ал...А...А



A comic book illustration showing a man with a beard and long hair, wearing a blue and orange robe, pointing his right index finger towards a woman lying on her back. The woman is wearing a green dress with blue patterned cuffs and a gold necklace. She has a pained or distressed expression. The background is dark. Two speech bubbles are present: one above the woman and one below the man.

Ааааааа!

**Шайтан,
чык анын
ичинен!**



Мен сага буйрук берем,
анын ичинен чыгып,
кайра ага келбегинин.


Ыйсанын буйругу менен
жети жин ал аялдын
ичинен чыгып кетти.



Алар кетти!

Сен
КИМСИҢ?

Мен
Ыйсамын.




Сен күнөө
кылганыңды
токтотуп, Кудайга
табын, антпесең
жиндер мындан да
күчтүү жиндерди
баштап келип сенин
ичиңе кирип
алышат дагы.

Мен Кудайга
кызмат кылгым
келет. Мен сени
ээрчип, сенден
дагы көбүрөөк
үйрөнөм.

Кийин ал
аял каякка
кетти?


Анын аты Мария
Магдалина эле.



Устат, мен болгонун көрдүм. Бул сыйбаган нерсе. Биздин кээ бир диний жетекчилерибиз Магдалалык Мариямга күндүз көңүл бурушпаганы менен, кээ бири түн ичинде ага келишчү. Сиз ага жаңы өмүр тартууладыңыз.


Биз барабыз.

Сиз шакирттериңиз менен чогуу менин үйүмө келип, тамактанып кетесиздерби? Менин кээ бир досторум да бул жөнүндө көбүрөөк угушун каалайм.




Ыйса, айтчы
бизге, ушундай
адилетсиз коомдо
кантип чынчыл
жана таза болууга
мүмкүн? Биз бир
аз мыйзамга баш
ийбесек, ачка
калабыз.

Өлүмгө алып баруучу
нерсени жасабагыла, а
түбөлүккө киргизүүчү нерсени
кылгыла. Өзүңдүн байлыгың
жөнүндө ойлобой, бирөөгө бата
берүү жөнүндө ойлон.



Өмүр – бул тамак
аш жана кийим
кечектен гана турбайт.
Эгер Кудай талаадагы
лилия гүлүн ушундай
кийиндирсе, сени
андан жогору коюп
кийиндирбейби.

Сот күнү Кудайдын
астында, ар бир адам
өзүнүн ар бир жакшы
иштери жана жаман
иштери үчүн жооп бере
турган маал келет.



Динчил адамдардай болуп,
жыйында муну айтып, өзүңөрдүн
жашооңордо башка нерсени
кылбагыла. Алар сырты таза,
ичи кир идиштей.

Эгер силердин
адилдигиңер
алардыкынан жогору
болбосо, анда силер
падышачылыкка кире
албайсыңар.

Экселесиастыктар 12:14; Матай 23:25, 6:19-21,25, 28-30, 12:36; Лука 15:1-3



Сен күнөөкөрлөр менен чогу отуруп тамактана бересиңби?


Мен бул жерден Магдалалык Мариямдын башка күнөөкөрлөр менен бирге отурганын көрүп жатам. Сен ушунчалык адил болсоң, эмнеге булар менен кошо отуруп тамактанып жатасың?

Мен сага Кудайдын жүрөгүн түшүндүргөн аңгеме айтып берейин.



Бир адамдын эки уулу болуптур. Анын кенже уулу кежирденип, өзүнүн каалоосун канаатандыргандай жашагысы келиптир.

Ооба, бул аңгеме мага жакты.



Ошентип ал өз
энчисин азыр
беришин талап
кылат.

Ата эгер сен менин
энчимди бөлүп берсең,
мен шаарга барып
өзүмдүн бакытым
өзүм таап жашап
кетмекмин.

Бирок уулум, менде болгон
нерсенин баары сеники. Мен дагы көп
жашабайм, андыктан сен жана сенин
байкең экөөңөргө калат баары. Ошондо
силерде калган өмүрүңөргө жетиштүү
акча калат. Биздин көптөгөн койлорубуз
жана өгүздөрүбүз бар. Биздин талаа ар
жылы данга толо. Биздин көптөгөн
кулдарыбыз жана көптөгөн....

Бирок мен бул жерден чыгып дүйнөнү көргүм келет. Мен өмүр бою ушул чарбада кулдай болуп эле иштеп жүрө бергим келбейт. Азырынча, жаш курагымда ойноп-күлүп алгым келет. Менин досторум....




А сенин досторундун баары эч иштебей эле, кайсы аттар күлүгүрөөк, кайсы шарап жакшыраак жана кайсы аял кызыктуураак экен деген гана ойдо.

Жашоо эмне экенин кайдан билип коюптурсуң? Сен өмүр бою эле ушу эски чарбада тытынып эле жүрөсүң. Ошондуктан мен шаарга барып өз жашоомду өзүм кургум келет.



Берип сал аны.
Ансыз эле жашаганыбыз оң.
Ал баар бир иштеп нан тапканды билбейт.



Атасы уулуна
энчилегенин бөлүп берди.
Анан ал деңиздин аркы
өзүндөгү шаарларга өзү
каалгандай жашоо үчүн
жөнөп кете берди

Мына ушуну
жашоо десе болот,
мага эч ким кандай
жашоону айтпайт
эми.


Лука 15:11-13



Кенже уул...

Айиий, бул
мен ойлогондон да
укмуш турбайбы, ыя?
Бул адамдарды жана
имараттарды карачы.
Ушул жерде жыргал
жашоо болот
турбайбы.

Мен эми
ижарага
жакшы батир
табышым
керек.




Мына бул
сонун экен.
Мен ушуну
алам.

Эгер сизге бир нерсе
керек болсо, бизди
чыкырсаңыз болот. Биз
сизге күнү-түнү кызмат
кылабыз.

Мындан дагы эмне керек? Эртең мен чыгып, кээ бир адамдар менен таанышам.






Ай-ий, бул жерге ким
келип калган? Айылдык
балабы? Аны бети-башы
кандай экен, сулуу болду
бекен ыя?

Эй жигит, эгер сен
жакшылап чер жазам
десең, алдагы сакалыңды
алып таштап, жаңы
кийим кийип алсаң
болмок.


Балакай. Сен бул
кийимди кийгенде
ачылып кеттиң го.






Биз менен
бирге кечки тамакка
келгениңе абдан
кубанычтабыз.

Жүзү башындагы
жүдөмүш чач-
сакалдарын алгандан
бери сулуу жигит болуп
чыга келди ээ?



Биздин жаны досубуз
үчүн тост көтөрүп коёлу.
Ал ар дайым шапар тээп
жана бактылуу болуп
жүрө берсин.

... жана
сүйүү.



Официант,
биздин досубузга
дагы шарап алып
келиңиз.


Биз экөөбүз эле
сенин батириңе барсак
болор бекен?



Ошентип, жаш жигит өзүнүн жеринен алыста, көп айлар бою бай болуп жашады. Анын акчасы барында абдан көп достор пайда болду.




Ошентип, шапар тебүүгө ойлонбой чачкан акча жок калды. Бирок дагы деле анын бай достору бар болчу.



Акчам калбады
дегениң кандай?
Мен сени бай го
деп ойлогом.


Шаарда жашаганга
абдан көп акча керек экен
жана акыркы акчамды кечээ
кумар оюнунда уткузуп
койдум. Мен акчамды
көбөйтүп алам го
деген ойдо...



Сен эмне банкрот болдунбу? Мага буда кылган көйнөктү кантип алып бересиң эми?

Мен сенин атаң өзүнүн ээлеген мүлкүнө башкарма кылып жумушка алат го деп ойлогом.

Жумуш?



Ушундай
чочкодой кир,
кара мүртөз
айбан немелерди
тойгузуп
жүргөнүмө
ишенбейм.

Мен досторум
бар деп жүрсөм.
Алар мени менен
сүйлөшкүлөрү да
келбейт го. Бирок мен
жакшыраак жумуш
таап, дагы жогору
көтөрүлөм.

Хуррррр

Хру-хру

Иииии



Сенин ооруганың мени кызыктырбайт. Чык да чочколорду кара. Антпесең, мен сени жумуштан бошотуп, башканы алып алам. Бол тез!

Куп болот Мырза, мени кечириңиз. Мен азыр барам Мырза.



Бул жумуштан
тамакты тоё жегениме
да жетпеген айлык майана
алып жатам. Менин оюмча,
менин дос сөрөйлөрүм
жакшы тамактарды жеп
жүрүшкөндүр.



Мага мындай ой келди. Мен үшүп, ачка жана чарчап бүттүм. Ичкеним болсо, чочконун тамагы. Менин атамдын кулдары мага караганда тамак көбүрөөк жешет. Мүмкүн мен... жок мен кайтып бара албайм да ушундан кийин. Алар мени жек көрүшөт да.

Мен ушунчалык акмак
болгон экенмин. Мен кайрылып
барып, мени кулдукка алгыла
десем кандай болоор экен а? Мен
өзүмө тиешелүү энчимди алып,
жеп бүттүм. Бирок алар мени
кул кылып алышат го.






Мен үйгө
кетип
баратам.

Келесоо! Сенин
акчаң жок да. Сен
миндеген чакырым
жол жүрүшүң
керек.

Бир нече
жумадан кийин,
ал дээрлик үйүнө
жетип калды.



Мен дээрлик жетип
калдым. Мен сенден Ата
жакшылык кылышын суроого
акым жок. Мен жөн гана ага
мындай деп айтам: «Мен сага Ата
каршы күнөө кылдым, мындан ары
мен сенин уулуңмун деп аталууга
татыксызмын. Мени өзүңө кул
кылып жалдап алчы».

Тээ тиги келе жаткан адамды көрдүңбү? Мен карып калгандыктан көздөрүм жакшы көрө албай жатат, бирок ал менин жоголгон уулуна окшоп басат экен.



Ооба. Ал бир аз кары көрүнөт, бирок менимче ал сиздин уулуңуз.




**Менин
уулум!**




Менин уулум,
менин уулум!
**Сен кайтып үйгө
келдиң!**

Ата мен
сенин алдында
күнөөлүүмүн...



... ошондуктан,
мен сенин уулунмун
деп аталууга
татыксызмын.




Биз сени
өлүп калды го
деп ойлогонбуз, а
сен болсо тип
тирүү экенсиң. Биз
сени жууп
тазалашыбыз керек
батыраак.


Сен бул кебетең менен үйгө кирип
барганың жарабайт. Менин кулум сага
үстүңө эң жакшы жабуу жана бутуңа
бут кийим алып келет. Сенин шакегиң
жок го. Ооба, сага жаңы шакек тагыш
керек экен. Менин жоголгон уулум
табылды.



Бордоп багылган музоону
сойгула, дасторкон жайгыла,
меймандарды чакыргыла, биз
ушул күндү белгилеп кубаныч
тоюн өткөрөбүз.



Мен барыңарды
ушул кутту даскторкондо,
менин кубанычымды
бөлүшүп отурганыңарга абдан
кубанычтамын. Менин уулум
турмуштун запкыларынан бир
аз алсырап калыптыр, бирок
ал жакшы тамактанып,
кайрадан күчкө толот. Бул
менин өмүрүмдөгү эң
жакшы күн.



Анын улуу байкеси бир жакка бир нече күнгө кеткен болчу. Ал кайтып келгенде, той өз нугунда жүрүп жаткан.

Бул эмне деген музыка жана бийдин үнүн угуп жатам?

Сенин кенже иниң өң-алеттен кетип үйгө кайтып келиптир. Ал оорулуу жана сокур тыйыны да жок келди. А, сенин атаң анын үйгө кайтып келгенине сүйүнүп той өткөрүп жатат. Кир ичкери батыраак.


Мен бул акмакчылыкка кошулбайм. Ал күнөөкөр жана уят жашоону башынан кечип келди.

Атасынын кулу, анын баласынын айтканын айтып берди. Ошондо ал, өзүнүн уулу менен сүйлөшүү үчүн сыртка чыгып келди.

Мен көптөн бери аны
жоготуп ийдим го деп, издеп
жүргөм. Эмне болду ал келбей
калды го деп турганымда, өзү жөө
басып келип отурбайбы. Кудадйын
бергенин карачы кандай керемет?
Кудай кандай жакшы!




Мен сенин күнөөкөр
уулуңа ушунчалык кубанганыңа
ишене албай жатам. Мен буга
катышкым келбейт.



Бул абдан жакшы
ангеме экен, бирок сен
бизди анын улуу улуна
теңеп жатасыңбы?


Кимдин кулагы
болсо, уксун.



Бул адам абдан
коркунучтуу.
Бардык адамдар
аны сүйүшөт.

Ал аларга үмүт
берип жатат.


Ооба, бирок ал жалган үмүт. Ким эле
күнөөкөргө түбөлүк өмүр убада кылсын? Ал
өлүшү керек. Баарын чакыргыла. Биз бүгүн кечинде
башкы дин кызматкердин үйүндө чогулабыз.



Жүрү, биз Галилеяга кайра барып бир аз дем алып келели. Жакында мени абакка түшүрө турган убак келет. Алар мени шылдыңдашып, анан айкаш жыгачка илишет. Бирок мен үчүнчү күнү кайра тирилем.

«Кайра тирилем», - дегени эмне?

Мен билбейм. Бул аңгеме болсо керек.




Устат, бул шашылыш!
Марта сени издеп таап кел деп
мени жөнөттү. Анын иниси Лазар
катуу ооруп, өлөйүн деп жатат.
Эгер сен батыраак барсаң, ал өлүп
кала электе жетип барасың.
Анткени сен ага барсаң, сен аны
айыктырышыңа ишенебиз.

Мариям менен Марта айтып
кой, мен келем. Анан, аларга
айтып кой, бул оору өлүм үчүн
эмес, Кудайдын даңкы үчүн.


Лазар ооруп
жатабы? Биз
шашылышыбы
з керек!

Эки күндөн
кийин.



Устат, биздин
досубуз Лазардын ооруп,
өлүм астында жатканын
укканыбызга эки күн болду,
эми ал жерге жетип баргыча
дагы эки күн өтөт. Биз ал
жакка барбай эле
койсокпу?

Эртең биз жолго
чыгабыз. Силер
Кудайдын даңкын
көрөсүңөр.




Устат, төрт күндөн ашып кетти. Биз ага жардам берүүгө жетишебизби?

Лазар өлдү. Мен силердин тынчсызданып жатканыңарга кубанып жатам, себеби силер Кудайдын даңкын көрүп, ага ишенесиңер.

Өлдү?
Лазар өлдүбү?

Матай 20:17-20; Жакан 11:1-15




Бйса жана
анын шакирттери
сыртта турат.

Жооооооок!

Алар мени күтүп турушсун
деп айтып кой. Фарисей жана
башка дин кызматкерлер отурган
жерге келген алар үчүн өтө
коркунучтуу. Алар аны дагы деле
өлтүрөбүз деп жатышат.

Байкуш
Лазар!

ҮҮҮҮҮҮҮҮ!



Теңирим, эгер сен
бул жерде болгондо, ал
өлбөй калат эле. Сен
дагы деле эмне сурасаң
Кудай аны аткарат.


Сенин иниң
кайра тирилет.

Мен анын
дүйнөнүн
акырында кайра
тирилишин
билем.




Мен кана
тирилүү жана
өмүрмүң.

Мага ишенген
адам, өлүп калса да
кайра тирилет. Мага
ишенип жашаган,
эч качан өлбөйт.
Сен ушуга
ишенесиңби?



Ооба, Эгедерим.
Сен алдын ала
айтылган
Кудайдын Уулу,
Машайаксың.



Ыйса менен
сүйлөшүп бүтүп,
Марта кызматчысын
Мариямды чакырып
келүүгө жөнөттү.

Жүргүлө. Ал
Лазардын күмбөзүнө
ыйлаганы барып турат.

Өххххх

Жакан 11:17-31




Теңирим эгер
сен бул жерде
болгонунда, менин
иним каза болмок
эмес.

Аны кайда
жаткырдыңар?



Биз аны аябай
сагындык.



Карагылачы,
Ыйсанын Лазарды
канчалык
сүйгөндүгүн.

Сокур кишинин
көзүн айыктырган неме,
өзүнүн эң жакын досун
өлүмдөн алып кала
албас бекен ээ?





**Ташты
жылдыргыла.**

Мен сага айтпадым
беле, эгер сен мага
ишенсең Кудайдын
данкын көрөсүң деп?
Ташты алгыла
деп жатам.

Бирок Теңирим,
ал азыр төрт күндөн
бери ал жерде жатат,
менимче сасып да
кеткендир.

Атаке, Сен Мени
угуп жатканың үчүн рахмат.
Мен өзүм үчүн сыйынып
жатканым жок, себеби Сен
Мени ар дайым угаарыңды
билем. Мен Сенин Мени
жөнөткөнүңө ишенип
калышсын деп сыйынып
жатам. Эми Атаке,
өзүңдү даңазала.






Лазар чык
бул жакка.


Ал бу сапар
алыс кетти.

Ооба,
ал өзүн-өзү
келесоо
кылып
жатаат.



Эмне кылат
эми, анын денеси
капкачан эле жыдып
кетт да.

Анын өзүн-өзү атап
алгандыгын адамдар
көрсө, аны өлтүрүү биз
үчүн жеңил болот.




Эмне? Мен
буга ишенбейм!

**Мындай
болушу
мүмкүн
эмес!**



Кудайга
данк!

Ай-ийййй!

A comic book illustration showing two women from the chest up. The woman on the left is wearing a yellow headscarf and has a wide, joyful expression with her mouth open. The woman on the right is wearing a blue headscarf and has a surprised expression with wide eyes and an open mouth. A speech bubble from the woman in yellow contains text. Another speech bubble from the woman in blue contains text. The background is a simple light blue gradient.

**Мариям, ал
кыла алды!
Ал муну
кылды!**

**Ал эми
тирилди!
Төрт күндөн
кийин ал
тирилди.**

Лазар өлгөндөн төрт күндөн кийин, көрдөн буту-колу кепинделген бойдон чыгып келди.

Аны чечип,
бул жакка
чыгаргыла!

Мындай нерсени
Кудайдан башка
дагы ким жасай
алат?




Бул эмне
деген жүндөр?
Мени бул кепинден
чыгаргылачы.

Сенин
өлгөнүнө
төрт күн
болду.

Устат, сизди көргөнүмө
кубанычтамын. Мени
кайтарып алып келген
сиз болсоңуз керек ээ?






О, Лазар биз
сени аябай
сагындык.

Мен аябай
ачкамын. Кеттик
эжекемдин үйүнө
батыраак барып
тамак жейли.


Сенин ысмың
ыйык тутулсун,
О Кудай-Теңир.



Азыр эле көргөн нерсеге ишенесинерби? Алдады дегенге эч кандай себеп жок. Анткени мен Лазарды көргө койгонун өз көзүм менен көргөм. Ал чындыгында эле толук өлгөн болчу, буга да эч кандай шек жок.

Иерусалим муну укканда аны падыша кылып алышат. Эртэрээк бир нерсе кылыш керек.


Биз бул жөнүндө Ыйык Китеп жазуучуларга жана Фарисейлерге тезинен айтып беребиз.



Ыйса бүгүн эн чоң көз боёмочулук жасады. Адамдар да чын эле анын өлгөн адамды тирилткенине ишенип калышты.


Муну кантип жасаганы бизди кызыктырбайт. Эгер аны токтопосо, ал бардык адамдардын жүрөктөрүн өзүнө буруп алат.

Эгер дагы көтөрүлүш болуп кетсе, Римдиктер бизди бийликтен кетирип жибириши мүмкүн. Алар бизден тынчтыкты сактап турушубузду талап кылат.



Бирок Ыйса
эч качан Римге
каршы сүйлөп
же кылмыш
кылган жок.

Анын сөздөрү ачуу
кылмыш! Ал бизди элдин
астында эки жүздүүлөр деп атады.
Адамдар биздин үстүбүздөн күлүп
жатышат. Алар бизди ачык эле
шылдыңдап жатышат.



Аны кетириш керек. Ал өзүн-өзү кайра тирилте албайт.

Бул нерсе жакында болуш керек. Себеби ал биздин динибиздин аброюн жоготот.


Же болбосо, Римдиктер бизди бир нерсе кылгыча.

Алар менден баш тартышты
жана алар мени өлтүрүү үчүн издеп
жүрүшөт. Алар менин алар үчүн
куткаруучу болуп келгендигимди
түшүнүшпөйт. Мен силерге айтарым,
мен кеткенден кийин, Римдиктер алардын
ушунчалык сүйгөн ийбадатканасын
талкалашат. Анын биринин үстүнө
бири турган бир да ташы калбайт.




Мени сүйгөндөр абакка камалган убак келет. Бүткүл элдер силерди мени сүйгөндүгүңөр үчүн жек көрүшөт. Кээ биринер алардын колуна өлөсүңөр. Кээ биринер үйүңөрдөн айдалып, иштөөңөргө тыюу салынат. Эгер силер жер титирөө, согуш, оорулар, ачкачылык жана ар кандай катастрофаларды көргөндө таңкалбагыла, себеби дүйнөнүн акыры булар менен кошулуп келбейт.






Алар жамандыктын башталышы гана. Иерусалим бутпарастар жок болгонго чейин, алардын колунда болот. Эгер кимдир бирөө менин ордума Мен келдим бул жакка баргыла, тигил жакка баргыла десе ишенбегиле. Кээ бир менин атымды жамынып келгендер же менин ордума сүйлөгөнү келдим дегнедер көп болот.




А мен болсо келгенде, чагылгандай болуп келем. Ар бир көз мени көрөт. Өлгөндөр кайра тирилишет, анан мен өзүмдүн падышчылыгымды жерде орнотом. Бирок ага чейин бул дүйнө көрө элек, улуу кайгы боло турган маал келет.

Матай 10:22, 24:2, 5-9, 21, 27-31; Лука 19:43-44, 21:8; Жакан 11:49-53; Аян 2:10



Устат, Марта сизди таап кел деп мени жөнөттү. Ал, сизди жана шакирттериңизди биздин үйгө келип тамактанып кетсин, деди. Иерусалим сиз үчүн мындан ары коопсуз боло албайт. Сиздин өлгөндү тирилткениңизге кээ бир адамдар ыраазы эмес экен. Биздин үйгө келип эле биз менен жашай бербейсизби?

Биз ал жерге барсак абдан жакшы болот. Менин сыноо убакыт саатым келгенче, алардын жүзүн көргүм келип турдум эле..



Бул Ыйса
жана анын
шакирттери.


Устат, менин
үйүм сиздин үйүңүз.
Келгиле киргиле да,
дем алгыла.

Лазар, менин досум, сен
азыр мурдагыга караганда,
алда канча жакшы көрүнөсүң.
Көргө баргандан көрө, өз
үйүңө келген жакшы.

Биз тойго
даярданып жатабыз.
Меймандар
чакырылган.




Устат, сиз
кайра
тирилүү жана
өмүрсүз.



Устат, мен өз
адамдарым аркылуу,
сизди күчкө салып
өлтүрөбүз дегендерин
угуп калдым.

Мен бул дүйнөгө өзүмдүн
өмүрүмү бергени келгем. Мени
абакка салышат жана айкаш
жыгачка асышат, бирок үчүнчү
күнү мен кайра тирилем.

Матай 20:19, 26:2;
Жакан 12:1-2,14:6




Сиз кайра тирилүү
жана өмүрсүз. Сизге
ишенгендер эч качан
өлүшпөйт.

Мариям,
сен эмне эле бул
атыр жыттуу
майды коротуп
жатасың?





Менин Эгедерим,
Сиз кайра тирилүү
жана өмүрсүз. Сиз
өлгөндөн кийин
кайра тирилесиз.



Мариям, алдагы атыр
жыттуу май бир жылдык
майанага барабар, сен
эмне эле аны коротуп
жатасың?

Бирок ал
Устатты майлап
жатат.

Андан көрөк
аны сатып, акчасын
кедейлерге бергенде
болмок.

Мариям
Ыйсанын бутун
чачы менен



Аны жөн койгула.
Ал менин алдымда
келе жаткан сөөктү
узатууну сезип
жатат.



Сөөктү узатуу
деген эмне?

Ал айкаш
жыгачка кадалышын
айтып жатат. Бирок ал
чыныгы кайра тирилүү
жөнүндө айтып
жаткан жок.

Мен силерге айтаарым,
жакшы койчу өзүнүн кою
үчүн өз өмүрүн берет. Менден
баш тартышат, айкаш жыгачка
кадашат жана көмүшөт, бирок
үчүнчү күнү мен кайра
тирилем.




Мариям менин денемди
өлүмгө даярдап жатат. Мен
даңкка бөлөнө турган маал
келип калды. Келгиле, биз
Иерусалимге ушунун баары
болушу үчүн баралы.

Матай 20:19; Жакан 12:3-8, 10-11




Устат, сиздин
келишинизди
Иерусалимдин
баары күтүп
жатат!

Баргыла, мага
мингенге эшек алып
келгиле. Биз Иерусалимге
акыркы жолу барабыз.



Устат, Иерусалимдин кире
беришинде Сизди миңдеген
адамдар күтүп жатышат. Алар
Сизди падыша кылып алабыз
деп жатышат.


Алар менден баш
тартышат жана айкаш
жыгачка кадашат, үчүнчү
күнү мен кайра тирилем.



Эээ,
Иерусалимдин
Падышасы.

Теңирдин
атынан келгенге
ак-бата.


Дөөттүн
уулуна даңк.



Ысрайылдын
падышасына
жол бергиле.

Кудайга
даңк.

Убадаланган
Куткаруучу.




Адамдар аны
Жүйүттөрдүн
падышасы деп
аташат!

Алар аны
убадаланган Уул,
Машайак деп ойлоп
жатышат!


Ал ийбадатканага
эмне келип жатат?
Анын өмүрү кылдын
учунда турганын ал
билиш керек.

Дөөттүн
уулу, бизди
куткаруучу.



Алар дагы
деле Кудайдын үйүн
бей маза колдонуп атышат.
Ал сыйынуу үйү эмей эле,
базар болуп калыптыр.

Мен сизге муну
жакшы баада берем.
Ал курмандыкка
чалынса болот деген
уруксаты бар.



Эгер сиз дагы
жакшыраак баа
алгыңыз келсе, дагы
башка жерге
барышыңыз керек.
Ал менин акыркы
берген баам.

Бйса дагы баарын
кууп чыкты. Ал
ийбадаткананы
уурулардан жана
бейбаштардан дагы
тазалап чыкты.

Бул сатуучуларды
менин Атамдын
үйүнөн кууп чыккыла.
Уурулар менен талап-
тоноочулардын
тобу десе.

Силер бул жерге
ибадатканага сыйынуу
үчүн келгендерди
тонойсунар. Силердин
акчаңар өзүңөр менен
кошулуп тозокко
барып түшсүн.

Карс!

Карагылачы!






Кайсы бийликтин
негизинде сен муну
кылып жатасың?

Дун!

Карс!


Сен өзүңү
киммин деп
ойлоп жатасың?

Менин Атамдын
үйүн талап-
тоноочулардын үйүнө
айландырбагыла.



Устат, дин кызматчылар жана фарисейлер бизге тыңчыларды жөнөтүшүптүр. Алар сени пасакка чейин абакка салып коюшат имиш деген ушак жүрүп жатат.

Сен анын Иерусалимге триумф менен кирип ийбадаткананы тазалаганы эмнени билдиришин билесиңби?




Мен силерге айттым го,
мен алардын колунан азап
чегип, айкаш жыгачка
кадалам, анан үч күндөн
кийин мен кайра тирилем.

Ооба, пайгамбарчылык боюнча:
«анткени Кудайдын үйүнө болгон
кызганыч аны жеп жатат» жана ал «өз
үйүнө капысынан келет»! — дейт. Анын
Машайак болгусу келгени.

Ал пасахка чейин токтотулушу
керек. Биздин арабызда, анын
шакирттеринин ичинде бир
тыңчы бар.

Забур 68:10;
Матай 21:12-13




Мен силерге эскертип коёюн,
мен кеткенден кийин кээ биринер
абакка түшөсүңөр, кээ бирнерди урушат,
ал эми кээ биринер өлтүрүлөсүңөр.
Менин аларга болгон сүйүүмө жана күчүмө
күбө болосуңар. Алар силерди сотко алып
барганда мен силердин оозуңарга сөз салам.
Балдарга каршы ата-энеси жана ата-энесине
каршы балдары каршы күбөлүк кылышат.
Силер мени билгендигиңер үчүн, жек
көрүнөсүңөр. Көптөгөн жалган
пайгамбарлар чыгат жана менин
атымдан сүйлөшөт. Ыйык Рух
силер менен болот.

Устат, дүйнөнүн
акырында сен
келгенде кандай
белгилер болот?



Устат, дүйнөнүн акырында сен келгенде кандай белгилер болот?


Эгер бирөөлөр менин келишимин убакытын айтса, мен келе турган жерди айтса аларга ишенбегиле, анткени менин келишим чагылгандын ылдамдыгындай болот. Күнөөкөрлөрдүн үстүнө түшүүчү сотко кабылбаш үчүн мага ишенимдүү бол. Ошондуктан, сак болгула, себеби менин келишими эч ким билбейт.



Менин кайтып келишим Нухтун
убагындай болот. Адамдар кумарданышып
жаткан мезгилде келген топон суусундай
болот. Мен ууру сымал түн ортосунда
кирип келем.


Талаада эки
эркек иштеп
жатканда. Анын бири
мага көтөрүлүп барат,
ал эми экинчиси
тозокко барат.

Тамак бышырып жаткан эки
аялдын, бири мага барат экинчиси калат.
Ошондуктан сак болгула, анткени мен
силер күтпөгөн күнү келем.



Устат, бир
адам жолугушуу
үчүн шаарга барышым
керек. Мен кечирээк
кайтып келем.

Бар Жүйүт,
бара гой жана эмне
кылышың керек
болсо ошону кыл.




Эгер силер
мага жетиштүү акча
төлөсөнөр, мен Ыйсаны
силердин колуңарга
түшүрүп берем.

Бирок сен Жүйүт,
анын шакирттеринин
бири эмессиңби?


Ооба, мен ал менен үч
жылдан бери жүрө берип
чарчадым. Ал келесоо адамдай
сүйлөйт, ал эми акчаны мен
колдонмокмун.


Келе жаткан убак
даңкка ээ болот.
Буудайдын үрөөнү
жерге түшүп өлбөсө,
ал көбөйбөйт, бирок ал
өлсө, ал көп болуп
тушүм берет.



Матай 26:14-16: Марк 13:5-13: Лука 17:26-37: Жакан 12:23-24: 2-Петир 3:10

Азыр болсо, менин жаным
тынчсыздана баштады. Мен эмне: «Атаке,
мени сакта», - дейинби? Жок, Мен бул
дүйнөгө ушул убак үчүн келгенмин.





Ата, өзүндүн
атыңды даңкта.



**Мен өзүмдүн
атымды даңктадым, бул
жолу да ошентемин.**

**Кудай ага
сүйлөдү!**


**Анын үнү күндүн
күркүрөгөнүндөй
бийик экен.**

**Периште
ага сүйлөдү!**

Бул үн мен үчүн эмес,
силер үчүн угулду. Эми бул
дүйнөнүн төрөсү Шайтандын жеңиле
турган убагы келди. Эгер мен айкаш
жыгачтан асманга көтөрүлсөм,
мен адамдардын баарын өзүмө
алып кете алам.


Машайак
пайгамбарлардын
айтканына караганда
тубөлүк жашашы керек
эле, а сен болсо мен
өлүшүм керек дейсиң,
анда Машайак ким?






Силер жарык менен дагы бир аз убакыт эле жүрө аласыңар. Силер Кудайдын балдары болуп, калганыңарга, жарыктын алдында турганыңарда ишенгиле.

Мага абдан келесоодой угулуп жатат.



Эгер ким менин сөзүмдү укпаса,
анда ал Кудайды укпаган болот.
Мен дүйнөнүн жарыгымын. Эгер ким
мага ишенсе ал караңгылыкта калбай,
түгөнбөгөн өмүргө ээ болот.

Жакан 12:27-36




11-Бөлүм:

ПАСАХ ЖАНА
МАШАЙАКТЫН
АЗАП ЧЕГУҮСҮ

Баргыла да,
Пасах үчүн бизге
кечки тамак
даярдагыла.






Мен азап чегүүдөн мурда,
силер менен Пасакта отуруп
тамак ичким келди. Жер бетине
Кудайдын падышачылыгы келип
конгонго чейин, мен тамак жебейм
эми. Анан силер менин үстөлүмдүн
үстүндө тамак жеп отуруп
Ысрайылдын 12 уруусун
соттойсуңар.

Мен силерге алдыда боло
турган бир нерсеге ишенип каларыңар
жөнүндө айткым келет. Забур 40:11,
«Атүгүл мени менен жүргөн, мени
менен тамак ичкен жана мени менен
нан жеген, мага согончогуң көтөрдү».
Анткени азыр мени менен чогу
үстөлдүн үстүндө отурган
мени сатып кетет.

Жок!

Бул ошондой
болуш керек,
бирок аны
кылган адамга
кайгы.





Теңир мен
ошомунбу? Мен
сизди сатпайм.

Теңир, ал мен
эмесмин, ээ?

Устат, мен сизди
эч качан сатпайм.



Менин тамак
ичкен идишиме
чогу колун
салгандардын
бири.



Биз
баарыбыз
наныбызды
сиздин
идишиңизге
салдык.

Жакан Ыйсанын кулагына ким аны сатаарын сурады. Ыйса анда: «Мен бул нанды менин идишиме малып, анан кимге сунсам, ошол», - деди.



Устат ал
менминби?

Сен ошентип
жатасың.

Ыйса нанды өз
идишине малып,
Жүйүткө сунду.



Эмне
кылгың келип
жатканыңды
кыл.




Матай 26:23-29;
Жакан 13:26-30



Жүйүт кайда
баратат?


Устат ага бир жакка тез
жөнөшүн буйруду, ал акча салыган
баштыкты көтөрүп жүргөндүктөн,
ал кедейлерге акча бергени
кетсе керек.



Эми мен даңкталам.
Кичинекей балдарым,
мен силер менен
башка бирге боло
албаймын.


Мен барган жерге силер бара
албайсыңар. Мен силерге жаңы
буйрук берем, бири-бириңерди
сүйгүлө. Силердин бири-бириңерди
сүйгөнүңөрдөн, менин шакирттерим
экениңерди билишет.

Захария ушул саат жөнүндө, «Мен
койчуну төбөгө коём, анан койлордун
баары сыртка чыга качышат». Мен кайра
тирилгенден кийин, мен силердин
алдыңарга Галилеядан чыгам. Баарыңар
ушул түнү менден баш тартасыңар.



Теңир, алардын
баары сенден баш
тартышса да, мен
баш тартпайм.


Петир,
короз эки жолу
кыйкырганча сен
үч жолу мени
танасың.



Мен сени
тангыча сени менен
өлгөнүм жакшы.

Сени мен
эч качан
танбайм.

Алар мени
сенден баш тарт
дегенде да сени
танганым жок.



Ыйык Китепте айкын
жазылып турат: силер барыңар
мени танып кетесиңер. Ышайа
пайгамбар мен жөнүндө мындай
деген, «Ага кылмышкер сыяктуу
мамиле кылышат»

Петир, сен кайра
ишенимге келгенде,
калган досторунду
ишенимде бекемдеп
жүр.




Сенин ысмың ыйык болсун, О жерде нан берген, Кудай-Эгедер, ааламдын Падышасы.

Бул нан менин денемди билдирет. Ар Пасах майрамында мени эстегиле.

Матай 26:33-35; Жакан 13:31-38;
1-Корунттуктар 11:24-25



Менин денем
силер үчүн
сындырылат.



Муну
алгыла да,
калтырбай
жегиле.




Бул чыныдагы
шарап, силердин
күнөөңөрдү жуучу
канга негизделген
жаңы келишим.



Аны бири-бириңер менен бөлүшүп, ичип алгыла. Мен мындан ары жүзүмдөн жасалган шарапты, менин падышачылыгым келгенче силер менен бирге ичпейм.


Келечекте ушул расмини
кылганда, мен кайра
келгенче, менин өлүмүм
жөнүндө эскересиңер.





Мен айткандардан улам,
коркпогула. Менин атамдын
үйүндө көп чоң үйлөр бар.
Мен кеткенде, силер үчүн жай
даярдап, кайра келип мен
жүргөн жерге алып кетем.


Жакан 14: 1-3;
1-Корунттуктар 11:24-26



Бирок Эгедер,
биз Сенин кайда
барарыңды билбесек
ал жакка кантип
барабыз?




Силер жолду билесиңер,
анткени Мен жолмун, Мен чындыкмын
жана өмүрмүн. Эч ким менсиз Кудайга
бара албайт. Эгер силер Мени билсеңер,
анда Кудайды билесиңер жана
Аны көргөнсүңөр.



Устат, бизге
Кудайды көргөз,
анан биз ыраазы
болобуз.

Филип сен Мени
менен ушунча узак убакыт
болуп, Мени билбейсиңби?
Эгер сен Мени көрсөң, Атамды
да көргөн болосуң. Мен
жана Кудай бирбиз.



Мен силерди жалгыз калтырбайм. Мен силерге келем. Бул дүйнө Мени эч качан көрбөйт, бирок Мен Ыйык Рухту силер менен болуп жана силерге кызмат кылуусу үчүн түшүрөм. Ал силер менен болуп, силерди чындыкка жетелейт.

Эгер силер Мени сүйсөнөр, менин буйруктарымды аткаргыла. Мен силерге бул дүйнө тартып ала албай турган тынчтык берем.



Эгер силер сүйгөн болсоңор,
анда кубанасыңар, анткени мен атама
баратам. Мен буларды силерге айтып
жатканымдын себеби, алар келгиче
силер ишенип каласыңар го.

Тургула, келгиле биз
даңктоо ырын ырдайлы
да, анан Мен бакка
барып сыйынып
келейин.




Ыйса менен бирге он
бир шакирт акыркы
жолу даңктоо ырын
ырдашты.

Матай 26:30: Жакан 14:5-10.15. 25-30

Мени
акырын ээрчигиле.
Биз жашыруун
жерге барып
сыйынабыз.





Кайгырбагыла, себеби Мен силерден кеткенден кийин, бир аз убакыттан кийин, мени силер дагы бир ирет көрөсүңөр.

Силер азап чегип ыйлаганыңар үчүн улуу кубанычка ээ болосуңар. Мени Атам жиберген, эми жакында ал жакка кайра кетемин.

Эми сен бизге ачык сүйлөй баштадың. Биз ишенебиз.

Эми силер ишендиңерби? Биз аз убакыттан кийин баарыңар менден баш тартып, тарап кетесинер. Мен азыр бир аз Кудайга сыйынганча тура тургула бул жерде.

Кудай убакыт-саат келип калды. Мен Сен берген ишти аткардым. Эми Мени дүйнө жарала электе эле даңктагандай, дагы бир ирет даңкта. Мен аларга Сен жөнүндө окуттым жана алар Сенин сөздөрүңдү кабыл алышты. Бул дүйнө Мени жек көргөндөй эле аларды да жек көрөт, себеби Мен аларга күнөөлөрү жөнүндө чындыкты айтып берем. Алар бул дүйнөлүк эмес. Мен аларды бул дүйнөдөн алып кет деп сыйынбайм, бирок аларды бул жерде жамандыктан сакта.



Дагы мен ушулардын күбөлүгү менен ишенип калгандар үчүн да сыйынам. Алар мени менен, мен азыр сени менен болгондой эле, бирге болушсун. Атам алар менен да, силер мени менен болгондой чогуу болот.



Менин жаным
өлгөндөй
кайгы муңга
батып турат.

Матай 26:31, 38; Жакан 16:19-20, 17:1-10



Атаке, эгер мүмкүн болсо,
ушул Мен иче турган ачуунун
чынысын алып таштачы. Мен
Сенин гана эркинди аткарам.
Мен муну ичем, эгер ушуну
ичиш керек болсо.

Ыйса бул дүйнөнүн бүт күнөөсүн алып жүрүүчү болуп, айкаш жыгачка уят болуп кадалганы, Анын бүт адамдардын күнөөсүн түбөлүккө өзүнө алып өзүн күнөөлүү кылганы.



Атаке, эгер ушул мүмкүн болсо ушул чыныны Менден алып ташта.

**Менин эрким
эмес, Сенин эркиң
аткарылсын.**




**Ыйса аябай
зор кандын
тамчыларын
агызды.**



Байкоосудан пайда боло калган бир периште келип, Ыйсага кызмат көрсөтө баштады.

Ыйыгым, Сенин азап чегүү убагын келди, бирок Атабыз Сени менен. Асмандагылардын баары Сенин бул дүйнөнүн күнөөсүн алып кетип жатканыңды көрөт.

Сен бул дүйнөнү жаратканыңдай эле, бул дүйнөнү куткарганыңда да ошол жерде болобуз.




Забур 23: 5-6;
Лука 22: 41-44;
Эврейлер 6:6; 12:2

Эртең Шайтан
жеңилип,
адамзаттын
күнөөсүнүн куну
төлөнмөкчү.


Ушул убак мен үчүн
эң маанилүү. Кудай адамга бул
дүйнөнү арнагандан бери, ар бир
адам Кудайдан баш тартып ар бир
кылган күнөөсү үчүн Шайтанга өзүн
өзү сатып келген. Мен бул дүйнөнүн
адилеттүү мурасчысымын, себеби

Аны жараткам, ошондой эле
Адамдын Уулу катары да адилеттүү
мурасчысымын. Ошондуктан кайра
бардыгын Шайтанга алдырып
жибербеш үчүн, Мен Кудайга
баш ийүүмдү уланта
беришим керек.

Тур. Тозоктун
уулу Жүйүт, Сени
чыккынчылык
кылуу менен сатуу
үчүн келе жатат.




Мен бул
дүйнөгө ушун
үчүн келгем.



Силер уктап
калдыңар. Мени бир
саатка карап тура
албадыңарбы? Тургула,
Мен күнөөкөрлөрдүн
колуна сатылдым.



Устат, Сизди ушул жерден көргөнүбүз жакшы болду. Бирок, мен сизди ээрчигенден корктум.



Жүйүт, сен
Мени өбүү
менен сатканы
турасыңбы?



Жүйүт! Ыплас
саткын десе!

Эгер алар
каршы чыгышса,
өлтүргүлө.

Токтогула!
Силер кимди
издеп жатасыңар?



Назареттик
Ыйсаны.

Ал
менмин.



Ал ушул адам.
Силер эмнеден
коркуп жатасыңар?
Кармагыла аны!

Силер менин
Устатыма
тийбегиле.





ШЫК!

Айиййй!

Токтогула! Бул жерде
эч кандай кан төгүлбөшү керек.
Петир кылычыңды кынына сал. Эгер
Мен кааласам 10 000 периштени
жардамга чакырмакмын. Азыр
караңгы маал.




**Ал менин
кулагымды
кесип
салды!**

Силер мага кылмышкерге
келгендей кылыч менен келдинер.
Мен силер менен ийбадаткнада бирге
болгом. Эмне үчүн ошондо мени
кармаган жоксуңар? Мен силерге
эмне үчүн экенин айтып берейин.
Муну менен Ыйык Китепте
жазылгандар аткарылат.






**Кудай
жардам бер
мага!**




Мына,
бул кайра эле
жаңы болуп
калгандай.



Силерге керек
болгон Менмин. Биз
эч кандай каршылык
көрсөтпөйбүз. Мени
кармагыла да, буларды
коё бергиле.



Бул керемет!
Ал менин кулагымды
айыктырып койду! Ал
менин кулагымды
айыктырып койду!



Кармагыла
аларды! Алардын
баарын кармагыла!
Бирин да
кетирбегиле!

Кеттик

Шакирттердин баары
каңгылыктан пайдаланып,
качып кетишти.

Матай 26:52-57; Марк 14:51-52;
Лука 22:50-51



Баскыла, алар
муну элдер уга электе
бүтүрөлүк дешип
жатышат.

Алар Ыйсаны дин кызматкерлери жана күбөлөр отурган жерге алып келишти.


Сен мага, Сен Машайакмын жана Кудай менин Атам деп жатканың жөнүндө айтып бер. Сен, мен бул дүйнөдөн эмесмин дептирсиң. Анда Сен кай жерден болосуң?

Мен ийбадатканада жана синагогаларда ал жөнүндө окуткам. Мен аны жаап жашырган эмесмин. Эмне үчүн муну сурап атасың? Мени уккандардан сура аны. Алар менин айткандарымды билишет.






Шак




Сен башкы дин
кызматкерге антип
жооп бербе.

Эгер Мен
жамандыкты айтсам,
анда күбөлөрдү алып кел.
А, эгер Мен жакшылык
жөнүндө сүйлөсөм, сен
эмнеге мага кол көтөрүп
атасың?




Буга каршы
күбөлөрдү алып
келгиле.



Ал ийбадаткананы
бузуп, үч күндүн ичинде өз
колу менен кайра тургузам,
деп айтты.

Жок, ал, эгер бирөө
ийбадаткананы бузса,
үч күндүн ичинде кайра
тургузам, деп айтты.

Сен ал жерде болгон да жоксун.
Мен анын айтканын өз кулагым менен
уктум. Ал аны бузам дегенде, ал өзүн
колу менен көрсөттү. Менимче, ал
өзүнүн денесин бузуу жөнүндө
айтып жатты.



Күлкүнү келтирбечи.
Ал өзүнүн денесин
кантип үч күндөн кийин
курмак эле?

Мен билбейм. Кантип
ал ийбадаткананы үч
күндө куруп сала алат?


Алардын Сени
каралап жатканын
көрүп турасыңбы?
Сен өзүңдү актоо үчүн
жооп бересиңби же
жокпу?



Ыйса
унчуккан
жок.




Келесоо жооп
бербейт.



Тирүү Кудайдын
атынан сага буйрук
берем, Сен Кудайдын
Уулу Машайак
экенинди айт.


Мен Кудайдын Уулумун.
Силер Мени Анын оң жагында
отуруп, булуттардын арасында
кайра жерге келе жатканымды
көрөсүңөр.

A man with a long beard and a yellow head covering is shown in a dramatic, emotional state. He is wearing a purple robe and is tearing at the fabric with both hands, pulling it away from his body. The background is a warm, yellowish-gold color with some architectural lines, suggesting an indoor setting. The overall style is that of a comic book or a dramatic illustration.

Бизге күбөлөрдүн башка кереги жок. Биз Аны өз кулагыбыз менен уктук. Ал өзүн Кудайдын Уулумун деп Ага акарат келтирип жатат. Ал өлүшү керек!

Анын көзүн жапкыла, биз анын кандй пайгамбар экенин көрөбүз.

Улуу кайгыны билдирген белги катары, дин кызматкери Анын кийимдерин айрып салды.



Ургула Аны!
Ал менин
ийбадатканадагы
ишкердик ишимди
жок кылды.

Мунун
пайгамбарчыл
ык кылганын
көргүлөчү.

Керемет
кылып
көрсүнчү.



**Тепкиле
Аны дагы!**



Дүш

Карагылачы,
Анын
алсыздыгын!

Дүңк!

Ким тепкенин
пайгамбарчылык
кылып айтчы. Мен
сени пайгамбар
экен десе.


Өзүңдүн
жараларыңды
айыктырчы. Бизге
пайгамбарчылыгың
ы көрсөтчү.



Мен сени
тааныйм! Мен
сени тээ тиги Ыйса
менен жүргөнүндү
көргөм. Сен анын
шакерттеринин
бирисиң,
туурабы?

Ошондо, Петир Анын артынан
алыс эмес аралыкта ээрчип жүрдү.


Мен Ыйсаны тааныбайм.
Мен эмне болуп жатат деп
эле карап жатам.



Мен сени бүгүн
түндө бактан
көргөм! Сен
алардын

Эй сен, акылыңдан
адашкансыңбы? Мен
жөнөкөй эле бир байкуш
момун балыкчымын. Мен
бул Ыйса деген кишини
тааныбайм.

Матай 26: 67-70;
Лүка 22: 64-65



Ооба сен ошолордун
бири экени анык. Мен
сени аны менен
жүргөнүңдү бир нече
жолу көргөм.


... десе! Эй катын
бул кишини мен
мурда эч качан
көргөн эмесмин.



Кукерекуу Кукерекуу

Короз бүгүн
эртерээк кыйкырып
баштады, ээ?

Алар Аны алып
чыгып келе жатышат.
Алар Аны аябай
сабашкан окшойт.



Алар аны жарандык
бийликтерге өкүм
чыгаруу үчүн алып
баратышат.

Аны
камчылагыла.

Петир короздун
үнүн укканда
Бйсанын ага,
короз эки жолу
кыйкырганча, сен
менден үч жолу
баш тартасын,
деген сөзүн
эстеди. Ал өзүнүн
ушунчалык
коркоктугунан
уялды.

Чочкодой семирген
эки жүздүүлөр, өздөрүнүн
ыпплас иштерин башкаларга
кылдыргысы келип
жатат.

Матай 26:71-75, 27:1-2;
Лука 22:58-62, 23:1




Аны тогуз куйруктуу
мышык менен чап.

Кудай, мен эмне
кылып койдум? Мен андан,
Ал айткандай эле үч жолу
баш тарттым. Эмне үчүн бул
нерсе болуп жатат? Ал эмне
үчүн ушунчалык азап
чегип жатат?

Батыраак. Биз
түнү менен аны
чапмак белек.


Атаке, Мага
күч берчи.



Сага бул жерде эмне керек? Сен өзүңдүн усататыңды сатуу үчүн жетиштүү төлөгөн жокпузбу?

Мен оюмду өзгөрттүм. Аны коё бергиле, ошондо мен силерге акчаңарды кайтып берейин.

Бул канга боёлгон акча, арам, биз ага эми колубузду тийгизбейбиз. Сенин устатың бүгүн өлтүрүлөт. Сен эч нерседен коркпо. Сен бизге анын башка шакирттерин тапканга да керек болуп калышың мүмкүн.




Акчанды ал
ары. Мага анын
кереги жок. Мен
бул күнөө менен
жашай албайм
эми.

ЧЫРР!


ТЫЦЦН!



Байкуш
келесоо.

A man with dark hair and a beard, wearing a blue tunic and a green cloak, is running through a rocky, wooded landscape. He is looking back over his shoulder with a determined expression. The scene is set in a natural environment with large trees and a rocky path. A speech bubble is positioned above him, containing text in a Cyrillic script.

Мен муну
менен жашай
албайм.

A person in a green tunic and white shirt is climbing a large, gnarled tree. The background shows a landscape with rolling hills, green bushes, and a castle with a tower in the distance under a blue sky. A speech bubble is positioned above the person.


Кудай, мага
эмне болду?

Мен эмне
үчүн өзүмдүн
ач көздүгүмдү
башкара албай
калгам?



Балким өлүм
мага тынчтык
берер...






Мен аны
көрдүм, бирок
аны токтотууга
болбоду.

Чамдагыла,
балким аны кесип
салып төмөн
түшүрөлү, мүмкүн
ал дагы деле
тирүүдүр!




Бирок алар даракка
чыгып баратканда
эле анын жаны
тозоктун отуна
түшүп калган болчу.



Ал төмөн түшкөндө
сен аны кармап кал,
антпесең ал тиги тик
жарга түшүп кетиши
мүмкүн.



Ал качан
эле сууп
калыптыр!



Бул эмне
деген шумдук!
Ал шашылып
жарылып, бүт
талаага
жайылтып
жибериптир!

Уфф, менин
көңүлүм айланып
жатат.

Бул да пайгамбар аркылуу алдын
ала айтылып кеткен.



Сен дагы мага
кандай еретикти
алып келдиң? Аны
алып барып өзүңөрдүн
мыйзамыңар боюнча
чечип алгыла.

Биз аны сизге алып
келгенибиздин себеби, ал өлүмгө
татыктуу. Силер ташбараңга алуу
деген мыйзамыбызга тыюу
салгандыктан, ага сиздин
уруксатыңыз керек.

Ал кандай
кылмыш
кылды?



Ал өзүн
падышамын
деп жатат.

Сен Жүйүттөрдүн
падышасысыңбы?


Азырынча, менин
падышачылыгым бул дүйнөдө
эмес. Эгер ошондой болсо,
булар мени өлүмдөн сактап
калышмак.

Сен
падышасыңбы?



Мен бул дүйнөгө,
чындыкка күбөлүктү
алып келүү үчүн келдим.
Ким чындыктан болсо, ал
менин сөздөрүмдү угат.






Ал өлүмгө татыктуу
иш жасабаптыр. Силер
менин эмне кылышымды
каалайсыңар?

**Айкаш жыгачка
када, айкаш
жыгачка када.**

Аны алып барып,
камчылап туруп,
коё бергиле.

Захария 11:12-13; Матай 27:8;
Марк 15:14; Лука 23:1-4; Жакан 18:29-38;
Элчилердин иштери 1:18



Канча жолу
аны чабалы?

Алар эң көп 39
жолу чапкыла
дейт.

Тогуз куйруктуу мышык деген камчынын сабы 18 эли жыгачтан жасалып, ага ар бири үч кулачтан болгон тогуз кайыш камчынын ар биринин учуна ар кандай таш же темир байланган болот.

Бул сөз
айтуучу канчалык
күчтүүлүгүн
көрөбүз.

Аааааа!

Катуураак!

Анын достору кайда?

Ал ырайым сурай элек.

Тарс!

Бул аны өлтүрөт го, ошондо ал бизге өзүнүн керметтерин көрсөтөт.



Отуз беш

Отуз алты


Отуз жети

Отуз сегиз

Отуз тогуз

Лука 23:11; Жакан 19:1






Анын арт
жагы жарабай
калыптыр!

Мен ар дайым
падышаны сабоону
тилечүмүн.




Ал мен
падышамын
деди. Мына бу
падышанын
жабуусун үстүнө
жаап койгула.

Падышага
таажы керек.




Ха-ха-ха!
Бул ага абдан
жакшы таажы
болот.

Тикен аркан!




Мына сенин
улуу бийлигин,
Улуу урматтуу.
Ха-ха-ха!

Таажыны
анын башына
жакшылап
кийгизгиле.



Биз Сага таажыны
бүт дүйнөнүн
падышасы болсун
деп кийгизебиз!

Аххххххх!




Эми тик
тур.

Падышам, бул
бийлик белгисин
колуңа ал.

Ха-ха.
Узак жаша
падыша.


Ооба, ал түнү
менен өлүп калчу
болсо да.



Рим
падышасынын
сакалы жок.



Азыр эми
Ал падышага
окшоп калды.



Ал жыргаган жок,
бирок Ал ырайым
да сураган жок.
Келгиле, биз Аны
Пилатка кайра алып
баралы.




Алгыла
падышаңарды.

Бизде
Цезардан
башка падыша
жок.

Бул адамга
карагылачы.
Мен муну дагы
эмне кылышым
керек?

**Айкаш жыгачка
када. Айкаш
жыгачка када.**



Силер Аны
алып барып айкаш
жыгачка кадагыла.
Мен бул адамдын эч
бир күнөөсүн тапкан
жокмун




Эч кандай күнөө
таппадым дегениң
кандай? Ал мен
Кудайдын Уулумун
деп жатпайбы.




Кудайдын
Уулумун? Аны
мага алып
келгилечи.

Забур 22; Ышайа 50:6, 53:5, 7;
Лука 23:13-22; Жакан 19:4-8



Сен кимсиң? Сен эмнеге
жооп бербейсиң? Мен Сени
өлүмгө тарта ала турган бийликке
ээ экенимди билбейсиңби?

Эгер менин
Атам аны бербесе,
сенде андай
бийлик жок.



Мен дагы айтам.
Мен бул адамдын эч
бир күнөөсүн көрө
алган жокмун. Мен
Аны коё берем.

Эгер сен Аны
коё берүүчү
болсоң, анда сен
Цезардын досу
эмессиң.


Аны айкаш
жыгычка када,
Аны айкаш
жыгычка када!

Аны алып барып
эмне кылсаңар ошо кылгыла.
Мен бул адамдын кылмышын
билдирген кагаз жазып берем.
Бирок, мен бул адил адамдын
канына байланыштуу
күнөөм жок.



Бул өзүн-өзү
падыша деп атаган
немени айкаш
жыгачка када!


Сенин
кереметтериң
кайда?

A comic book panel depicting a scene of a man in a wooden coffin. The man is lying in the coffin, which is partially open, revealing his body. He has a dark beard and is wearing a simple tunic. The coffin is made of light-colored wood and is set on a stone floor. In the background, several people are visible, some in traditional attire, suggesting a public or ceremonial setting. A speech bubble is positioned above the coffin, containing text. Two large, stylized sound effects are overlaid on the scene: 'ДУЦК' in white and 'КЫЙЧ' in yellow.

Менимче Ал
аны мындан
ары жасай
албаса керек.

ДУЦК


КЫЙЧ



Тур өйдө,
антпесең камчы
менен урам.


Ай, сен! Кел
мунун айкаш
жыгачын
сүйрө.

Эмне
үчүн мен?




Ал эмне
кылды?

Ал баарын
сүйгөн.



О, Ыйса,
бизге ушунчалык
аянычтуу.

Ысрайылдын кыздары мен
үчүн ыйлабагыла. Силер өзүңөрдүн
балдарыңар үчүн, өзүңөр үчүн ыйлагыла,
анткени алар Ысрайылда корккондуктан
жашырынышып, өлүү үчүн сыйыныша
турган убак келет.



Ыйса өзүнүн айкаш жыгачын өлүм
аткарылуучу жерге алып келди.
Аны менен бирге өздөрүнүн айкаш
жыгачтарын сүйрөп, дагы эки ууру
кылмышкерлер келишти.

Ал жерде дагы деле Ыйсаны сүйгөн
жана сыйлаган адамдар көп болчу,
бирок алар абдан корккондуктан эч
нерсе айта алышкан жок.

Матай 27:32; Лука 23:26-33



Мына, ич муну,
бул дененин
ооруганын
басаңдатат.

Жок,
Атамдын эркин
аткарышым
керек.

Ал дагы
деле Кудайдын
Улумун дейт
тура.



Тарткыла
анын
колдорун.

Алып келгиле
балка менен
мыктарды.




Анын колдорун
тартып кармап тургула.
Биринчи бир нече жолу
урганда алар кыймылдайт.
Силер аларды биринчи
сөөккө анан жыгачка мык
киргиче кыймылдатпай
кармап тургула.



Жок!
Уулум!

Тарс!

Гырт




Ал эмне
үчүн өзүн-өзү
Кудайдын
Уulumун деп
ойлойт болду
экен?

Бул байыркы
пайгамбарчылыктарга
байланыштуу болсо керек.
Бирок мунун баары мага
кызык эмес.

Забур 22; Ышайа 52;
Матай 27:33-34



Тиги буттарды
тынч кармап тургула.
Мык сөөктү аралап
өткүчө бир нече жолу
уруш керек.



О, Мариям, мен
мындайга чыдай
албайм го.

Мен мындай
болот деп эч
качан ойлогон
эмесмин.

Тарткыла,
акмактар.

Мага бир аз эле
жардам керек,
жалкоолор.




Атаке, аларды
кечир, себеби
алар эмне кылып
жаткандарын
билишпейт.

Биз
баарыбыз
андан баш
тарттык.

Жакан, мен сенин
келгениңе абдан
ыраазымын. Бул
акмакчылык.

Захария 13:6;
Лукка 23:32-34




Бул Анын
кийимдери. Мен
аны алам.

Жок андай эмес.
Биз аны төрткө
бөлөбүз.

Биз аны
бөлө албайбыз.
Анткени ал
токулган
кийим.


Кел өкчөмө таш
ыргыталы.

Ыйык Китепте алдын ала, алар
бир кийимди бөлүп алышат, ал
эми экинчисине өкчөмө таш
ташташат, деп жазылган.



Баарыбызга
чоң түрмөктөн
тийди.

Лео карачы
сеникине кан
жугуп калыптыр.



Ал башкаларды
куткарды. Ал
өзүн сактай
албайт.

Машайак,
Ысрайылдын
Падышасы, азыр
төмөн түшүп көрчү,
биз сени көрүп,
ишенип калалы.

Эй, Ыйса, Сен
ийбадаткананы үч күндө
кайра тургузуп койдун
эле, кана, өзүңдү сактап,
айкаш жыгачтан түшчү
көрөйүн.

Калп!


Ал Кудайга ишенди.
Кудайдын азыр аны
куткарганын көрөлүчү,
Кудайда ырахаттансын
эми.

Забур 22:18; Матай 27:39-43;
Жакан 19:23-24

Мына, ич
муну, бул
сенин оорунду
жок кылат.




Жок.



Эгер Сен Кудайдын
Уулу болсоң, төмөн
түш, биз анан
Римдиктердин бир
нечесин өлтүрөбүз.

Сен эмнеге минтип
ант бересиң. Сен эмне
өзүңдүн өлүп бара
жатканыңды билип
туруп да, Кудайдан
коркпойсуңбу?




Биз ушул болуп жатканга татыктуубуз, бирок бул Ыйса да. Ал эч кандай туура эмес нерсе кылган жок.

Ыйса, сен өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр.



Бүгүн сен
мени менен
бейиште
болосуң.



Жакан, сен
менин апамды
карай жүр.

Макул.

О, Ыйса,
эмне үчүн?

Забур 69:21; Лука 23:36-43;
Жакан 19:25-27



Ыйса айкаш жыгачта кадалып турганында, асман түн ичиндей караңгы болуп турду, ал үч саатка созулду. Караңгылыктын биринчи сааты. Адам болуп келген Ыйса Машайак дүйнөнүн күнөөсү үчүн өлүп баратты.

Оор күнөө толук
Ыйсага түшкөндө, Ал
кыйкырып жиберди:



Кудайым, Кудайым.
Менден эмне баш
тарттың?

Кудай Аны биз үчүн күнөөлүү кылды.

Матай 27:45-50;
Лука 23:44-46;
Жакан 19:30;
2-Корунтуктар 5:21

Атаке, Мен
өзүмдүн Рухумду
Сага берип
жатам.

О, Жакан, Ал
өлүп баратат!
Анын өлүп
баратканына эч
ишене албайм.

Бүттү!

Анан Ал өлдү.




Байкоосуздан ал жерде
абдан катуу жер
титирөө болуп кетти.

Бул Ыйса,
Жүйүт падышасы.
Ал кереметтерди
жаратуучу болчу.

Эмне болуп
жатат? Адегенде
асман караңгы болду,
эми жер титирей
баштады.

Эми Ал эч
кандай керемет
кыла албайт.
Ал өлдү.



Асман кайра
ачылып баратат.
Бул абдан кызык
күн болду

Анан дагы
ушул адам өлгөндө
болгонун көр.

Чынында эле,
бул Кудайдын
Уулу экен.



Алардын буттарын
сындыргыла деп бизге буйрук
беришкен да. Себеби алар
булардын батыраак өлүшүн
каалашкан. Анткени эртең
ыйык күн башталат.

Ошентип, Ыйык Китепте,
Ал айкаш жыгачка кадалып,
бирок эч бир сөөгү
сындырылбай өлтүрүлдү, деген
пайгамбарчылык да аткарылды.

Анын бутун сындыруу
кереги жок. Ал өлдү. Ал өлөрүнөн
мурда эмне деп айтканын билесиңби?
Ал Атасынан бизди кечирүүсүн
өтүндү. Ал керметтерди жарата
билген ыйык адам эле дешет.




Карс!



Забур 34:20; Захария 12:10;
Матай 27:54; Жакан 19:31-37

Ошентип, жоокерлер
Ыйсанын бутун
сындырбай өтүп барып
уурулардын буттарын
сындырышты.




Кантсе да
Анын бутун
сындырышкан
жок.

Мариям, мен барып
Аны көмүү үчүн жардам
топтоп келейин.




Шаббат кеч киргенде
башталыш керек болчу,
ошондуктан кеч боло
баштады. Алар сөөктү жерге
коюуга шашылыш керек.



Жакында,
Шаббат башталат.
Мен Аны өзүмдүн
көрүмө коём.

Бул кылганыңыз
биз үчүн чоң
жакшылык Жусуп.
Сиз абдан жакшы
дос экенсиз.

Жусуп деген бир
12 шакирттин
ичинде болбогон
бай адам, өз
жайына Ыйсанын
сөөгүн жаткырууга
макул болду.




12-Бөлүм:
КАЙРА ТИРИЛҮҮ
ЖАНА ЭҢ
АЛГАЧКЫ ЖЫЙЫН



Болгула
бачым. Кеч
болуп баратат.

Ал бизге бул жөнүндө көп жолу
айтып кеткен. Бирок мен муну
түшүнбөйм эмне үчүн экендигин.
Анын өлүмү өзүнүн каалоосу менен
болгондой. Ал өз маалын жана
бардыгын билген. Ал бул жөнүндө
кечээ кечинде да айткан.



Биз Анын
денесин майлоого
май камдаганга
үлгүрбөдүк.

Биз Шаббат
өткөндөн кийин
келип майлап
кетебиз.

Бирок, Ал үч
күн жүрөт да!

Башка арга
жок.


Абайлагыла,
түшүп баратып.

Дин кызматчылары
Пилатка кайра
келишти.

Мырза, биз
бүгүн айкаш жыгачка
кадаган алдамчы үч
күндөн кийин кайра
тирилемин деп
айткан.

Эгер анын
шакирттери көрдүн
ичинде жатып калып,
түндө анын денесин алып
чыгып кетсе трагедия
болот. Ошондуктан,
сиз анын күмбөзүнүн
эшигине кароолчуларды
койбосоңуз болбойт.


Мен кароолчуларды
жиберем. Аны
колуңардан
келишинче жакшылап
карап тургула.



Эми сен ушул
мөөрдү бузбай карап
турушуң керек.

Менин
адамдарымдан
эч ким өтүп
кете албайт.

Матай 27:59-66; Жакан 19:40

A comic book panel depicting a scene with several characters. In the foreground, a man with a stern expression wears a golden helmet and a red cloak. Behind him, three other men in golden armor and helmets are visible. One of these men is laughing heartily, with his hands clasped in front of him. A speech bubble from the man in the red cloak contains text in Kyrgyz. Another speech bubble from the laughing man contains the sound effect 'Ха-Ха-Ха!'. The background shows a rocky, outdoor setting.

Сен өлгөн Машайак
кетип калат экен деп
кабатыр болбой эле кой.
Биз эч качан өлүк денени
жоготкон эмеспиз,
ээ жигиттер?


Ха-Ха-Ха!

Ыйсанын көргө
коюлганына үч күн
болгондон кийин.

Биз биринчи
жолу өлүп
калган адамды
кайтарып
жатабыз.

Жакында жарык
келет, анан биз
жайма-жай отурсак
болот.






Жакында
жарык келет.
Болгула батыраак.
Бүгүн үч күндөн
ашты.

Эртерээк
бүтсө экен
эми ушул.

Дагы жер титирөө
болуп жатат!

Ыяяя!

Матай 28:1-2; Лука 24:1



Бул аябай
эле чоң
экен.

Тиги эркектердин
кыйкыргандарын
укчу! Бир нерсе
болгон го.



Эмне?

ААААПА!




Бул кудай!

Ал ташты
жылдырып
жатат!

Ал бизди
өлтүрөт!

Кудай,
ырайым
кыл!




Мени
таштабагыла!
Кудай, ырайым
кыла көр!

Мындай
болушу мүмкүн
эмес!

Жаныңарды
сактагыла да
качкыла!

Матай 28:2-4



Ал таш аябай чоң.
Аны жылдыруу
үчүн эркектерди
эми кайдан
табабыз?

Билбейм, бирок азыр үч
күн үч түн өттү. Атайын бир
атыр жыттуу нерсесиз дене
жыттанып кетти го дейм.

Алар жоокерлердин
күмбөздү кайтарып
жатканын билишчү эмес.


Бир нече
мүнөттөн
кийин.

Бирөө
ташты
жылдырып
салыптыр!



Анын денеси
жок. Күмбөздүн
ичи бош!





Эй! Сен кимсиң?
Ыйсанын денеси
кайда?

**Кепин жайында
жатат!**

Таң калбагыла.
Мен силердин
айкаш жыгачка
кадалган Ыйсаны
издеп жүргөнүңөрдү
билем. Ал бул
жерде эмес. Ал өзү
айткандай эле
асманга көтөрүлүп
кетти.

Келгиле Анын жаткан
жерин көргүлө да, анын
шакирттерине барып,
Ыйса алар менен
Галилеяда жолоугушарын
айта баргыла.




Ыйса тирүү!
Ал Лазар сыяктуу
кайра тирилди деп
жатасыңарбы?



Тигил
эркектер
периштелер
экен!

**Ыйса
тирүү!**

Болгула бат,
биз барып Анын
шакирттерине айталы
бул жөнүндө.




Ыйса тирүү!
Биз азыр эле Анын
күмбөзүнөн келе
жататбыз.

Ыйса ал жерде
жок экен, бирок
периштелер
бар экен.

Анан биз Ыйсанын
үчүнчү күнү кара
тирилем деген
сөзүн эстедик.

Периштелер,
Ыйса силер менен
Галилеяда жолугушат
деп айтышты!



Петир, сен кайда
баратасың?

Анын
күмбөзүнө.

Жакан аны
ээрчип чуркап,
Петирден алдыга
озуп кетти.

Жакан!
Токто, мен
сага окшоп
тез чуркай
албайм да.






Ал бош!




Бул эмне
болуп
кетти?

A comic book illustration featuring two men. The man on the left has a beard and is wearing a green tunic. The man on the right has a beard and is wearing an orange and yellow striped tunic with a yellow head covering. They are both looking towards the right. Three speech bubbles contain text in Kyrgyz. The background is dark with some textured patterns.

Жакан, ал азыр эле
туруп бир жакка чыгып
кеткенсип, анын кепини
бүктөлүп калыптыр.

Жок, мындай
болушу
мүмкүн эмес.

Кана периштелер
анда? Мүмкүн
аялдар аян
көрүшкөндүр.



Аппак кийим
кийген адамды
көрдүңөрбү?

Ал жерде эч
бир адам, периште,
эч нерсе жок экен.
Анын денеси
жок.

A woman wearing a grey hooded robe is shown in a state of distress, crying with her hands to her face. She is standing in a tropical landscape with palm trees and mountains in the background. The scene is rendered in a comic book style with bold lines and a muted color palette.

ҮҮҮҮ!

Аял, эмне
үчүн ыйлап
жатасың?




Себеби алар менин
Теңирими бир жакка
алып кетишиптир.

Мариям.



Устат!






Мариям сен Мага тийбе.
Мен Атамдын астына бара
элекмин. Бирок сен менин
шакирттериме барып айтып
кой, Мен алар менен
Галилеяда жолугушам.

Теңирим,
сиз тирүүсүз.

Шакирттердин бири да Ыйсанын
тирилип кеткенине ишенишкен жок.



Петир менен Жакан
күмбөзгө барышып эч кимди
таба алышпай кайра келишти,
менимче, бирөө анын денесин
уурдап кетсе керек. Тиги
келесоо аялдар бул
айткандарын токтотушсун.
Бул жөн эле башкалардын
кыжырын кайнатат.


Биз кайрадан
Эммауска кайтабыз.
Бул жерде биз үчүн эч
нерсе калган жок.



Бүгүн
үчүнчү
күн.

Ооба, бирок
Ал эмнеге өзүн
өлтүрттү, эгер
кайра эле тирилип
кете турган
болсо?

Эгер Ал падыша
болгусу келсе, Ал
мунун баарын
жашыруун жасамак
эмес да, туурабы?



Мен силер
менен бассам
болобу?


Албетте, бүгүн
басып жүргөнгө
аябай жакшы күн
болуп турат.

Уххх! Сен
коркутуп ийдин.
Сен кайдан
пайда боло
калдың?




Силер сүйлөшүп келе жатканыңарды угуп калдым. Силер капалуу көрүнөсүңөр.

Сен үч күн мурда Назареттик Ыйсанын эмне болгондугу тууралуу уктунбу?



Сен үч күн мурда
Назареттик Ыйсанын
эмне болгондугу
тууралуу уктунбу?

Бүгүн эртең менен аялдар Анын
күмбөзүнө барышып, Анын денеси
жок экендигин көрүшүптүр. Алар
периштелерди көрдүк алар Ыйса
тирүү деп айтышты дешет.



Аны укканда,
шакирттердин экөөсү
ал жерге чуркап
барышса, ал жерде
Ыйса деле периштелер
деле жок болуп
чыгышты.

Силер Машайак жөнүндө жазылган
Ыйык Китептеги пайгамбарчылыктарга
ишенүүңө жай экен. Ыйык Китепте Ыйса
өзүнүн даңктуу падышачылыгын азап
чеккенден кийин алып келет деп
жазылган эмес беле?

Забур 22; Захария 13:7; Лука 24:13-26

Ошол айкаш жыгачка кадалган
Назареттик Ыйса, Машайакмын,
Кудайга барабар, деди беле? Ышайа
мындай деген, Машайак «кудуретүү
Кудай, Түбөлүк Ата» деп аталат. Ыйса
силерге, эгер силер мени көрүп турсаңар,
Атамды көрүп турасыңар дебеди беле?
Анын айткандары ыйык Жазуулар
менен бекемделип турат.



Ышайа да, Машайак Израилге
Жүйүт падышасы жок маалда
келет деп айткан. Ал андан ары
уланта, Машайак кыздын боюна
бүтүп, андан төрөлөт, деген. Ал
эми Михей пайгамбардын айтканы
боюнча, Ал Жүйүттүн Бейт-Лехем
деген жеринде туулат деген,
Ыйсага окшоп.

Көптөгөн
пайгамбарлар Аны,
Падыша Дөөттүн
тукумунан келет
дешкен. Жусуп менен
Мариям Дөөттүн
балдары.





Пайгамбар, Машайак
сокурларды айыктырат,
абактагыларды бошотот
жана Ал Ысраыйлдын
койчусу болуп Сионго
Куткаруучу болуп
кайтып келет, деген.


Ышайа, андан Ысрайыл эли
баш тартат, деген. пайгамбарлар да Анын
азап чегүүсүн алдын ала көрүшкөн. Ал өзүнүн
досу аркылуу 30 дилдеге сатылып кетип, өзүн
каралагандардан коргобойт, жараланат, токмоктолот
жана сакалы жулунат. Алар Анын жылаңач
денесинин үстүнө чыгып алышып, Анын бетине
түкүрүшөт деп айтышкан. Анын жонун эч
ким мурда көрбөгөндөй кылып
жаратпай сабашкан.

Захария Пайгамбар,
Куткаруучуну сайышат,
Анын достору Аны колдору
менен мушташат, Ал
союулуучу койдой кызыл ала
кан болуп жетеленип барып,
өлтүрүлөт жана Анын сөөгү
бай адамдын күмбөзүнө
коюлат, деген.




Бирок Ыйса бул трагедия
Анын көзөмөлүндө болгон. Ыйса,
өзүнүн жанын эч ким Анын өзүнүн эркисиз
ала албашын, бирок Ал өзүн-өзү өлүмгө алып
бараарын айтпады беле? Ышайа, Ал Кудай
тандаган, күнөө үчүн союла турган койдой
болуп бараарын айткан. Ал башкалардын
күнөөлөрү үчүн таяк жеп, көптүн күнөөлөрүн
алып кетип, өзүнүн өлүмү менен
көпчүлүктү актайт.





Ооба, Анын өлүмү
менен баары бүтпөйт. Ышайа
алдын ала, Ал өлгөндөн кийин
да Анын жашоосу улуантыларын,
Ал эң жогору көтөрүлүп жана
ардакталарын, Ал бардыгынан
жогору болоорун, көргөн. Ал эч
качан жеңилбейт. Машайак
жаңы келишим болот.

Ал сот болуп, жаңыланган
Ысраыйл Шаарын жана жерди
башкарат. Бардыгы тизе бүгүп
келип жана бардык тилдер
Анын алдында тобо кылып
сен Эгедерсиң деген
күн келет.



Эми айткылачы
мага, силер эмне мынча
кайгырып жатасынар?
Силерге аялдар Анын
тирилгендиги тууралуу
айтышкан жокпу?

Таң
калычтуу!

Ышайа 7:14,16,9:6, 11:1,4, 40:11, 42:4,6-7, 45:23, 49:6-7, 50:6,
52:13-14, 53:1,3,5,7,9-10, 59:20; Забур 21:15, 41:9; Жеремия
23:5-6; Михей 5:2; Захария 11:12-13.12:10. 13:6-7; Жакан 10:18

Бул менин үйүм. Мырза, эми
кеч болуп калды, бүгүн биз менен
менин үйүмдө калыңыз. Ыйсага
байланыштуу пайгамбарчылыктарды
укканды аябай жакшы көрөм.



Мырза, эгер сиз
биздин үйүбүзгө кирип,
наныбызга ак-батаңызды
берсеңиз абдан сонун
болмок бизге.





Жерде нан берген, ааламдын ээси,
Кудай-Эгедер сенин ысымың ыйык
болсун. Ушул ырыскың үчүн Сага
ыраазычылыгыбызды билдиребиз.



Алгыла,
жегиле.

Ыйса! Бул
сенсиң.

Устат!



Ал көздөн кайып
болуп кетти!

Ал кетип
калды!

Ушул убакка
чейин Ыйса биз
менен болду!

Тиги
пайгамбарчылыктарды
билгени жөн жайдан
эмес эле.




Ыйса тирүү! Өлүм
Аны кармай алган жок!
Ал тирүү! Жүрү, кеттик,
кайра Иерусалимге барып,
калган шакирттерге
айтып берели.

Ошол эле мезгилде
Иерусалимде.

Жакшылап эшикти
бекит. Дин кызматчылар
Ыйсанын сөөгү жоголуп
кеткенден бери аябай ызаа
болуп жүрүшөт. Алар
бизди уурдап кетти деп
жатышыптыр.

Ошончо
жоокерлердин
тобунанбы?





Ал үчүнчү
күнү тирилиши
жөнүндө айткан
болчу.

Мен Аны көрүп,
колундагы мык
кагылган жерди
бармагым менен басып
көрмөйүнчө, Анын
тирүү экенине
ишенбейм.




Ал рух да!

Бул Ыйса!

Жардам бергиле!

Коркпогула. Томас, сен Мени көрмөйүнчө ишенбейм дедиң. Анда келе колунду, менин жараланган жеримди кармалап көр. Кел менин боорумдагы жараны да көр.



Сен менин
Кудай-
Теңирмсин.

Томас, сен Мени
көрүп ишендин,
бирок Мени көрбөй
ишенгендер сенден
бактылуураак




Устат!

Мага жегенге
бир нерсе алып
келгилечи. Мен силерге
дагы көп нерселерди
үйрөтүшүм керек,
ошондуктан Мен дагы
бир нече күн силер
менен болом.


Бйса!

Жакан 20:26-31;
Лука 24:36-43



Сен барып менин бардык шакирттериме, мени менен Галилеядан көрүшө тургандыктарын, айтып коюшуң керек. Мен силер менен ошол жерде сүйлөшөм.

Ыйык Китепте узак жылдар мурун, Машайак адамдардын күнөөлөрү үчүн азап чегип өлүп, үчүнчү күнү кайра тирилет жана Жакшы Кабар Анын атынан Иерусалимден баштап айтыла баштайт. Мен силерге Ыйык Рух жибергиче Иерусалимде Мени күткүлө. Ал силерге Жакшы Кабар таратуу үчүн күч берет.



Жерде жана асманда
Мен үчүн асмандан бардык
күч берилген. Баргыла жана
бардык элдерди Атанын, Уулдун
жана Ыйык Рухтун атынан сууга
чөмүлдүрүп, окуткула: Менден
эмнени үйрөнсөңөр ошону
окуткула жана угуп койгула, Мен
ар дайым силер мененмин,
дүйнөнүн акырында дагы.

Силер үчүн менин
Атамдын үйүндө жай даяр.
Мен ошол жакка барып,
силер үчүн жай даярдап
турам. Мен силерди өзүм
келген жерге кайра алып
кетүү үчүн келем.


Матай 28:18-20;
Лука 24:44-49; Жакан 14:2-4



Менин атымдан
сүйлөө үчүн керек
болгон Ыйык Рухту
Иерусалимге барып
күткүлө.


Ал
көтөрүлүп
баратат!

Ал кайра өзүнүн
Атасына баратат.



Дүйнөнүн
акырына чейин
Мен силер менен
боллом.


Ал кетти. Ал
кайра асманга
чыгып кетти.



Сен эмне дагы
эле асманды
карап атасың?


Эмне?
Ким ал?

Мен күмбөздөн
көргөн эки
приштеби?



Бир күнү Ыйсаны
сен булуттарды аралап,
бул жерден көтөрүлгөндөй
эле кайра келгенин
көрөсүң.

Ал өзүнүң
асмандагы
Атасына
кайтты.



Иерусалимге
кайра кайтып
барып, Рухту
күткүлө.



Шакирттер Ыйсанын буйругу боюнча Иерусалимге барышып, 10 күн бою жогорудан күчтү күтүп, сыйынышып жүрдү. Алар Ыйсанын кайра тирилгендиги тууралуу, абакка түшүп калабыз го дешип коркуп, ачык сүйлөшүшкөн жок.



Алар сыйынып жатышкан жер
титиреп, жалындуу шамал аркылуу
ар биринин үстүнө түштү.

Алар Ыйык Рухка
толуп, Кудайды
өзүлөрү түшүнбөгөн
башка тилдерде
данктай башташты.



Алардын үстүнө Ыйык Рух түшкөндө, алар коркуу сезимдерин жоготушуп, сыртка чыгышып Кудайды ачык даңктай башташты.

Кудайыбыз,
Биздин Теңир Ыйса
Машайактын Атасы
баталуу болсун.


Мен аларды мас болгон го десем, алар менин тилимде бир да акценти жок таптак сүйлөп жатышат.






Алар менин да тилимде сүйлөп жатышат. Бул адамдар биздин тилдерди ушунчалык жогорку деңгээлде, кантип үйрөнүп алышты экен? Алар атайын үйрөнгөндөрдөй эмес.

Силер Ысрайылыдыктар, силер Ыйсанын жасаган кереметтерин көргөнсүңөр. Ал Аны менен Кудай болгондугун далилдеген эле, ошентсе да силер Аны айкаш жыгачка кададыңар, бирок Кудай Аны өлүмдөн кайра тирилтти.



Миң жыл мурда Дөөт
мындай пайгамбарчылыкты
айткан: «Эгедер эзилген адамга
баш паана, кайгы учурунда
таяныч болот».

Ошондуктан ар бир Ысрайыл
үйү тактап билип алсын, Кудай
силер айкаш жыгачка кадаган
Ыйсаны жараткан, бир эле учурда
Ал Эгедер да Машайак да.



Машайакты айкаш
жыгачка кадаганын
көрүп турган биз, эмне
кылышыбыз керек?


Ыйса жөнүндө оюңарды
өзгөртүп, ага сууга чөмүлүү
аркылуу баш ийгиле. Ал силердин
күнөөңөрдү кечип, силерге Ыйык
Рухту белек кылып берет.



Ыйса
Теңир.

Мен Ыйсага
ишенем.
Мени сууга
чөмүлдүргүлө!

Анан алар кубаныч менен
алардын сөзүн кабыл алышты,
ошентип, ошол күнү 3000 ге
жакын адам чөмүлүү алышты.




Айлар өтсө да, Ыйса кечээ күнү биз менен болгондой болуп турат.

Ыйса кечээ күнү эле биз менен болгондой сезилип жатат.

Ооба. Бирок силер билесиңерби, азыр мен Анын алдымда экенин, мурда Ал менин алдымда жүргөндөн да күчтүүрөөк сезип жатам.


Саат сайын кошулуп отуруп, Ыйсага ишенгендердин саны миндеп саналат.



Мырзалар, кедей
жана аксак адамга
бир за теңге таштай
кете аласыңарбы?

Петир менин
эч кандай акчам
жок. Сенде бир
аз акча барбы?

Жок, бирок Ыйык
Рух биздин үстүбүзгө
түшкөндөн бери, ага
бере турган бир
нерсебиз бар.



Менде алтын
же күмүш жок, бирок
мен сага өзүмдө болгон
нерсени берейин.
Ыйса Машайактын
атынан тур да
басып жөнө.

Таш боор болбо.
Бул адам туулгандан
бери аксак. Анын
буттары эч нерсеге
жарабайт.

Ыйса Машайак
сени сакайтты.





Айийй!

Кудуретүү
Кудай-Теңир!


Анын
буттары өсүп
жатат!



Ишене албайм.
Аксак адам басып
жүрөт!

Жок, ал
аксап баратат

Кудайга Даңк!
Рахмат сага
Ыйса!




Бул тиги аксак
киши. Анын буттары
жок болчу.

Силер эмне,
бул кереметтерди
биз жасагансып, бизди
карайсыздар? Ыйбраымдын,
Ыскактын жана Жакыптын
Кудайы, силер айкаш жыгачка
кадап салган Анын Уулу
Ыйсаны даңазалап
жатат.

Ал айкаш жыгачка
кадалган Ыйсанын
атынан айыгып
кетиптир, деп айтып
жатышат.

Силер өмүрдүн Ханзадасын
өлтүрдүңөр, бирок Кудай Аны
кайра тирилтти жана Аны биз
өз көзүбүз менен көрдүк. Бул
адам Ыйсанын атына болгон
ишеним аркылуу айыкты.




Мен силердин кабыл албай
же жек көрүү мене аны айкаш жыгачка
астыңар, бирок мунун баары алдын ала
пайгамбарлар аркылуу айтылгандай
болуп өтүшү керек эле.

Силер мени баарыңар
билесиңер. Менин буттарымды
Кудайдан башка эч ким
айыктыра алмак эмес. Ыйсага
ишенгиле жана ээрчигиле.

Ыйса жөнүндө
оюңарды өзгөрткүлө жана
анын шакирти болгула,
ошондо гана силердин
күүнөөңөр жуулушу
мүмкүн.



Ошол эле
Машайакты
айкаш жыгачка
кадашкан дин
башчылар,
жоокерлерди
жиберишип,
Петир менен
Жаканды
каматышты.



Силердин
адамдарды
биздин динге
каршы тукуруп
жатканыңар
мыйзамсыздык.

Алар эч
кандай жаман
иш жасашкан
жок.




Алар эми басып жүргөн аксакты камап жатышат.

Бул Ыйса кылгандай эле керемет болчу.

Менин бир коңшум Ыйсаны өлгөндөн кийин тирүү көрдүм деп жүрөт. Ал бир эле заматта 500 адамга көрүнгөн имиш.

Мен башка шакирттерди таап, көбүрөөк алардан үйрөнөйүн.



Биз алардын
башчысын айкаш
жыгачка кадагандан
кийин, биз бул
сектадан тазаландык
го деп ойлогом.

Алар Ал
өлгөн жок,
деп айтып
жатышат.

Анда биз Аны жана
Аны ээрчигендердин
баарын өлтүрөбүз.

Демек, тиги
экөө тен ага
кошулат анда.

Алар Аны
Атасы менен
асманда деп
жатышат.

Элчилердин иштери 4:3-6


Биз билчүбүз бул аксак
кишинин туулгандан бери
аксак экенин. Силер аны кантип
айыктырдыңар? Эмненин атынан
муну жасадыңар?

Бул адам, силер
айкаш жыгачка асып өлтүргөн
жана Кудай аны кайра тирилткен
Назареттик Ыйса Машайактын
атынан айыкты. Ыйык Китептеги:
«Силер жаратпай салган таш,
эң негизги бурчка коюулуучу
ташка айланат».





Куткарылуу алуунун
башка жолу да, ага татыктуу
асман астындагы адам
да жок.



Бул адамдарды
угуп кереги жок. Алар
пайгамбарлардын сөзүн
ээн эркин териштиргендей
эч бир билимге ээ эмес.

Кереметти жокко чыгара албайбыз.
Ал кишини айыктыргандар Ыйсанын
атынан аны айыктырганын бардыгы
билишет. Бул жерде биз үчүн эң
чоң маселе болуп калды.

Мен буларды
тааныдым. Алар
чындыгында эле
Ыйса менен
болушкан.


*Садукейлер деп аталган диний башчылар, өлүмдөн кайра тирлүүгө ишенишкен жок (Матай 22:23 жана Элчилердин иштери 23:6-8 карагыла).

Забур 117:22;
Элчилердин иштери 4:7-21

**Буларды
сыртка кууп
чыккыла!**

Эгер силер дагы деле өлүп
калгн Ыйсанын атынан сүйлөп
жана айыктырууну уланта берүүчү
болсоңор, силер да ошондой тагдырга
ээ болсуңар. Силер мени түшүнүп
жатасыңарбы? Эми жоголгула көзүмө
көрүнбөй, экинчи менин кулагым
ошол бей маани нерсени жана кайра
тирилүү жөнүндө укпасын.

Эгер силер мага баш
ийип жашасаңар Кудайдын
алдында туура болот деп
соттоп жатасын, бирок биз
өзүбүз көргөн жана уккан
нерселер жөнүндө
сүйлөшүбүз керек.




Жакшы Кабар бүт
Ысрайылга тарады.
Көпчүлүгү Ыйсага
ишенип, сууга
чөмүлдүрүлүштү.

Жыйын миндеген
адамдардын үйү
болуп, сүйүү менен
тынчтыкка толду.


Ыйса Машайак
жөнүндө Жакшы
Кабарды уктуңбу?

Ыйса өлүмдөн
кайра тирилген. Ал
тирүү жана ал азыр
да биз менен.



Жыйында аялдар
сый-урматка ээ болушту.

Менин үй-бүлөм
Ыйса Машайакка
ишенгенден бери,
биринчи жолу
биздин үй тынч
болуп калды.



Машайакчылар
иштеп жатканда да
ырдап жүрүштү.

Машайакчылар миңдеп
көбөйүп, ар күнү өздөрүнүн
ишеними жөнүндө жана Ыйса
жөнүндө сөз айтышып, үй-
үйлөрдү кыдырып, көчөлөрдө
кимге жолукса ошолорго
айтып берип жүрүштү.

Элчилердин иштери 13:30-32. 4:10

Ысрайылдыктар,
силер, Кудайдын биздин
ата-бабаларыбызга, силердин
урпактарыңар 400 жыл бирөөнүн
жеринде кул болуп жашайт дегенин
жана андан кийин ал элди жазалап,
биздин элди боштондукка чыгарып,
Ыбрайымга берилген жерге кайра
алып келээрин айтканын
уккансыңар.



A man with a beard, wearing a green robe, stands on a raised platform or steps, gesturing with his hands as if speaking. Below him, a large crowd of people in various colored robes (purple, green, brown) are gathered, some looking up at him. The background shows architectural details like columns and a decorative wall.


Степан,
келесоолонбо.

Бирок, Сулайман Кудайдын
үйүн курду. Канткен менен, Эң Жогорку
пайгамбарлар айткандай, ал жерде жашабайт:
«Асман менин тактым, жер менин бут коёр
жерим, силер эмне эле мага үй жана дем
алуучу жай курам деп убараланасыңар?
Мунун баарын мен жараткан
эмесминби?»


Сен биздин
ийбадатканага
каршы сүйлөп
жатасың!

Ышайа 66:1;

Элчилердин иштери 7:1-57




Силер тил албаган көк беттерсиңер. Силердин жүрөгүңөр Кудай менен эмес. Силер Ыйык Рухка, силердин ата-бабаларыңардай каршы чыгып жатасыңар. Силер жана силердин ата-бабларыңар Ыйса Машайактын келиши жөнүндө айткан пайгамбарларды куугунтуктадыңар, өлтүрдүңөр, бирок силер Анын өзүн да саттыңар жана өлтүрдүңөр.



Степан
сен өзүңдү
Жүйүтмүн деп
эсептейсиңби?

Сен биздин
мыйзамдарды жана
салттарды жок кылып,
аларды эмне менен
алмаштыргың бар?
Римдиктер айкаш жыгачка
кадагандан бери эч ким
көрбөгөн, өлүк адам
мененби?


Токтоп тургула, мен
асмандын ачылып, адамдын
Уулу Кудайдын оң жагында
отурганын көрүп турам. О!
Кандай ардак даңк!



Колунар менен
кулагыңарды
жапкыла. Мындай
Кудайга болгон
акаратты укпагыла!

Ал өлүмгө
татыктуу!

Аны шаардан
алып чыгып
ташбараңга алып
өлтүргүлө.



Кудайга
акаарат кылган
адам.

Ал биздин
динибизди жок
кылганга аракет
кылып жатат.


Биз Машайакты
айкаш жыгачка
кададык. Биз сени
ташбараңга алабыз.

Силер мени
ташбараңга алганыңар
менен Ыйса Теңир
бойдон кала берет.



Ал биздин
динге каршы сүйлөдү.
Ал өлүш керек дейбиз.
Саул, бийликтен бизге
колдоо барбы?

Мен анын
өлүмүнө колумду коём.
Ал өлгөн Назареттик
Ыйсанын шакирти экени
анык. Мындай Кудайга каршы
айтылган сөздөр токтотулушу
керек. Ташбаран менен
аны аткаргыла.



Саул,
менин чапанымды
карап тур.

Бйса Теңир,
менин рухумду ал жана
булардын күнөөсүн
аларга каршы тутпа.



Тапса-типс!


Анан ошол убакта
Иерусалимде жыйындар
катуу куугунтукка алынып,
элчилерден башкасы, баары
шаардан чыгып кетишти.

Өлтургүлө
акааратчыны!

Ыйсанын
адамдарын жок
кылгыла!

Бул мунун
башталы
шы!





Ал жерде
дагы Машайакты
ээрчигендер калдыбы?

Менин
атакемди
урбагыла!

Аялды да
алып жүр.


Шабыл аттуу фарисей жыйындарга каршы күрөш жүргүзүп, ар бир үйгө кирип, эркектер аялдардын баарын абакка камаган.

Элчилердин иштери 7:59-8:3

Филип атту
Машайакчы сыйынып
атканда, ага периште
келип сүйлөдү.

Филип, тур да
түштүк тараптагы
Иерусалимден
Газага баруучу
жолго жөнө.



A man in a green robe is running away from the viewer across a desert landscape. The background shows rolling hills and a large rock formation on the right. A thought bubble is positioned above the man's head, containing text in Kyrgyz. The style is a simple, bold illustration with a limited color palette of greens, yellows, and blues.


Мен билбейм, эмне
үчүн ал мени ал жакка
бар деди, бирок Кудай
бар деген жакка
барыш керек.

Бул ошол жер
окшойт. Эми эмне
кылышым керек
Эгедер?





Эгедер,
мен эмне
кылышым
керек?

A man with a beard, wearing a green robe, is sitting on a rock under a large, gnarled tree. He is looking towards a caravan of people and animals on a dirt road in the distance. The background shows a hilly landscape with mountains under a clear sky. A speech bubble is positioned above him, and a yellow callout box is below him.

Кербен! Эгедер ушун
үчүн мени бул жакка алып
келдиңби? Алардын ичинде
Сага керектүү бирөө барбы?


Бар ошол
кербенге
барып
кошул.

Элчилердин иштери 8:26-29



Алардын ичинде Эфиопиянын ханышасынын астында эң жогорку бийликке ээ адам бар болчу. Ал анын казыначысы, анын бүт мүлкүн караган, эң ишенимдүү адамы болчу. Ал Иерусалимге Жүйүттөр сыяктуу табынуу жүргүзүп, кайра Эфиопияга кайтып баратып, Ыйык Китепти окуп бараткан.

Ал согумга жетеленип бараткан койдой, кыркымга бараткан козу кептенип, өзүнүн жаны алынып жатса да бир да ооз ачпай баратты...




Мен сени Ышайа пайгамбардын жазгандарын окуп баратканыңды угуп жатам. Эмнени окуп жатканыңды түшүнүп жатасыңбы?

Сен мен эмнени окуп жатканымды билип койдун. Бирок муну мага бирөө түшүндүрүп бербесе, мен түшүнбөй жатам. Кел мени менен жүр.

Сен азыр эле
Иерусалимден
келе жатасыңбы?

Ооба, мен ал жерге
табынуу үчүн баргам.
Менин өлкөмдүн дини
мага эч тынчтык алып
келген жок. Кудай
абдан эле алыстай
туйулду мага.



Мен убадаланган Машайак жөнүндө окуп чыктым. Эми азыр Иерусалимге барсам, миңдеген адамдар, Ал келди, бирок Ал айкаш жыгачка кадалды, анан Ал өлүмдөн кайра тирилди, дешип даңазалап жүрүшөт.


Мен ошонун алдын ала айтылганын билейин деп пайгамбарчылыктардан издеп келе жатам. Ышайа пайгамбар өзүнүн атынан жазып жатабы же башка бирөөнүн атынан жазып жатабы, сен ушуну билесиңби?

Ышайа 53;
Элчилердин иштери 8:27. 30-34


Сен билгендей эле,
бул Ышайанын китеби 800 жыл
мурда жазылган. Бул 53-Бөлүм
анын Машайак жөнүндөгү көптөгөн
пайгамбарчылыктарынын бири.
Бул жерде, «аны жек көрүштү
жана кабыл алышпады»,
деп жазылып турат.

Сен азыр Иерусалимден келе
жатасың, сен ал жерде Ыйсанын
кудуреттүү кереметери жөнүндө
уктуң, бирок аны биздин
башкаруучуларыбыз кабыл
алышпай коюшту.



An illustration depicting the crucifixion of Jesus. Jesus is on the cross in the center, with a crown of thorns and visible wounds. To the left, a man in a red robe is being crucified. To the right, another man in a red robe is being crucified. A crowd of people, including a man with a white beard and a man in a red robe, are gathered around the cross, looking on with various expressions. The scene is set against a background of a stone wall with a column and a doorway.


Ышайа алдын ала
пайгамбарчылыгында айткан,
Ыйса биздин күнөөлөрүбүз
үчүн жараланып азап чекти,
деп. Анан 5 аятта ал айтып
жатат, бизге тийиштүү
күнөөлөрүбүз Ыйсанын
үстүнө түштү, деп.

A circular inset illustration showing a hand placing a brown sack onto a wooden cross. The sack is labeled with the word 'Күнөө' (Sin) in Cyrillic. Below the cross, a man is shown in a crouching position, appearing to be in pain or suffering. The background of the inset is a light greenish-yellow color.

7-аятта болсо Ыйсанын
өзүн-өзү коргобогондугу
тууралуу жазылат.




Мага 6 – аят өзгөчө жагат, «Биз барыбыз койлордой болуп, адашып жүрдүк, ар кимибиз өз жолубуз менен кеттик, ошондо Эгедер баарыбыздын күнөөлөрүбүздү Анын моюнуна жүктөдү». Бул деген, бардык адамдардын Кудайдын эркине баш ийбей, өзүнүн күнөөкөр жолуна түшүп кете бергендигин, бирок Кудай биздин күнөөлөрүбүздү Ыйсанын моюнуна жүктөгөндүктөн, Ал өлгөндө биздин бейбаштыгыбыздын куну төлөнгөндүгү жөнүндө айтат.



8-аятта Ал камалып, анан өзүнүн элинин беймазалыгы үчүн кун төлөө үчүн өлтүрүлөт.

9-аятта ал, Ыйсанын бай жана күнөөгө баткандардын арасында көмүлүшү жөнүндө жазган.

9- жана 10 аяттарда болсо, Ыйса өзүнүн жанын күнөө үчүн кун кылып аткандыктан, Ал өзү күнөөкөр болгондуктан эмес, а Кудайдын эрки боюнча Ыйса башын жерге салып кайгыга батышы керек болгон.



10-аят анын кайра
тирилиши жана андан
кийинки кызматы
жөнүндө жазылат.

Анан көптөгөн
пайгамбарчылыктар
бизге анын кайра тирилгенден
кийин Кудайдын оң жагында
отуруп алып бизден эсеп-кысап
алып отулары жөнүндө
айтышат.

Ышайа 53:3-10; Элчилердин иштери 8:35;
Римдиктер 2:16; 2-Корунттуктар 5:21



Мен Ыйык Китеп жазуучулардан жана дин кызматкерлерден Машайак жөнүндөгү пайгамбарчылыктарды көп жолу уктум. Эмне үчүн алардын көпчүлүгү Аны кабыл алган жок.

Кээ бир Ыйык Китеп жазуучулар жана дин кызматкерлери Ыйсаны кабыл алышты, бирок башкалары Аны кабыл алган жок, себеби Ыйса аларды көпчүлүктүн алдында эки жүздүүлөр деп атап таарынтып койгон. Алар өзүнүн күнөөлөрүн жашырыш үчүн Аны Римдиктерге өлтүрткөн. Алар падышачылыкты башкаргысы келген, бирок алар Кудайдын алардын жүрөктөрүн ээлешин каалашкан эмес.

Ыйса аткарган дагы
пайгамбарчылыктар
барбы?

Забур 21 де Анын
айкаш жыгачка кадалышы
жөнүндө айтылат.

Бирок Забур
1000 жыл мурда
жазылган эмеспи, мурда
ар бир жогорку жаза
айкаш жыгачка кадоо
менен аткарылган
эмеспи?





Ооба, бирок Кудай баарын алдын ала билет жана Машайак жөнүндө 340 тан ашык пайгамбарчылык айтылган. Муну менен биз Ыйсанын чыныгы Машайак экенин билебиз.

Забур 21:16 да Анын буттары менен колдоруна мык кагылаары жөнүндө айтылат. Забур 21 дин 14- аятында Ал аябай суусайт жана Анын бардык муундары тартылып чыгарылат деп айтылат, бирок андан кийин.

Забур 34:20 да Анын бир да сөөгү сындырылбагандыгы жөнүндө айтылат. Сен билгендей айкаш жыгачка кадалгандардын сөөгүн сындырмай салт болгон, бирок Ыйсанын сөөгүн сындыра электе эле өлүп калган.

Забур 21:17 де Анын жылаңачталган денеси жөнүндө, ал эми 18-аятта Анын кийимдери үчүн өкчөмө таш ташталып, кумарпоздук оюн ойнолгондугу жөнүндө жазылат.

Ошондо эле, Захария 12:10 до Анын колдору мык менен кадалып, кийин ошол колдорун көргөзөрү жөнүндө айтылат. Ышайа 50:6 да Аны уруп жаткандарга кыр аркасын тосуп берээри жана жаакка урулары жөнүндө айтылат.

Забур 15:10 до Анын денеси өлгөндөр жаткан жайда калбасы жана көрдө жыдып кеткиче жатпай тургандыгы айтылат. Пагамбарчылыктар Аны досу сатып коюп, кийин өзүн-өзү асып өлтүрүп, анын ичеги карындары жерге жайылып, ал жер кийин чоочун адамдарды көмө турган жер болорун айтат.

Булардын бардыгы жана мындан башкалары да пайгамбарчылыктар боюнча аткарылат. Ошондуктан Назареттик Ыйса, Машайак, дүйнөнү Куткаруучу экени жөнүндө эч кандай сөз жок.

Забур 21:6, 17-18, 16:10, 34:20;
Ышайа 50:6, Захария 12:10

Мен Ыйсанын Машайак экенине ишенем. Ал биздин күнөөлөрүбүздү алып кетүүчү козу. Бизге эми курмандык чалуу керек эмес. Ыйса Кудайга баруучу эшик. Мен Ыйсанын шакирти болууга даярмын.






Мына суу!
Мени чөмүлдүрүү
үчүн эмне
тоскоолдук бар?

Эгер сен бүт
жүрөгүң менен Ыйсага
ишенсең, мен сен


Ох!
Бирок мен
ишенем!
Мен
ишенем!



Мен сени
биздин Теңир жана
Куткаруучубуз, Ыйса
Машайактын атынан
сууга чөмүлдүрөм.



**Кудайга
данк!**



Бу киши
кайда кетип
калды?

Ал жөн эле көздөн
кайып болуп кетти!

Ал башка жерде
Кудайга керек болуп калса
керек. Жүрү кеттик, биз
Эфиопияга, ал жерге барып
Ханышага Машайак жөнүндө
үйрөнгөнүбүздү айтып
беребиз.

Элчилердин иштери 8:36-39

Эфиопияда жыйын түзүлүп, азыркы убакка
чейин көпчүлүк Машайакчылардын
өлтүрүлгөндүгүнө карабастан, жашашат.



13-Бөлүм:


БҮТ ДҮЙНӨГӨ



Машайакчылар өз жандарын аябай, окулган Кудайдын сөзүн угушуп жана даңктоо ырларын ырдашкан.

Урматтуу достор, биздин Теңирибиз биздин күнөөлөрүбүздү алып кетүү үчүн азап чеккен. Биз да ал үчүн азап чегүүбүз мүмкүн экендигине таң калбай эле койсо болот. Бизди куугунтуктап жатышканда таңыркап карап туруп калбагыла.


Ыйса мындай деген: « Эгер ким менин шакиртим болгусу келсе, ал өзүнүн айкаш жыгачын алып мени ээрчисин». Бул деген, бизди эгер айкаш жыгачка кадалыш үчүн чакырышса, биз барышыбыз керек. Эми Забур 21 бизге...



Кудай бизге
жардам бер. Бул
киши өлтүргүч,
Саул.

Турган жеринден жылбай токто!
Бул чет элдик динге уруксат жок.
Силер биздин ата-бабызга жана
элибизге акарат келтирип жатасыңар.
Акмактар десе! Же силер андан
кайтасыңар же өлөсүңөр.


Алардын
башчысын алып
алгыла. Биз аны
үлгү катары
колдонобуз.



Биз бардык
Машайакчыларды
көргөнбүз. Силер эмне
эле өлгөн жыгач устага
табынып жатасыңар?

Биздин Теңир
Ыйса тирүү жана
ал ааламдын
жаратуучусу.

Биз сенин
аялыңды абакка
камаганда, сен
башка нерсеге
ишенүүнү
чечесиң.



**Жок! Менин
аялымды
эмес!**


Тарс!

Матай 16:24; Марк Элчилердин иштери 9:1-2



Бул жерде
дагы бир Машайакты
сүйүүчүлөрдөн бар.

Мындай болушун
биз Машайакчылар
болуп калганда эле
билчүбүз.



Ооба, биз ал
үчүн сыйынышыбыз
керек. Кудай анын
жүрөгүн жумшартып,
чындыкты
көргөзсүн.

Бул ошол Саул
деген Фарисей.
Ал ушунчалык жек
көргөндүгүн көргөзөт
жана соёт.

Саулдун
жек көрүүсү
өтө көп.

Кээ бирлерибиз
шектенчүбүз
башында,
эсиңердеби?



Саул, менин оюмча сен Иерусалимдеги Ыйсаны ээрчигендердин баарын таптың окшойт.

Жок, биз канчалык аларды өлтүрбөйлү жана камабайлы, ошончолук алар көбөйгөндөн көбөйүп жатышат. Алар башка шаарларга тарап кетишти. Алар Дамасктын синагогаларында толуп кетти.




Дамаска барып
аларды камоого укук
беремин сага.

Анда мен
азыр эле
жөнөйм.




Саул өзүнүн динин башка ишенимдерден сактоо анын кызматы экен деп ойлогон. Бирок аны ал эч билбеген Машайакчылардын тынчтыкта жана ишенимдүүлүктө жүргөнү болчу.

Байкоосуздан анын алдында күндөн да жарыгыраак жарык пайда болуп калды.



Саул, Саул, сен эмне үчүн мени куугунтуктап жатасың?

Саулдун аты ушунчалык катуу чоочугандыктан аны жолго ыргытып ийип, качкан бойдон жолго түштү.



Эгедерим,
Сен кимсиң мени
куугунтуктап
жаткан?

Мен Ыйсамын, сен
Мени ээрчигендерди
уруп, Мени
куугунтуктап
жатасың.

Эгедер, мени
эмне кыл
дейсиң?

Тур. Шаарга бар,
анан мен сага эмне
кылышты айтам.




Сен үндү
уктуңбу?

Ооба, бирок
ал эмне деп
атканын
түшүнө
албадым.

Мен дагы.
Ал күндүн
күркүрөгөнү
ндөй болду.

Мен көрө албай
жатам! Жардам бергиле
мага. Мен көрө албай
жатам. Мени шаарга
жетелеп баргыла.

Ал Кудайдын
үнү болчу!



Менин атым Ананис.
Ыйса мага, сага бар жана
мен анын көзүн
айыктырам, деди.

Мен
чынында
эле көрмүн.

Ыйсанын
атынан кайра
көзүң ачылсын.



Мен көрүп
баштадым! Муну
Ыйса жасады
дедиңби? Мага Ыйса
жөнүндө көбүрөөк
айтып берчи.



Ошентип, Ананис Ыйык Китепти ачып Саулга Ыйса тууралуу пайгамбарчылыктарды көргөздү.

Ооба, мен ушунчалык акмак болгон экенмин. Ыйык Китепте баары бар турбайбы. Мен өзүмдүн диний иштерим үчүн көзүм көр болгон экен. Мен сууга чөмүлүп, Ыйсанын шакирти болгум келет.

Кудай Саулдун атын Пабыл деп атап койду.


Элчилердин иштери 9:7-19

Саул эми Пабыл болуп
жаңы кабар менен
жаңы адамга айланды.
Ал эми мындан ары эч
качан Машайакчыларды
өлтүргүзү келбейт.
Ал башкаларды Ыйса
Машайакка ишенип
калышына ынандыруу

Мен сенин
шектенгенинди
тушүнөм. Назареттик
Ыйса Машайак
жөнүндөгү бардык
пайгамбарчылыктарды
аткарган экенине мен да
ишенчү эмесмин.


Бирок Кудайдын
аны өлүмдөн кайра
тирилткени эң улуу
далил экен.






Сен эмне деген
акмаксың? Кантип эле
Машайак өзүн өлтүргөнгө
биздин душманыбызга
жол берсин?

Ал биздин
күнөөлөрүбүздү алып
кете турган Кудайдын
козусу болчу.




Кудай бутпарастар менен да иштеген.
Ал жерде бир Римдик жоокердин
Кудайды издеп сыйынган экен.

Кудай Сен дүйнөдөгү
бардык элдерди жараткансың.
Менин элимдин дини бузулган жана
тынчтык бербейт. Мага жол көргөз,
мен аны менен жүрөйүн.



Ким? Эмне?
Сен кимсиң?
Сен кайдан
келдиң?

Сенин сыйнууң угулду.
Мени Кудай жиберди. Жапага
Симон деген булгарычынын
үйүнө киши жөнөт. Сен аны
деңиздин жээгинен табасың.
Ал жерден Петир деген
кишини сура. Ал сага келип,
Кудай тууралуу чындыкты
айтып бере



Кудай айкаш
жыгачтагы
кан менен
тынчтыкты
тургузган.

Петир, биздин устат аябай
динчил, жакшы киши, бирок аны
кээ бир нерселер тынчсыздантып
жатат. Ал бардык убакта сыйына
берет экен, кедейлерге акча
берет экен, бирок Кудай менен
тынчтыкта эмес экен.

Ал эмне
дегениңиз?

Аны мен
силердин жүз
башчыңарга
түшүндүрүп
берем.



Жүз башчы
Петирди эшиктен
тосуп алып, ага
баш ийди

Тур. Мага эч кандай
сыймык көргөзбөй эле кой. Мен
деле сендей адаммын. Баарын
чакыр, мен силерге Жакшы
Кабарды айтып берем.


Элчилердин иштери 9:20-
22, 10:1-27, 38-41

Бул кандай сонун күн болду.
Кудай Ыйсанын шакирти Петирди
бизге Ал жөнүндө айтып берүү
үчүн жиберди.

Ооба мен Ыйса менен үч жарым жыл
бирге жүрдүм. Мен Анын айкаш жыгачка
кадалганын жана Анын өлүмдөн кайра тирилгенин
көрдүм. Ал кайра тирилгенден кийин беш жүздөй
адам аны менен чогулуп сүйлөшүп отурушту. Ал биз
менен отуруп тамак жеди жана биз Аны колубуз
менен кармалап көрдүк. Ал бизге душмандарыбызды
сүйгүлө жана куугунтуктоочуларга сыйынгыла деп
окуткан. Ал өзүнүн Рухун жөнөттү...




Жүз башчы Корнилий жана
анын үйүндөгүлөрдүн баары
Ыйса Машайак жөнүндөгү
жакшы кабарга ишенишип,
ошол эле күнү баары
чөмүлдүрүү алышты.



Пабыл Антиохия шаарына барып синагогада Шаббат күнү сөз айтты.

Силер мени билесиңер. Мен Машайакчыларды куугунтуктап, өлтүрүп жүрчүмүн, бирок Ыйса мага көздү жумдурган жарык болуп көрүнүп, күндүн күкүрөгөнүндөй үн менен мага айткан сөздөрдү айтуумду буйурду. Мен Машайак тууралуу Ыйык Жазмаларды издегенимде, Ыйсанын бардык пайгамбарчылыктарды аткаргандыгын таптым.






Кудай ал жөнүндө,
ал Дөөттүн уулу болуп,
Ысрайылга Куткаруучу
катарында көтөрүлүп, бирок
Ысрайылдагы жетекчилердин
Аны өлүмгө буйрук
бердиргенин айтат.

Забурдун экинчи бөлүмүндө
мындай деп жазылган, «Сен
менин Уулумсуң, мен бүгүн
Сени таптым».

Дагы бир Забурда, Кудай өзүнүн
Бийик Уулунан бузулганды көргүзү
келбейт, деп жазылган. Бул Анын
өлгөн денеси жыдып кетпегендиги
тууралуу пайгамбарчылык эле. Силер
Муса бере албаган кечиримди,
Бийсадан толук табасыңар.





Кудай Ыйсаны
бүткүл элдин
куткаруучусун,
бутпарастарга
жарык кылып
жөнөттү.

Сен Кудайга каршы акарат
кылып жатасың! Ыйса
мыйзамсыз төрөлгөн бала.
Анын апасы турмушка чыга
электе эле боюна бүтүп
калган дешет.

Бутпарастар!
Бутпарастар
арамдар. Алар
Жүйүттөрдүн
ишениминде
бирге боло
алышпайт.

Забур 2:7, 16:10; Элчилердин иштери 2:27, 10:47, 13:35



Сен ушул айткан
сөздөрүң үчүн
ташбараңга
алынасың.

Силер түбөлүк өмүр
жөнүндө Жакшы Кабарды
кабыл албаганыңар үчүн, биз
Кабарыбызды пайгамбарлар
айткандай бутпарастарга
барып айтабыз.

Пабыл жүйүттөрдүн Машайакты кабыл албашын уланта берээрин ачык түшүнүп, өзүнүн көңүлүн Ысрайылдыктардан башка бутпарастарга бурду.

Кудайга жана
Анын Улуна даңк.
Бутпарастарга
Куткарылуу келди!

**Пабыл,
мени сууга
чөмүлдүр!**

Ыйса
тийиштүү
пайгамбарчыл
ыктарды бизге
дагы айтып
берчи.

Бутпарастардын
көпчүлүгү ишенип калып,
Кудайдын ырайымы
менен басып жүрүштү.






Жүйүттөр ачууланып Пабыл менен Барнабаны кайра келсеңер өлтүрөбүз деп коркутушуп, шаардан сыртка чыгарып ийишти. Ошентип, Пабыл менен Барнаба Азияга барышып жолуккандарга Жакшы Кабар айтып жүрүштү.



Барнабас, эгер мен жыгылып калсам, мага карабай чуркаганыңды уланта бер. Токтобо.

Листрада, Жүйүттөр
Пабылды өлгөнчө
ташбараңга алышып, анын
денесин шаардан сыртка
алып чыгып ташташты.

Кудай аларды
кечир. Алар
Пабылды өлтүрүп
коюшту.



Кудайдын көрсөткөн керемети менен Пабыл кайра тирилди.

**Пабыл,
мен сени
өлгөн экен деп
ойлоптурмун!**

Азырынча жок. Кудай мага Анын Аты үчүн дагы көп жолу азап чегеримди көрсөттү жана бул анын эң алгачкысы. Кеттик биз кайра шаарга киребиз.



Сенин атың ыйык,
болсун Теңир, даңк,
сыймык жана мактоо
алуу үчүн...

Македониядагы Филипиде Пабыл менен Силасты 39 динчил адамдар сабап, абакка камашкан. Азап чеккенине карабай, алардын жүрөктөрү кубанычка толуп, түн ичинде Кудайды даңазалап ырдашты.



Эхххх!
Ыйса Теңир!




Дүш!

Кийинки жылдары Пабылды үч жолу ар кайсы жерлерде аркан менен сабашкан. Ошого карабастан ал Ыйса жөнүндө сөз айтууну уланта берген.

Элчилердин иштери 14.; 16:23-25;
2-Корунттуктар 11:24-25; Аян 4:11

Пабыл бир жерден бир жерге
улам барып жүрүп үч жолу
кеме сууга чөгүп кеткен.




Пабыл бат-бат
каракчыларга
кабылып турган.



Бир жолу ал деңизде бир күн
бою сууга агып, кечинде
ошол жерден өтүп бараткан
кеме аны сактап алган.


Бирок ал сөз
айтуусун улантып
жүрүп отурган.

Пабыл Ыйса жөнүндө айтуу үчүн дүйнөнү кыдырып жүрүп, оорудан, сууктан, ыссыктан, ачкачылыктан жана ар кандай ыңгайсыздыктардан азап чеккен.



Теңир, мен дагы бир шаарга барып сөз айтышым үчүн, ушул денени айыктырчы.

Пабыл бир шаардан бир шаарга бутка табынуучуларга каршы эскертүү берип, Ыйса Машайак жөнүндө жакшы кабарды айтып жүргөн.



Силер өзүңөрдүн жасалма кудайыңардан чыныгы Кудайга бурулдуңар, ошондуктан Кудай силерди ишенимеңерге жараша адил кылып мыйзамдан бошотту. Силер Анын денеси менен биргесиңер жана силер Кудайдын үй-бүлөсүнө таандыксыңар.

**Кудайга
даңк!**



Бул нерселер
мага эч качан
тынчтык берген
эмес.

Адамдар Кудайга кайрылышканда, алар өздөрүнүн жасалма кудайларын жана сыйкырдуу нерселерин ташташты. Алар бардык ар кандай диндерге таандык нерселерин отко ыргытышты. 20 жылдын ичинде болгон дүйнөнүн баарында ишенгендер пайда болуп, Ыйса Машайак аркылуу Кудайга табынышып калышты.

1- Корунттуктар 10:14, 12:12-13, 18; 2-Корунттуктар 11:25; Галатиялыктар 11:25;
Галатиялыктар 2:6; Эфесиялыктар 2:19

Ыйса өзүнүн шакирттерине төмөнкүдөй эскертүү берген, «Силер басынтыласыңар, силерди өлтүрүшү мүмкүн, менин ысмым үчүн бүт элдерге жек көрүндү болосуңар. Анан көпчүлүгүңөр таарынасыңар, кээ бирлери бири-бирин сатышат. Көп жалган пайгамбарлар пайда болуп, көпчүлүгүн алдашат».



Ыйса Теңир,
менин рухумду
кабыл ал!



Атаке, аларды бул
кылгандары үчүн
жазалаба.

Машайакты көргөндөр карып калышканда,
жыйын бүт Рим империясына жайылып,
Римдиктер Машайакчыларды куугунтуктап,
өлтүрүп жатышты. Эгер ишенгендер
Машайактан баш тартышпаса, аларды
арстандардын зумбалына ташташып,
алардын айра тартып жеп жатышкандарын
көрүшүп көңүл ачышчу.


Ыррррррр!



Айийий!

Кээде Машайакчыларды Римдик гладиаторлор жара тартып өлтүрүшкөн.


Адамдар алардын ишенимдеги туруктуулугун көрүп алышып таң калышып жатты. Алар Ыйса үчүн өлүүгө даяр турушчу.



Жейсон, бейиште көрүшкөнчө.

Жок!

Матай 24:9-11



Ыйса өлөөрдөн мурда,
ийбадаткана жөнүндө
пайгамбарчылык
сөзүн айткан:

Бул ийбадаткананы
көрүп турасыңарбы?
Мен силерге айтып
коёюн, бул ийбадаткана
талкаланып, бир ташы да
биринин үстүнө бири
турганы болбой
калат.

Арадан кырк жыл өткөндөн кийин,
биздин эранын 70-жылы, Римдиктер
келип, шаар менен ийбадаткананы бүт
талкалап салышты. Ийбадаткананын
ичиндеги жыгачтар жана баштаганда,
ийбадаткананын алтыны эрип, анын
астында төшөлгөн таштардын жана
пайдубалдын кычыктарына кирип кетти.
Римдиктер алтынды кайра чыгарып
алыш үчүн, ар бир ташты ордуна
чыгарып алып таштаган, ошентип
Ыйсанын пайгамбарчылыгы аткарылды.


Иерусалимдеги жана Ысрайылдагы согуштан тирүү калган Жүйүттөр, Бутпарастардын өлкөсүнө агып кирип кетишкен жана алар бүгүнкү күнгө чейин алардын тукумдары ошол жерлерде жашап келишет.



Биз Сирияга менин бир тууганымдыкына барабыз.

Машайакчы жүйүттөр да башка өлкөлөргө тарашып, барган жерде Машайак жөнүндөгү жакшы кабарды таратышып, жыйын өсө берген.


Алар кай жерге качып барышпасын,
аларды Машайакчылар тосуп алышкан.



Биздин башка
барар жерибиз
жок эле.


Биз Иерусалимдеги
болуп жаткан талап-
тоноочулукту уктук.
Албетте, силер биз
менен калсаңар болот.

Ыйсанын элчилери өмүрлөрүнүн акырына чейин, Ыйса Машайактын кайра тирилиши жөнүндө сөз бөлүшүүлөрүн уланта беришкен. Алар асманда алар үчүн жакшыраак үйлөр бар экендигин билишип, эр жүрөктүүлүк менен бул дүйнө менен кош айтышкан.



Алардын кээ бирлерин Римдиктер айкаш жыгачка кадашкан.


Кээ бирлерин тирүүлөй кесип, кичине бөлүктөргө бөлүп ташташкан.



Кээ бирлери
ташбаранга
алынып
өлтүрүлгөн.

Башкаларын
жапайы
жаныбарларды
азыктандыруу
үчүн жумшашкан.

Кээ бирлеринин
баштары кесилген.



Петирди болсо, айкаш
жыгачка башын ылдый
каратып асып коюшкан.

Кээ бирлерин
акырындан майдын
ичине салып
кайнатышкан.

Мен жаңы жерге
барам. Кудай сени
кечирсин.

Мен сага окшоп
өлгөнгө татыксызмын,
Теңир.

Матай 14:10; Жакан 21:18

Алардын баары аларды
жаңы дене жана жакшыраак
үй күтүп турганына
ишенип, каза болушкан.

Ыйсанын кайра
тирилгенине
алтымыш жыл
болгондон кийин,
Анын элчилеринен
бир гана Жакан
калган. Ал Патмос
деген таштуу аралга
сүргүнгө айдалган.
Рух Жаканды асманга
көтөргөндө, Кудай ага
келечекти көргөзгөн.



**Жакан, мен сага келечекте
боло тургандарды көргөзөм.
Көргөндөрүндүн бүт баарын жаз
да, китептин ичине киргизип,
Азиядагы жети жыйынга
таратып бер.**

Бул дүйнөнүн акыры келгенде, Ыйса асмандан түшүп келип, ага ишенгендердин көрүн ачат экен. Алар ал жерден чыгып, тирүү ишенгендер менен чогуу асманга көтөрүлүп ал менен түбөлүк жашап калышат.



Акыркы күндөрү, Кудай жерди аябагандай алааматтар менен кыдырат. Асмандан от түшүп, жерде жашап жаткан адамдарга бүлүк түшүрөт.

Бир адам мен Машайакмын деп, адамдардын көпчүлүгүн алдайт. Ал адамдарды өкмөттүн адамдардын мандайына же оң колунун артына белги коюшу үчүн ынандырууга жетишет.



1-Тессалоникалыктар 4:14-17;
2-Тессалоникалыктар 2:3-4; Аян
1:9. 11. 8: 1-13. 9:18. 13:16. 20:4

Эгер ким белги койгонго каршы чыкса башы алынат. Жердин үстүндө тирүү калгандар үчүн улуу азап чегүүлөр болгон убак келет.

Пайгамбарчылыктар боюнча, Ыйса акыркы заманда кайра кайтып келет.

Ал өзүнүн бүт даңкы, күчү менен кадимки адам катары келет. Асман ачылып, Ал ак аттын үстүндө түшүп келет.

Ал күндөй болуп жаркырап, башында көптөгөн таажылар кийилип турат. Анын колунда жети жылдыз жаркырап, оозунан чындыктын кылычы чыгып турат.



Ал Шайтанга каршы чыгып, аны эми эч качан адамзатын азгырбай турган кылып түбөлүк оттуу тозокко таштайт. Ыйса өлүмдү да, анын акыркы душманын, оттун көлүнө таштайт жана дүйнө кайрадан жаңыланат.



Кудай жаңыланган жерде Анын Уулуна ишенгендерге түбөлүк өмүр берет. Кудай бардык аккан көз жаштарды сүртүп таштайт, ал жерде эч качан өлүм болбойт, кайгы, ый же оору, булардын баары өткөндөр менен кошулуп кетет. Ыйса өзүнүн адил адамдарынын үстүнөн, күнөөсүз жана өлүмсүз дүйнөдө, Падыша жана Куткаруучу катары башкаруу жүргүзүп калат.

1- Тессалоникалыктар 4:16;
Аян 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4




Ыйса Машайак
жөнүндөгү Жакшы
Кабар 2000 жылдан
бери айтылып
келе жатат. Ыйса
алдын ала мындай
деген, Анын
падышалыгы жөнүндөгү
кабар дүйнөдөгү ар
бир элге, ар бир
урууга, ар бир үй-
бүлөгө толугу
менен угулат жана
жеткирилет.



Ааламда жалгыз
Кудай жана Анын
жалгыз Уулу бар.
Бир гана ишеним
жана бир гана Ыйык
Китеп бар. Бул
өмүрдөн кийин
бейишке кирүүнүн
бир гана жолу бар.
Көп улуттун
адамдары тапкандай
эле Ыйса жол,
чындык жана өмүр.

Машайактын Жакшы Кабары, башка диндерге окшоп, коркутуп-үркүтүү же зордук-зомбулук менен тараган эмес.

Ыйса өзүн ээрчигендерге душманды сүйүү, шандоо жана ырдоону үйрөткөн. Бүгүнкү күндө, ар кандай улуттагы жана тилдеги адамдар кечиримдүүлүктө жана түбөлүк өмүрдө шандашат.



Ошентсе да, азыр Ыйсанын өлүмдөн кайра тирилгендигине 2000 жыл толсо да ал жөнүндө уга электер бар. Аларга бирөө Жакшы Кабарды сөзсүз жеткириши керек.

Жакан 3:16, 14:6

Our desire is that after reading *Good and Evil*® you will be motivated to read the entire Bible and that it will come alive to you. Make it a daily habit to read a portion of the Bible and then pray that God will help you understand and apply it.

Copyright © 2008, 2017
Michael and Debi Pearl.
ALL RIGHTS RESERVED.

Author: Michael Pearl

Artist: Danny Bulanadi

Coloration: Clint Cearley



<https://goodandevilbook.com/>